


Жаныбек Мырзаибраимов

Меч болсам...



Ош 2013

УДК 821.51
ББК 84Ки 7-4
3-18

ISBN 978-9967-03-846-2

Жаныбек Мырзаибраимов
«Мен болсом...»; Ош. 2012; 216 б.

Китептин демөөрчүсү Жанарбек уулу Байел

3 470230010012

ISBN 978-9967-03-846-2

УДК 821.51
ББК 84Ки 7-4
© Мырзаибраимов :Ж 2012.



Мен болсом эл тааныган
акындардай,
Менменсип көйрөндүккө
жакындарбай.
Мелмилдеп Ыссык-Көлдүн
тереңиндей,

Мекенге кызмат кылсам ақылға
бай.

МУГАЛИМ-АҚЫН

Жаныбек Мырзаибраимов 30 жылдан ашық билим берүү тармагында эмгектенип, мугалимдик кесипти аркалаган инсан. Ал өз өмүрүндө ар бир күнү үчүн эсөп берип, натыйжалуу кадамдарды таштоого аракетенип келет. Ал эми «Мен болсом...» атальштагы китебине өзүнүн жашоосу, турмушу, арманы сүйүсү камтылган. Өзү мугалим болсо да, күнүмдүк тиричиликтеги он-терс окуялар агайдын жүрөгү менен өтүп, кандайдыр бир ой калтырып, ыр жаратууга аргасыз кылат. Жаныбек агайдын ырлары райондук, облустук жана борбордук гезиттерге байма-бай жарыяланып келет. Негизинен Жаныбек Мырзаибраимовдун ыр саптары улуу акындардай таасир калтыра албаса да окуган адамдын жан дүйнөсүнө сөлдей кептап, ойлонууга мажбур кылат. Мисалга алсак:

Сенсиз калды казан-аяк калдырап,
Сенсиз калды, эшик төрүң жалдырат
Өзүң барда каралбаган чон сүрөт,
Эми турат көзүн албай жан сурап.

Бул ыр кырчындай кезинде каза болгон кызы Венерага арналган. Бир эле жогорудагы ыры эмес Венерага арналган бардык ырларында сагыныч, кусалык, атанын мээрими сезилип турат. Ушул сыйктуу эле Ата-Журт, сүйүү, өмүр, өлүм төмөсүнде жазган ырлары да окурмандарды кайдыгер калтыrbайт. Андыктан, башка акындардан сабак алып, поэзия майданына арыштуу кадам шилтөшин каалайбыз.

*Каныкеев Жороева,
«Өзгөн нур» гезитинин жооптуу катчысы.*

МЕН БОЛСОМ...

Мен болсом эл тааныган ақындардай,
Менменсип кейрөңдүккө жакындағай.
Мелмилдеп Ыссық-Көлдүн терениндей,
Мекенге кызмат кылсам ақылга бай.

Ыр жазып Ала-Тоонун бийигиндей,
Ыргалып алды жакка билиндиrbей.
Ынтылып арасынан ақындардын,
Ыр арнап адилеттүү кимгө-кимдей.

Болсом дәп көп ыр жазған ақындардай,
Болжогом калыс сөздүү ақылмандаі.
Бошобой түн күзетүп, күн күзетүп,
Бактылуу ырлар жазып такыр талбай.

Ыр жазып ырым менен чымчыбасам,
Ыр кылышып калыстыктан тынчыбасам.
Ығы жок жеп-ичкендөн жаза кетпей,
Ыш кылышып жалын чокко кымтыбасам.

Болсом дәп акыйкатчы ақындардай,
Болсом дәп кедейленип жакырдабай.
Байлыгым бекем болуп ырым менен,
Байма-бай талант күчөп салкындағай.

Ыр жазып болоюн дәп ақындардай,
Ыллайым өмүр берсе ақырлабай.
Ығы жок эл тынчтыгын бузгандарды,
Ыр менен кое албаймын такымдабай.

Ыпилас элдин мүлкүн сузгандарды,
Ыр кылышып ашкөрөлейм акым бардай.
Ығы жок жеп-ичкенді көргүм келбей,
Ыр атып жок кыламын жакын барбай.

МЕН МУГАЛИМ

Мен мугалим, мен агаймын ким дөген,
Мен окуткан окуучулар миндеген.
Отуз, кырк жыл катар иштеп талықпай,
Оор жашоону кыйналганды билбегем.

Мен мугалим, мен агаймын ким дөген,
Мен окутуп, эмес элем тилдеген.
Мээнэт кылып құнұ-тұнұ ойлонуп,
Мектеп-үйүм, үйүм-мектеп билбегем.

«Мугалим»-деп атап койсо сүйүнүп,
Муңайыңы маанай тутуп ииилип.
Мектеп жакка баскан сайын жасанып,
Бар кийимди болгонунча кийинип.

Ар бир сабак даярдықсыз өтпөгөн,
Ар кылт кыялт окуучулар көптөгөн.
Ар жыл сайын мәмөлөрүн бышырып,
Атым калаар ардакталып өчпөгөн.

Мени айтып, мени сыйлап жүрүшөт,
Мен окутуп, мен өстүргөн мәмөлөр.
Сыймыктанам көргөн сайын аларды,
Сабагымды алып калган кажыбас.

Мен карысам мәмөлерүм карыбас,
Менден күчтүү, менден алдуу арыбас.
Мени издеп, мени сыйлап келишип,
Мендей болсун, кажыбаган талыбас.



АРАКТАН БОЛСО ДОСУҢАР

Кайран бир досум арак ай,
Кайкайып басып карабай.
Карааның калды жоголуп,
Кайрылып мени карабай.

Достоштуң мага бир өзүң,
Дооматың жоктой мүнөзүң.
Док кылаар сага сөзүм көп,
Тоготпой кайтып құлесүң.

Жүрчү элең мени жетелөп,
Жүрөктө тағың кете элек.
Жүзү жок жасап мамиле,
Жүрдүңгө көпкө ке –келеп.

Жапайы қыла баштадың,
Жыйырма, отуз жаштагым.
Жашаган құндәр мас қылыш,
Жараксыз қылыш таштадың.

Аялдың баркын билбөдим,
Ақыл сөз айтса кирбөдим.
Эсимди билбей эндирип,
Эненди дөдим тилдедим.

Туугандың сөзүн укпадым,
Туш келген жерде уктадым.
Турмушум кетти бузулуп,
Тутулуп сөндөн чықпадым.

Жакшының сөзүн укпадым,
Жамбаштап сага ыктадым.
Жаны жок досум арак ай,
Жактырып сөзүң уккамын.

Кызматтан кетип бошодум,
Кыйналып айтып кошогум.
Кыйышпас досум арак ай,
Кыямат болгон ошонун.

Жамандык ишке тутулдум,
Жашадым бирок утулдум.
Жакшы күн көрбей өткөрүп,
Жарчысы болдум учурдун.

Бул турмуш кимгө жаразат,
Бир жолу өмүр жаратат.
Бузулуп айрым жаштарым,
Болбогон жолдо баратат.

Мисалга айттым өзүмдү,
Угабы дедим сөзүмдү.
Көчөдөн көрүп балдарды,
Көрмөксөн кылып көзүмдү.

Көңүлүм жаман сыйздады,
Кейкөлгөн сулуу кыз дагы.
Көркүнөн кетип отурса,
Карабай көңүл муздады .

Арактан болсо досуңар,
Алыстап жолун тосуңар.
Алсаңар жакшы сөзүмдү,
Албасаң кош бол, кошуңар.



КАРЫЛЫҚ

Ой карылыш, карылыш,
Абалың калып дарылыш.
Ал-күчүң кетип калтырап,
Дарыгер издең зарыгып.
Бекчейип белиң ийилип,
Белдемчи калсаң тағынып.

Карылыш чиркин карылыш,
Бул эмес экен жаңылық.
Барғанда жашың сөксөнгө,
Өзү эле көлөт кабылып.

Карылыш кандай карылыш,
Каласың күтөн арылып.
Калтаңдап дадил басалбай,
Кудайга калдың таарынып.

Карылыш берсін касиет,
Кор кылбай узак зарыгып.
Кыйнабай бала-чаканды,
Көздөн кетип бағынып.

Карылыш кандай карылыш,
Үзаттуу сыйлуу табылып.
Үрүсүң сөнин балдарың,
Калышар бир күн камынып.
Кош айтып көзүң жумулуп,
Кеткөндө мажбур бағынып.



МЕНИН ОЮМ

Акчалай берсөң алабыз,
Арзыган жанга салабыз.
Армансыз эми болсун деп,
Аркада калган балабыз.

Ала бөр дөген, айтылган,
Калдыбы бизде кайсы ыйман.
Акаев өзү үйрөтүп,
Алуунун жолун жай кылган.

Акыйкат, тактап шайлайбыз,
Адилет, кылдат талдайбыз.
«Өткөнү өттү, көтти» -деп,
Алданып эми калбайбыз.

Акчалап сатып ала албайт,
Алданып элим кала албайт.
Абайлап акыл жүргүзүп,
Алдамчы жолго бара албайт.
Абдандарап эми түшүндүк,
Адамзат эки жаралбайт.

Асасын алып колунан,
Алдамчы ишин кыла албайт.
Айтыла турган жалгыз ой,
Акчалап бийлик боло албайт.

МЕНДЕН КАЛАТ

Менден калат мээрман шаарым Өзгөнүм,
Өтүп көтсөм түк жумулуп көздөрүм.
Өмүрүмдү өткөргөм бул шаарымда,
Өксүтпөстөн, эскиртпестөн сактагын.

Карт шаарыма каары тийбей өзгөнүн,
Калсын дедим калыс айткан сөздөрүм.
Карааныңды карай берип кайталап,
Гүлдөп өсүп, көкөлөй бөр Өзгөнүм.

Кыргызыымдын кымбат шаары Өзгөнүм ,
Кылым жашап келет сени көздөгүм.
Калдым бирок кыйла жашты аркалап,
Кымбаттыгың айтты ырдап сөздөрүм.

Тарыхый шаар төндөши жок Өзгөнүм,
Таамай сүйлөп, таамай тиктөп көздөрүң.
Таттуу тамак арзанчылык өзүндө,
Таасири бар, тамашалуу сөздөрүң.

Бирге баскан өзбек, кыргыз досторум,
Бүгүнбү же эртең сунуп кош колун.
Бул турмуштун жашоо күнү түгенсө,
Бозоргон боз топуракка кошлогун.
Бекем сактап жүрөгүндө түбөлүк,
Бир туугандай бир жүргөнгө окшогун.

МЕНИН ЫРЫМ

Менин ырым Жумамудун, Бектемир,
Жүрөк сезип, жулун эзип көткөн ыр.
Мукамбетов, Аксуубайдын ырлары,
Мукам үндүү комуз күүсүн чөрткөндир.

Менин ырым Женишбегим, Ырысбай,
Кыргызыымдын комузунун кылышында.
Уккан сайын, уккум келип кайрадан,
Айыбы жок, кыйыбы жок кымында.

Менин ырым-Эстебесим, Токтосун,
Тәкмөлүгү ақындығы көп досум.
Мөлмөлүндө, қыз жигитте қымындаій,
Кыйығы да айыбы да жок досум.

Менин ырым Калыбегим, Муканым,
Уккуң көлөт уксан ырдын мукамын.
Ашыраалы, Атай авам, Мыскалдын,
Калды эсимде қадимкидәй укканым.

Менин ырым Гұлсұн менен Гұлмайрам,
Каңым, Зейнеп булбул болуп, сайраган.
Жапар менен Үқуевдин ырларын,
Уккум көлөт картайсамда кайрадан.

ӘТҮПТҮР ӨМҮР

Төрөлүп төрдү әэлөп жаткан кезим,
Ким билет кандай болгон, кандай сезим.
Қышылдап, пышылдаган уйку менен,
Қылтылдап, қылыштанып ачкан көзүм.

Тентектик тең келишпей теңтүштарга,
Туш көлип анча-мынча чоң муштарга.
Торолуп балалықка жетип чекке,
Барғандай қызық жашоо укмуштарга.

Балалық баскан болуп алыштарга,
Бош ойноп, арападым камыштарга.
Бир жүргүп балдар менен құлғен үбак,
Бұғұн жок чықпай калдым жарыштарга.

Жигит кез жипке байлап койгонундай,
Жыргаган куунак мәзгил ойгонулбай.
Жылбастан ошол бойдон калып калдың,
Жан әргип жакшы күнгө тойгонундай.

Бапырап бала баккан токтоо убак,
Өтүптур көп билинбей убап-чубап.
Өкүнбей өткөнүнө бул мезгилим,
Өзгөчө өзүн эстеп калат сурап .

Эмки жаш, бирге басып бирге жүрүп,
Элгө окшоп эки-үч бәлмә үйдү куруп.
Эрте кеч элестетип өткөн күндү,
Эңкейип, ээктө сакал көңүл буруп.

Эч кандай өзгөрүүсүз окшоштукта,
Ойлосом калыптырыбыз боштондукта.
Отурсаң туруу кыйын белиң ооруп,
Бул деген кары жашка кошкондукта.

Бир жүрөт бул күндөрүм эч бәлүнбей,
Ал эми өткөн күндөр тек көрүнбей.
Айтса да айтпаса да түшүнүктүү,
Акыркы жашоо күндөр кыш күнүндөй.

МЕН ЖАШООГО ТУТУЛДУМ

Курган жаным куйкаландым күйбөдүм,
Кучак жайып, күткөндөрдү сүйбөдүм.
Күп ооруткан мээнетине чыдабай,
Кудай таала колдосун дөп сүйлөдүм.

Капалантып күндөр өтүп кыйнаган,
Кайыланып кайра-кайра ыйлагам.
Чыдам бербей чыркыратты бул оору,
Чын дүйнөдөн көтүүнү да кыйбагам.

Оору мөнөн алпуруштум тайлаштым,
Оңолгонсуп уулумкуна жайлаштым.

Отургун дөп кетирбешти балдарым,
Оңго солго оңойлонуп жай бастым.

Кадимкідей баласындаі карашты,
Кудайлашып дән-соолукту каалашты.
Кагылайын балдарыма рахмат,
Карегимди чач-башымды тараشتы.
Күндөп тұндөп алыстабай жанымдан,
Коркуп жатып, өмүрүмдү самашты.

Калбаса эле ооруганы бутумдун,
Кудай колдоп бул мәзнеттөн күтулдүм.
Карылықка қадыр берсе арылап,
Кайра келип, мен жашоого тутулдүм.

АКСАКАЛДАР КЕТИШПЕСТИР ТЕРИГИП

Ата-эне он баланы бага алат,
Өзү жәбей өзгөчөлөп сага алат.
Өпкө, жүрек әзилгени билиніп ,
Өзгөчөлөп ар бирине жага алат.

Бирок өмүр өткөн сайын картаят ,
Баштагыдан кубат кетип күч таят.
Башың ооруп, бутуң ооруп қыңқыстап,
Бала баккан мезгил өтүп жүз чаят.

Ақыл берсин ыйман берсин барабар ,
Ата-энелер көтсө кайдан табылаар.
Алтымыштан, жетимиштен ашканда,
Балдарындың багып алаар жагы бар.

Калкта айтылат «жашта берсин мәзнетти»,
Картайғанда аябасын дөлөттү.

Кар кылбасын каруум кеткен учурда,
Кадимкидэй сактап абийир сөөлөттү.

Балдарыңдан көргөн жакшы ызатты,
Байлаг бөрбейт токсон ашық узакты.
Бешененең балдарыңдан көрсөтсүн,
Бийлик эмес, байлык эмес кызматты.

Сыйың мөнен ыраазылык берилип,
Сексен ашып, токсон жашты теминип.
Акыл-есин, алы-күчүң жай болуп,
Ашық журсөң калсанң керек зеригип.
Абайлаган айткан менин сөзүмө,
Аксакалдар кетишпестир теригип.

СЕН ОЙЛОБО

Сөн ойлобо бир калыпта жүрөм дөп,
Өмүр бою каткырам да күлөм дөп.
Сөн ойлобо акыл-эстен көмибей,
Айтаар сөздү дайым ойлоп билөм дөп.

Сөн ойлобо, жап-жаш бойдон болом дөп,
Арыктабай сөмиз журуп толом дөп.
Сөн ойлобо алдан күчтөн көмибей,
Аттан түшпөй бийик журуп оңом дөп.

Сөн ойлобо бийлик-байлык мөндө дөп,
Өйде-ылдый турмуш жылып төрмелет.
Сөн ойлобо асман тиктеп жүрүшүң,
Өкчөлүшүң өзгөрүшүң эл билет.

Сөн ойлобо, мен түбөлүк оорубайм,
Кубат кетип колу буттан жоорубайм.
Сөн ойлобо, түгөнбейт дөп дүнүйөм,
Өмүр бүтө көмибеймин соолубайм.

ТИРҮҮЛҮКТӨ

Өмүр кургур келет кетет турбайбы,
Кайтып келбес болсоң дагы муң кайғы.
Кайран өмүр жашап турган кезинде,
Капа кылбай сыйлашалы, сыйлайлыш.

Өмүр чиркин өтөт экен кыйнамай,
Өтүп кетсе капаланып ыйламай.
Өйдө-төмөн жаман жакшы айтышып,
Откөрбөстөн болсо деймин сыйламай.

Өмүр арман тирилүктө билинбей,
Өтүп күндөр жаман ишке илинбей.
Өтө жашап сексен менен токсонду,
Өлдүн, кеттиң кайра көлбей тирилбей.

Оорутгасын, онтоттуруп кыйла ай,
Ошол күндөр өтөт экен кыйнамай.
Ойдо болбой күтүлбөгөн эң жаман,
Алып кетсе жаш экен дөп ылгабай.

Тирилүктө жакшы сыйлап кучактап,
Өтүп кетсе ыйлап калбай бышактап.
Өмүр өтөп тирилүк кезде бар кездө,
Өкүндүрөт бирин бири ушактап.

ОЙНОО КҮН

Ойноо кез өттү жашымда,
Омкоруп ой кыр ташын да.
Оң солду тиктеп карабай,
Ой көлбей такыр башымда.

Ошол күн кетпей жүрөм дөп,
Жашоону жалғыз билем дөп.
Арылап өмүр картайбай,
Ар дайым шандуу күлөм дөп.

Бир кыял болуп ачылбай,
Гүлдөгөн жашты качырбай.
Кетпестей өмүр картайып,
Өткөнүн айтам жашырбай.

Өткөн күн өттү өткүндөй,
Сезилбей такыр көп күндөй.
Жарығы кетип жаштыктын,
Жарашпайт эми көп кулмөй.

АЙ ЖЫЛАНДАР

Көрүп калсаң дүүлүктүрүп дөнөнди,
Чочуп кетип айтып «апаа» дегенди.
Кара жылан, сары жылан, бир жылан,
«Каап, ушу»-деп айтып калам жемемди.

Соймондоисун түз жүрбестөн ийрейип,
Көз жумбастан тиктегениң тирмейип.
Качан болсо заарың чыгып чачырап,
Калганың бар карбаластап иймейип.

Көрүнөсүң көп кылгандаидай иш кылып,
Көркөмдөнүп өз тилинде ышкырып.
Калысмын дөп түз кишидей көрүнүп,
Көпчүлүктү бөлүп-жарып мыш кылып.

Сугунасың сугуң тийип чайнабай,
Ал кыласын казан-аяк кайнабай.

Адалыбы, арамыбы баары бир,
Адашпастан кылаарың бар жайламай.

Ай жылаандар соймондойсун өсүлуп,
Учуп жетип ушак айтып оозунуп.
Учур күтпөй, үмүт күтпей өзүндөн,
Үккүм келбей, жүргүм көлбей кошулуп.
Аралаттай, аралабай эл сени,
Чыккыс кылса ийин оозу тосулуп.

НЕГЕ ЧАЧЫ АГАРДЫ

Тез агарды кайран кара чачтары,
Кыялышына, жоругуна баштагы.
Көрө албастық бала көздөн бар эле,
Келечеги бизден өтүп ашпады.

Жаш көзинен ичи тарып көрө албай,
Же болбосо башкалардай боло албай.
«Жалпыз өзүм, бир үйдө мен болсом»-деп,
Жаман пейил, онолбогон тил албай.

«Бир өзүмө болсо экен» -деп бардыгы,
Бөтөндердүн болуп арка калдыгы.
Бир тууганга жакындардай бөлүнүп,
Бузук болуп ашып-ташып тардыгы.

Ата-энени алдап жолго салганы,
Бир жигули болуп калды алганы.
Алаксытып башкаларды туугандай,
Ашып түштү бөлөктөнүп калмагы.

Карматпады агага да иниге,
«Көрсөтпөгүн, билгизбе» деп тигиге.

Көрө албастық, ичи тарлық күч алып,
Көпкө минди мәнчик қылып тигиле.

Тугандардың жакшы жагын көрө албайт,
Тууру болуп, колдон алып бөлө албайт.
Түш тарапка ичи тарлап урунуп,
Тугандарга төгиз тууган боло албайт.

Болот экен бул турмуштун ар қылы,
Баары тууган дөп айтылбай жалпыны.
Бирөө чыкса көрө албаган ичи тар,
Бузуп турат бир тугандық салтыңы.
Болуп жүргөн ичи заарлық ишине,
«Болгону»-дөп карайсын да артыңы.

1975-2012-жылдар.

*Көрө албаган бир туугандан,
Мамилелеш жат жакшы.*

НООРУЗУМ КЕЛ!

Ноорузум кел, жакшылыкты ала көл,
Сени күтөт Ош-Бишкек жол, Ала-Бел.
Бийиктиктен күтүп сени алалы,
Сүйүнгөндөн, сүйүнүшүп калың эл.

Ноорузум кел, тыңчылыкты жетелеп,
Анча –мынча өткөн иштер кете элек.
Бирге болуп, бирге конуп көчөде,
Бир тугандық көңүл кири өчө элек.

Ноорузум кел, ырыс –дөөлөт көтөрүп,
Турган кезде элим бир аз жөтөлүп.

Эл байлыгын тегиз чачсан жериме,
Эбегейсиз эл мүдөөсү бүтөлүп.

Ноорузум кел, достук-тынчтык көтөрүп,
Биз баарыбыз ынтымактык күтөлүк.
Байлык, тынчтык, ырыс менен береке,
Кетое экен деп жерибизде күчөнүп.

МЕН ӨЗҮМДҮ

Куттуу болсун алтымыш жаш ашканым,
Күп эстеймин өткөн күндөр жаштагым.
Кайтып келсө кандай сонун болмокчу,
Кайран күндөр өткөн күндөр баштагым.

Кут кылсынчы жетимишче жаштагым,
Келди айтып туулган күнүм баштагым.
Март айынын этегинде төрөлүп,
Мен да оқшоп элдэй көзүм ачкамын .

Куттуктаймын өзүмдү-өзүм белгилеп,
Билишсин деп туулган күнүң келди деп.
Биргелешип санаалаштар чогулуп,
Биргө болсок дасторконго келгилеп.



МЕН ОЙЛОНОМ

Мен ойлоном,
Көп ойлоном.
Көөнөрбөгөн,
Карыбаган,
Көркөмдүү зат болбогом.
Кошоматчы бузукуга,
Кол алышып,
Койбогом.
Мен ойлоном,
Көп ойлоном.
Кээде коркуп,
Кээде толкуп.
Мен өзүме,
Кой болом.
Карап көрсөм ,
Карыңбайдай,
Кырчып жеп да,
Тойбогом.
Мен ойлоном,
Көп ойлоном.
Көлдү соруп,
Киттер журет сойлогон.
Кумтөр алтын,
Казып жутуп,
Тойбогом.
Казынасын кыргызымдын,
Кымтыганды койбогом.
Мен ойлоном,
Көп ойлоном.
Катам,сатам койбогом,
Калыстыкты
Камсыз кылышп,
Коррупция жойбогом.
Көзгө илбей кедейленсе,

Калың журтту карабай,
Тойбогом да тойбогом.
Катаам жок дәп,
Калың элге,
Жойлоном да жойлоном.
Качып кеттим,
Чачып кеттим,
Башка жакка,
Ойлоном да ойлоном.

УУРУЛАР БАР

Уурулар бар эл ичинде аралап,
Учуп жүрөт асман кезип сабалап.
Унчукпайбыз көрсөк дагы көрмөксөн,
«Урдаттыңбы? үмүт үз» -деп табалап.

Ууру жашап эл ичинде жүрүшөт,
Унчукластан ууртун аяп құлұшөт.
Үйү жакын, үнү жакын болсо да,
Үндөбөстөн айтпайт, бирок билишет.

Уялбастан элдин акын жегендер,
Уят көрбей мага жакын дегендөр .
Ушул күндөп, ушул түндөп тоношуп,
Укмуштуудай жүзү бузук кеменгер.

Өлөрмандын крышасы бар болот,
Өдө-ылдый эркин басып жорголоп.
Өнүкпөйбүз булар житип кетмейин,
Өмүр бою шорун-шордой шорголоп.

Ала берсө жута берсө жол болот,
Айла издеп, качан чара козголот.

Коррупцияга карғыш тийбей, ок тийбей,
Качанкыга жүрө берет жорголоп.
Кыргыз элин кыйнагандар ушулар,
Качан бийлик катуу жаза колдонот.

КЫЯЛДАНУУ

Жараткан жашоо башкача болуп,
Жаралган бойдон он сөгиз толуп.
Жаш болуп, жашап өмүрүң өтпөй,
Жараашаар өмүр көтпесө соолуп.

Кайран кез гана карыбас болуп,
Кайраттан көтпей арыбас болуп.
Кабак-каш бүркөп, кабагы түшпөй,
Капалық ишти тааныбас болуп.

Мөзгилиң өтпөй сулуулук болсо,
Менменисип көтпей улуулук болсо.
Мемиреп таза мамиле кылып,
Менде да, сенде жылуулук болсо.

Жалтанбай жаштык жаңылбас болсо,
Жаркылдап маанай жарылбас болсо.
Жараашып жашоо, телегей төгиз,
Жамандык ишке кабылбас болсо.
Жашоонун баркын бааласак, билсек,
Жаштык кез көтпей табылбас болсо.



СҮЙҮНҮШТҮҮ

(Ооруканадан чыккандан кийин)

Күл алып от жакканга,
Жарап калдым.
Короону төгеретип,
Тарап калдым.
Көмпирим жумуш айтса,
Кыйыксыз жарап калдым.

Конок болуп мейман келсе,
Койкондоп карап калдым.
Сакалды өстүрбөстөн,
Сыланып тарап калдым.

Бул ырды жазып алып,
Буулугуп сүйүнөмүн.
Оорукана талаа эмес,
Азыр мен үйүмдөмүн.

Баардыгы өттү окшойт,
Кыйнасам да, кыйналсам да.
Учурунда капа болуп,
Байлансам да.

Бир кудай мээнетимди,
Алып койду, билип ойду.
Жүрөктү кыйнап жаткан,
Катуу ойду, катуу ойду.

Азыр мен эл тарапты,
Карап калдым.
Айылдал мэн да басып,
Жарап калдым.
Колума акча кармап,
Коротпостон.

Кемпирим келө десө,
Тоготпостон.
Санап калдым, санап калдым

Ооруган күндөрүмдө күйүнүштү, күйүнүштүү,
Уул-кыздар мына эми сүйүнүштү, сүйүнүштүү.
Балдарым, неберелөр сүйүнүштү, сүйүнүштүү,
Үй-бүлөм, үйүм толуп үйүлүштү, үйүлүштү.
Бир тууган жакындарым,
Сүйүнүштү, сүйүнүштү.

УШАКЧЫ КИМ

Ушакчы ким? Уурту толгон жалганчы,
Уйду төө дөп болжоп айткан алдамчы.
Учурунда жоктон барды чыгарып,
Уялбастан утуп, мөөрөй алмакчы.

Ушакчы ким? Бирди эки төрт кылат,
Урук тууган ортосунда ёрт кылат.
Урду сокту барды жоктон көбөйтүп,
Уруш-жанжал эл ичинде көп кылат.

Ушакчы ким? Адам бирок жүзү жок,
Уурдал сөздү айтканында түзү жок.
Уулап коюп, уурдал коюп жалтанбай,
Учуп күйүп, качып көтөт изи жок.

ЧАБАЛЕКЕЙ КЕЛГЕНДЕ

Чабалекей келе турган күнүңбү,
Чарк айландың чыгарбастан үнүндү.
Чак түш кезде мына келдим дегенсип,
Кайкып учуп алаксыптың көңүлдү.

Адашпадың кайтып келдин жерине,
Абдан жакшы тилегиң бар элине.
Адам менен бир туугандай жашаган,
Ак пейилдик алыш жүргөп төнине.

Досту достой урунасың дайыма,
Келдин кайра жаз менен күз жайына.
Кадимкидай ылай уруп жасаган,
Кире бергін уялаган жайына.

САГЫЗГАН

Сен сағызган мынча неге саксынып,
Такыр эле құнөесү жок аксынып.
Тұсун кара ағы да бар билинген,
Таза жүрсөң неге қылбай ак қылпып.

Секиресин таштан ташка тайманбай,
Неге жансың қыялышың жок айбандай.
Кәэде үнсүз, кәэде үнүң шакылдалап,
Чочуп чыгат чокту басып алғандай,

Үнүң жакпайт жакшы кабар сүйлөбей,
Айран ичсөң саксынасың үйлөмей.
Уурулукту туурулуктан ашыкча,
Адатың бар дайым айрып сүйлөмей,

Ушак айтуу адатың бар өнөкөт,
Унчукластан уурдаган соң жөнөп көт.
Аралашып ачык айттып ак болуп,
Жүре албайсың, жүргүң келбейт балекет.

Чындығы жок жалган сүйлөп ағызган,
Жүрөт экен жүдесө да сағызган.

Эгер көрсөң жолотпостон жаныңа,
Жогот айдап тәэ тетиги аңыздан.

БҮРКҮТҮМ СЕН

Бүркүтүм сөн - арам тамак жебегин,
Менден башка адам эмес дебегин.
Жыргап, куунап учканыңа сүйүнүп,
Бул турмушта ар кыл келет көзөгүн.

Бүркүтүм сөн, үзүп-булкуп жебегин,
Бул ақыл сөз айттым окшойт дегеним.
Бир өзүм деп башкаларды карабай,
Уккун сөзүн улуу-кичүү неменин.

Бүркүтүм сөн ууру тамак жебегин,
Билип жүргүн элдин калыс-элегин.
Байкабастан барпаңдасаң бир күнү,
Батасыңго каргышына жеменин.

БУЛБУЛУМ

Сайраганың саз угулуп кулакка,
Саар эртөлөп көңүл бөлсөң булакка.
Сагындырып үнүң калса угулбай,
Самап калам кайда барам каякка.

Уккан сайын көңүл чөрин кандырат,
Үн чыгарбай уга берип магдырап.
Чарчабаган уккулуктуу үндөрүң,
Ырахаттап жүрөк черин кандырат.

Сен экенсин, сен жаралып булбулум,
Сени күтүп, күтө берөм күн мурун.

Сайрай берип саламатта жүргүн дөп,
Сага арнаган сагынычтуу ыр муңум.

МЕНЧИКТЕШТИРҮҮ

Менчик болду менчиктешкөн заманда,
Мен мөнсиген болуп алды чамамда.
Төндөштирбөй жулунгандар жулунду,
Терөң казып бекитишип саманга.

Түшүнүпбу түшүнбөгөн көпчүлүк,
Күндөп-түндөп көбү кылды эпчилик.
Арзан баалап кол ийрейип ийилип,
Абдан көтти, абдан болуп көмчилик.

Арам тамак арапашты билинди,
Аз адамдын тизмелери илинди.
Атаганат төгизделип бөлүнбөй,
Ачуу мөнөн көлтиришти жининди.

Ыңтымактык ушул күндөн бузулду,
Ышкырышып, бөлүп-жарып узунду.
Жетимиш жыл бирге жыйып чогулкан,
Желмаяндар сунуп чөмүч сузулду.
Жеткиришпей жетим-жесир текшилеп,
Жеп ичишти, түгөтүштү тузунду.

КАЙРАДАН КЕЛЕТ ҮРДАГЫМ

Отуз кырк жыл мурда укчуу ырларым,
Ошол күндөр болгон экен жыргалым.
Өтсө дагы унутулбай таптакыр,
Оңдоп түзөп дале келет ырдагым.

Оо, кайран жаш, ошол кездө ырдадым,
Опурулган, оргуп турган жылдарым.
Окшошпойт го азыркыга, эмкиге,
Отуз жылда угуп жүрчүү ырларым.

Кырк жаш мурда кыйкырылган ырларым,
Кызылк ой көп баскан турган кылганым.
Кыздар ээрчип жүгүрсө да артыман.
Кылыктанып айтпаганмын сырларым,

Эми кантип картайганым жашырам,
Эстен кеткис өтүп кетти жаш улан.
Эгөр ондоп кайра жашка көлтирсө,
Ээрчитмекмин эркелетип жашынан.

Алыс калды алысады кырдаалым,
Атаганат арман күндүү ырларым.
Арысам да, карысам да тегеле,
Ашыктыктын ырын келет ырдагым.

Отуз кырк жыл мурун уккан ырларым,
Ошол күндө айтылбаган сырларым.
Оң кулакка, сол кулакка башкача,
Ойлоп-ойлоп кайра келет ырдагым.
Кайран мезгил кайран жаштык убакты,
Кайра ондоп чертким келет кылдарын.

КӨРКӨМҮН БИЛИП ЖАЗЫМДЫН

Жарк десе жазым элесин,
Жаркылдап кошо келесин.
Жамалың жанып элиме,
Жаңылап жарык бересин.

Жаз менен биргө келесин,
Жанымдай көрөм бир өзүн.
Жаркырап турчуу жамалың,
Жароокер жарым мүнөзүн,

Март айы майрам башкача,
Март келип көңүл ачпаса.
Кыйналдык кышта суукта,
Кыйылбай нурун чачпаса.

Майрамдап шампан ачпаса,
Көңүлдүү шаттуу тосушуп.
Көчөдө жүрүп таптаза,
Көркөмүн баалап жазымдын,
Кейкөлүп шашып баспаса.

Кыз-келин құлуп баспаса,
Күн тийип көңүл ачпаса.
Майрамдап 8- мартаңда,
Маанисин билип түшүнүп.

КАЛБАСЫНЧЫ МУҢДАЙЫП

Жаздын жыты, кыздын жыты окшошкон,
Жаз жарашип жай мезилге баш кошкон.
Каарын төгүп кыш чилдеси жаз менен,
Кайра-кайра кол булгашып коштошкон.

Жаз жарашип көлди мына элиме,
Жаз жыттанып жыпар жыты билине.
Жакшы жашоо, ынтымакты тилеген,
Жакшылық бер, тынчылық бер жериме.

Жаз жытындай жакшылық бер элиме,
Жабырлантып жакаладык сени не.

Жакшы билбей жадыраган жазымды,
Өткөн жылдар оқ атыштық деги не.

Жазды жаздай билеличи калайык,
Жаз жарышын жумуш жасап ылайык.
Жарық маанай ынтымакта тосолу,
Жаздын жыты калбасынчы муңайып.

ЭСИ ЖОК ӨМҮР ӨТКӨРБӨ

Эси жок кайран жаштық ай,
Эндирап өткөн мастык ай.
Ээрчисе сулуу кыз-келин,
Эп көрбей андан качтық ай.

Эси жок сулуу жаштық ай,
Эркелеп ээнбаш пастьк ай.
Эңкейбей түптүз жол мөнөн,
Эби жок жүргүп аштық ай.

Армандуу кайран жаштық ай,
Аралап көп жер бастык ай.
Абайлап байкап жүрбөгөн,
Аттиң ай жаштық мастык ай.

Тизгинди бекем кармабай,
Тийиштүү тамак жалмабай.
Темсөлөп калып көчөдө,
Төңгүштар мөнөн байма-бай.
Акчанын билбей кадырын,
Аралап тоо-таш адырын.
Аракка сарптап ченемсиз,
Абайлап билбей ақылын.

Атанаң сөзүн укпадың,
Аянбай чөксиз уктадың.
Аралап элдин ичинде,
Ара сөз болду укканың.

Апаның сөзүн сезбедин,
Азыр биз дагы биз дедин.
Айласыз күндү өткөрүп,
Аракка шөрик издедин.

Аялдың билбей кадырын,
Алдырдың күчүң ақырын.
Аракты жөңип алам дөп,
Айылдың тарттың жакырын.

Баланды сезип билбедин,
«Ата» дөп сөзүн илбедин.
Артындан ээрчип жүгүрсө,
«Алыс бол» дедин тилдедин.

Армандуу өткөн жаштыгың,
Акылын уклай жакшынын.
Айласыз өткөн күндөргө,
Алты да келбей бакшынын.

Аттин го дейбиз кайрылып,
Алдан да күттөн айрылып.
Абайлап баркын билбестен,
Калабыз катуу тайгылып.

Калганча турмуш бузулуп,
Калалы жылуу той кылыш.
Калганың жашоо өмүрүң,
Калбасын арман кайгырып.

АЗЫР ЗАМАН

Ой тообо, кандай заман азыр заман,
Ойлонуп карап турсаң абдан жаман.
Оп тартып оодарышып, аңтарышып,
Оң келсе колу-бутуң жулуп алган.

Ой тобоо, азыр заман кандай заман,
От чыгып тоо чокудан, кыр-кырлардан.
Оң эле күн тийгесип турса дагы,
Оолугуп шамал чыгат зыркыраган.

Ой тобоо, айта берсө азыр заман,
Отуруп ой-кырыма жетпей калам.
Окшошуп кыз-келини билинбестен,
Оокаты арак болду бүтүн тамам.

Ой тобоо, эркин заман, эркө заман,
Ойлонсоң мындаи эмес кандай анан.
Ойлонуп оң жагына буралычы,
Окшошуп кала электе чочко-каман.

КЕЛ ДОСУМ

(2010-жылдагы июнь окуясына караты)

Жанаша басып кел досум,
Жамандық ойдо болбосун.
Жакшылық күндөр алдыда,
Жараткан кудай колдосун.

Кайгылуу уруш болбосун,
Калыстап кудай колдосун.
Кайрадан чогуу болопу,
Колунду сунуп, кел досум.

Кебине кирбей өзгөнүн,
Калбасын қүйүп Өзгөнүм.
Капилет кайғы кайталап,
Калыстап айтаар сөздөмүн.

Кыргызга өзбек бел досум,
Кымыздан куям, кел досум.
Казаның кайнап, аш бышып,
Кыйкырып чакыр сөн досум.
Кадимки жашоо турмушту,
Кааладым сага мен досум.

ТАГДЫРГА БОЛГОН ТИЛЕГИМ

Жашадым жакшы эле бул турмушта,
Жалкоолук кылган жокмун ар жумушка.
«Жаныбек» -дөгөн атты актагандай,
Жан үрөп салым кошуп алпурушта.

Жашоодо жалгыз бала болгонум жок,
Жамандық, наала атка конгонум жок.
Жакшыдан жакшылыкты күтүп алып,
Жаштыктын шапарына тойгонум жок.

Жар күтүп, жаманатты болгонум жок,
Жаш көзде балдар менен ойнодум шок.
Жамалың жаркыратып өчүрбөстөн,
Жарыктан алыстатып койгонум жок.

Семирип чексиз ашып толгонум жок,
Сөздирбей уста болуп кармадым чок.
Сабалап саап өттүм кирешени,
Зарыкпай курсак ачка болгомун ток.

Кыйналбай кыздарымды чоңойткомун,
Кынтыксыз уулдарымды торолткомун.
Катардан калбасын деп бардыгына,
Кымбаттуу диплом алышп зоройткомун.

Кудайым кубат берип отурамын,
Кут кылып жетимишти окурадым.
Кадырым кармай билип кадимкидэй,
Кылдаттап пайдаландым окуганым.

Тилеймин балдарымдын дөн соолугун,
Темтөндөп жүрсө болду ак жоолугум.
Турмуштун туткасындай болмок белөм,
Токсонго жеткирсө эгөр бир тоолугун.
Тагдырга таарынчысы жок сүйүнүп,
Танбайын тагдыр берсө дөн соолугум.

ТУРАМ СИЗГЕ

Окшошсо ойлонбоюон ыр жазайын,
Олужа датка апамды айтып дайын.
Отуруп ой кырларга чыгып келип,
Ойлонун бир аз гана өткөн жайын

Датканын даткалыгы журтка дайын,
Даанышман чечкиндүүлүк кылган сайын.
Дарга асуу Камчыбектин өлүмүнө,
Дөгөнсин согушпайын, урушпайын.

Аялдан чыккан датка, датка белен,
Акылман ақылына жетпей ченем.
Алайдын талаасындай кенендигин,
Айтылат ашык эмес сөнчө дөгөн.

Кылкылдап калың элиң турган көздө,
Курманжан чыгаар бекен дагы бизде.
Кайрылып кабар алып касиетин,
Кадимки жыргал жашоо болуп бизге,
Күткөндөй үмүт кылып турам сизге.

КАЛАТ КҮНДӨР

Калат күндер,
Калат күндер.
Картайгандан,
Катып үндөр,
Катып үндөр.
Карбаластан,
Ачылбастан.
Кайран гүлдер,
Кайран гүлдер.

Калат күндер,
Калат күндер.
Кайлы мундуу,
Калган күндер.
Кажаланган,
Ызаланган.
Катуу чыккан,
Жыргал үндөр,
Жыргал үндөр.

Калат күндер,
Калат күндер.
Кабат-кабат,
Курган үйлөр.
Карбаластан,
Калат бир күн.
Карсылдата,

Сөздү сүйлөөр,
Сөздү сүйлөөр.

Кашайгандан,
Какшыгандан.
Какшаал отун,
Калаар қүйбәй.
Калып қүйбәй,
Катып дәнәң.
Жайып кенән,
Чыкпай такыр.
Калаар үндөр,
Калаар үндөр.

АЛТЫМЫШ БЕШ ЖАШТАМЫН

Алтымыш беш катар бакза тургуздум,
Алтындарын жыйып-терип кыргыздын.
Алпурушуп жашаганым мактанаң,
Ар намыстуу уулу болгом кыргыздын

Алтымыш беш шаты жасап тургуздум,
Атам кыргыз, уулу болом мундуздун.
Алпештедим уул чоңойтуп, жетилтип,
Алкышына жараса дөп кыргыздын.

Алтымыш беш арық казып суу бурдум,
Ар кыл күштүн үнүн уктум булбулдун.
Күкүк менен жетпей калган сайнектей,
Күн өткөрдүм көрбей турмуш кургурдун.

Алтымыш беш тепкич жасап тургуздум,
Алыш жасап жаркырата суу курдум.
Ак көңүлдөн ак иштедим талбадым,
Арман кылаар турмуш болбой кургурдун.

Алтымыш бөш аш табагын жасадым,
Алтын аяқ, күмүш кашық ашадым.
Айткым келип абайлап да атайлап,
Аалам жарық, алдуу турмуш жашадым.

Алтымыш беш ишин кылдым элимдин,
Ак тилектен таасир алып берилдим.
Ата мурас из калтырып артыма,
Алкыш алдым Ата Журтум элимдөн.

29-март, 2009-жыл.

9-МАЙ

Бул күн өттү, бул күн калып тарыхта,
Бүтүн элге тынчтық, жашоо зарық да.
Бүгүнкү күн жөниш келген күнүбүз,
Болуп тынчтық жашайлычы жарыкта.

Болбосунчу ок атышуу, касташуу,
Бирге болсун ынтымакта бел ашуу.
Басалычы эгемендүү жашоону,
Барбайлычы жаман ишке туз ачуу.

Берсин бизге жөниш кунду түбөлүк,
Бел байлашып, кол байлашып жүрөлүк.
Балдарыбыз келечекте кыйналбай,
Бекер жүрбөй, биз да ойноп күлөлүк.

Биздин жерде бардыгы бар, баары бар,
Бир тууганбыз ынтымактуу баарыңар.
Белүп-жарып түндүк, түштүк дебестен,
Берекелүү кыргыз жерин таанып ал.
Белөк-бөтөн, өзбек, кыргыз айрыбай
Бир бололу бардык улут кабыл ал.

ЭСТЕП ЖУРҮҮ

Жамандык максат кылыш бүлүк салган,
Жалдырап көп энелер кылыш арман.
Жетилип жетилбеген ымыркайлар,
Жабыркап жалгыз ёсуп, жетим калган.

Желмогуз жети баштуу кыргын салган,
Жоо беттөп элин жерин коргоп барган.
Жаштыгын, өмүрлөрүн тобокел дөп,
Кырчындай жигиттерден калган арман.

Кошкун дөп көң Ала-Тоо мөкөнине,
Коркостук эр жигиттик экенине.
Канчалар курал кармап колдоруна,
Женишке ишенимдүү жетөрине.

Женилип жаны чыкты талкаланып,
Женишти эли, жери калкаланып.
Жинденген Гитлеринди женгөн күнү,
Желбирек желек болуп бизде калып.

Жениш күн түбөлүккө белгиленди,
Коргошкон согуш менен элди-жерди.
Жашоого тыңчтык берип түбөлүктүү,
Жаркырап аман эсен келгендери.
Жаратты жаңылашып сени мени,
Жакшылап алкыш айтуу калды эми.



БИЙЛИГИН МЕНЕН БАЙЛЫГЫН

Бийлигин менен байлыгын,
Кыргыз эл жаман айныдын.
Кыргынга салып кыйсыптыр,
Түбүнө чөктүң кайгынын.

Бийлигин менен байлыгын,
Биринди укпай айныдын.
Бирикпей курчуп турушун,
Байкалат акыл айныгын.

Байлыгын түшкүр байлыгын,
Бакылдык кылган жай мунун.
Балдардын кыйып өмүрүн,
Тартканың кандай кайғы-муң.

Бийлигин түшкүр бийлигин,
Тамтыгы кетип киймицин.
Талкалап такыр үйлөрдү,
Талаалап калдың сөн бүгүн.

Акылың калча акылын,
Абайлап байка акырын.
Атышып жаткан адамын,
Алыс го эмес жакынын,

Ойлонуң элим ойлонуң,
Оңтойлуу жакка ойгонуң,
Обужок кекти сактабай,
Оопасыз болот койгонуң.
Оңолуп турмуш жашоонор,
Ондосун кудай ойдогуң.

ТИЛЕК ДА

Алтымыш беште курагым,
Алкарып сүрдөп туралын.
Алтымыш ашкан өмүргө,
Алладан шүгүр кыламын.

Алтымыш беште курагым,
Ойлонуп ойлуу туралын.
Ал жашидаагы кошсо дөп,
Отуз бөш жашты сурадым.

Алтымыш беште курагым,
Отуз бөш жашты сурадым.
Оорунбай берсе кудайым,
Жүзүнчү күйөөр чырагым.

Алтымыш беште курагым,
Алладан тилеп сурадым.
Алдыга өмүр уланып,
Токсон жаш болсо курагым

Балдардын көрүп убайын,
Бакылдап баштап туралын.
Бакытый ушул туралын,
Өмүрүн тилеп суралын

Кыздардын көрүп убайын,
Кыйылып кетпей туралын.
Кымбатын көрүп жашоонун,
Өмүрүн тилеп суралын

Небере көрүп убайын,
Не десе шону кылайын.
Чоң ата болуп чоң ата,
Өмүрүн тилеп туралын.

Чебере көрүп убайын,
Чыртыйып четте турайын.
Өмүрүн тилеп буларга,
Эңкейип төмөн жылайын.
Эс-акыл менен орундуу,
Эстелик койуп кулайын.
Жүзүнчү жашты чамалап,
Жүдөбөй көтүү сурайын.

УЙКУДАН ЧЫҚ ОЙГОНУП

Кыргыз элим түндүк-түштүк дебейли,
Кыргыз жерин көмтик дебе, де мейли.
Кыналышып кыргыз журтум биригип,
Кийкырбастан ынтымакка келейли.

Биргө басып бир пикирге көлейли,
Бийлик талаш бөлөк-бөтөн дебейли.
Баарыбызга бейпил турмуш буюруп,
Башкалардай бай жашоого төңөйли.

Урушбайлы, талашбайлы оң болуп,
Уруулашып бөлөк-бөлөк чоң болуп.
Улам эле закон ондол түзөтпей,
Угалычы жогор жакты ондолуп.

Урматташып, урмат ашып жашайлы,
Улгайган сөз, айткан оюм толгонуп.
Убайланбай уйкудан чық ойгонуп,
Улак тартып, оюн-зоогуң көбөйтүп,
Ушул күндө дайым турсун той болуп,
Урмат -сыйда, жакшы ниеттө ой болуп.

АТА БОЛУШ

Ата болуш оңой эмес ойлосом,
Арак ичип мае болгонду койбосом.
Ажылдашып төңтүш болуп жаштарга,
Алигиче ичкилиktи колдосом.

Ата болуш оңой эмес ойлосом,
Алтымышта абийирим дәп койбосом.
Аралашып улуу-кичүү балдарга,
Айрып билбей арак ичип ойносом.

Ата болуш оңой эмес ойлосом,
Алигиче жинди сууга тойбосом.
Аралашып төчин билип байкабай,
Атамын дәп аярланып койбосом.

Ата болуш оңой эмес ойлосом,
Арак ичип жылан болуп сойлосом.
Алтымыштан өтсө дагы өмүрүм,
Эмдигиче маймыл сымал жойлосом.

Ата болуш оной эмес көрүнөт,
Аял затың, бала-чакаң бөлүнөт.
Алтын жашың аралашып күл болуп,
Алыс-качып улуу-кичүү сөгүнөт.
Ардакталып асыраштын оордуна,
Аттиң арман кадыр-баркың төгүлөт.

Ата дөшкө оозу барбай тартынып,
Атальктан меөрим алые калтырып.
Ага-тууган, бала -чака; кудалар,
Алып качат карап койбой тартылып.

КТРКга Уккубуз келет

Эзелтөн кыргыз ырга бай,
Элестеп кыргыз ырлары ай.
Эсимдөн көтпейт элестеп,
Элестейт шандуу ыргак ай.
Эфиргө чыкса жарашип,
Элибиз угуп жыргал ай.

Шатырап комуз чертилип,
Шыбыты чыкпай көмтилип.
Шамшиев Жөнүш каякта,
Калды го чыкпай бекинип.
Кулакты салып турсаң да,
Укласаң кандај чекилик.

Жумадан жума ётсо да,
Жашаган эфир өчсө да.
Жумурай-журту күтсө да,
Жут болуп күндөр үнүңө.
Жумалап мәзгил бүтсө да,
Жук -жумур ыры калгандыр,

Жумакем үнү угулбай.
Жок кылып, баарын үзсө да.
Мундуусу, мундуу созулуп,
Мунун да үнү угулбай,
Мунқантты жолу тосулуп,
Мукурап калбай үнүнө.
Эстелип чыкса күнүнө,
Элмира деген ыры бар,
Эсиндөн көткис сырый бар.
Кайталап угуп туралы,

Какенин элде сыйы бар.
Аралап ашуу кырларын.
Аянбай айтып, ыр кылышп,
Кара сөз менен сырларын.
Кезөмөл, болбой кара албай,
Жакшы эмес мындай кылганың.
Көркөмүн көздөп койсоңор,
Көз салып байкап калганын.

АЖЫҢ Да

Кыргыз элим жаманатты болбогун,
Кыйналсаң да кыйын ишти ондогун.
Кыянатка эми барган бузуку,
Каргыш тийип, калк ичинде онбогун.

Кыргыз жерин таразалап тепсебе,
Кыргыз жерин таразалап экчебе.
«Кечмөн эл»-деп тарыхына асылып,
Кат жазсан да тартиби жок эч дебе.

Катылганга берет жообун тайманбай,
Көңүл канбай, көңүл тынып жайланбай.
Кайы-капа өтүп кетет турмушта,
Кадимкидей көңүл ачык жайгандай.

Кыргызыма шек келтирбе асылба,
Кыргызымды курал кылышп асынба.
Кыргызымдын кыялына кымындай,
Кыйындардан кыйн болгон ажың да.



ЧЫМЫНДАР

Учушат уйгу-туйгу кара жандар,
Ушундай бул жашоодо адамдар бар.
Уктатпай уйку бербей, тынчтык бербей,
Умтулуп бул жашоого жаралгандар.

Жұғуруп, жұғунұшұп тазаланбай,
Жуунушпай жүрө берет жаны калбай.
Жулунуп булғанч жерди басып келип,
Жармашат жакшылықка малыңғандай.

Жүрбөгөн жери да жок, көлү да жок,
Жандуунун жанга жагаар өңү да жок
Жорголоп жакшы дебей, жаман дебей,
Баспаган жер бөтінде дөңү да жок.

Жұғуруп, жүрө берип кокту-колот,
Жүктенүп жиийиркеничтүү жүктү соноп.
Жаманды жакшы жакка жеткиришип,
Жармашып жаман жактан учуп конот.

Чымынды жакындастып жандабасак,
Чымынга жаккан дары камдабасак.
Чалкалап чама бербей көбәйүшет,
Тазалап дайым жанды кармабасак.
Таптақыр таамайлантып айтпасам да,
Чымындей адамдарга алданбасак.



БАЛАЛЫГЫМ

Балалыгым-бейпил өмүр элеси,
Балалыгым-бейбаш ескөн кемеси.
Балалыгым-бакытыма жаралган,
Балалыгым-башкы турмуш энеси.

Балалыгым-жадыраган жазымдай,
Балалыгым-байлық төрең казылбай.
Балалыгым-кечәэ бар да, бүгүн жок,
Балалыгым-калды чери жазылбай.

Балалыгым-таттуу уйку ачылбай,
Балалыгым-чексиз пейил асыл жай.
Балалыгым-унутулбай, сакталган,
Балалыгым-алтын, күмүш асылдай.
Балалыгым-ыр курамын баштаган,
Балалыгым-жакшы ыр жазған акындей.

БИР КУДАЙГА

Мен жүрөм кәэде ташып, кәэде толкуп,
Менменисп мактануудан калам коркуп.
Мен болуп, жүрсөм деймин чөгүп кетпей,
Мелтирип көл бетинде сүзүп жортуп.

Жүрэйүн чектен чыкпай ашып-ташып,
Жүйесүз калбайын деп башым кашып.
Жүдөбөй жүрөк оору коркунучтан,
Жүгү жок жөнілденип жерди басып.

Күлөйүн эл катары шайырланып,
Калбайын капа болуп жабырланып.
Калкымда кадыр менен баркым менен,
Кадимки арчадай жаш тамырланып.

Кыйнабай, оору бербей өмүр берсе,
Кудайга кулдук урам жаным багып.

БИРИНЧИ БАЙЛЫҚ

Бириңчи байлық дән-соолук,
Экинчи байлық ак жоолук.
Үчүнчү байлық кайсы дәп,
Үндөбөй қылам токтоолук.

Туура сөз, байлық дән-соолук,
Тура албай жатсан токтонуп.
Турмушун көзгө көрүнбөй,
Тургандаидай өмүр кооптонуп.

Жегениң жемиш жегендей,
Сөздөрүң сөздөй дегендей.
Жараша бербей эч нерсе,
Жалдырап жанга төңөлбей.

Окшошпой койсо алтынды,
Ажалы мыкчып алкымды.
Жарыкты жактап жан кейип,
Жамбаштап издең салкынды.

Экинчи дәген байлығың,
Ээрчишип калса кайы-муң.
Эс-акыл болсо жарашип,
Энчилеп турса жанашип.
Эркелеп элтүү жанында,
Этектеп кармап талашип.

Агартып кийим кийгизип,
Алдындан чыгып утурлап,
Ак жоолук жагын билгизип,

Оорутуп жаның кейисө,
Ошондо жардам тийгизип.
Отуруп калган жериндең,
Онтопой өзүн сүйгүзүп,
Оң қылып жашоо ишинди,
Оң колдоп жарык күйгүзүп.

Үчүнчү байлык балдарың,
Артында калбай арманың.
Аркалап кармап калышса,
Азбы же көппу бар жагың.

КАНДАЙ БОЛОТ КЕЛЕЧЕК

Көчө бойлоп көп адамдар өтүшөт,
Көбү кирип арак-сарак ичишет.
Кээ бирлери кант-шекерин алышып,
Кадимкидей үйүн көздөй көтишет.

Карап көрүп кайсынысын кандай дөп,
Кайрып айтсаң кадимкидей келкелеп.
Кайра-кайра ачуу сууну жутушуп,
Кайып көтөт үй жагына төмсөлөп.

Кайран өмүр айтсаң көңүл укласа,
Кашаа бойлоп өзүн билбөй уктаса.
Кандай болот кайран өмүр кор болуп,
Көңүлүнөн арак-вино чыкласа.

Каражат таап бала-чака бакпаса,
Кайран жаны арак жакка ыктаса.
Калаар бир күн жалғыз калып үйүндө,
Катын бала айткан сөзүн укласа.

КОШУП БЕР

Кандай болот саартан кечке олтурган,
Кымылдашып уул небере топураң.
Кайрат кылып үмүт күтүп жашоого,
Көп ой менен ойду ойго толтурам.

Отурам да жата калам жамбаштап,
Ой санаалап ойлонbosко далдастап.
Ой чукурун өткөн күндү элестеп,
Оюп кирип, калем кармап ыр жаздап.

Сууктан коркуп үйдөн чыкпай турамын,
Кабар, ырды үн алғыдан угамын.
Карсылдаган кайран жаштық алысталап,
Кеткөн экен кажыбас күч курагым.

Кылдат жашап бул турмушта турамын,
Бир кудайдан көлгим келди сурагым.
Карылыктын бакытына койсо дәп,
Баш оорутпас, тиш оорутпас убагың.

МЕЙЛИ БЕРСЕ КЕЧИГИП

Күндөгүдөн бүгүн кыйла үшүдүм,
Келбейт эле такыр мындаі үшүгүм.
Канча чыдап кайрат кылып көрсөм да,
Кеткениго жаштық кубат күчүмүн.

Картайгандан карылыкпы үшүдүм,
Кайрат кылып көлбесем да үшүгүм.
Канткен менен кубат кете түшүптүр,
Кадимкидөй кылбасам да түйшүгүм.

Сыйлуу жерде сыйды көрүп отурам,
Өчүрүлбәй от жагылып уп-улам.
Түрлүү тамак улам-улам ичилип,
Турмуш шарттын чечилбеси чечилип.

Урмат көрүп карылыкты моюндап,
Узак жашап, өлүм жагын кеч илип.
Балдарымдын неберелер алдында,
Жашты берсө токсон өтүп кечигип.
Кадимкідей кабак-кашым дебестен,
Көте бөрөм кош айтышып бекинип.

ӨМҮР ЭКЕН

Өмүр экен, келди кеткен туруксуз,
Өткүчөктү кеткичети турупбуз.
Бош күнчөлүк жашоо өмүр болоорун,
Бир кудайдан кудуреттөн угулпуз.

Өтчүү күндө ачыгы бар суугу бар,
Эл ичинде оройу бар, сулуу бар.
Эп көлтирип эгем берген өмүрүн,
Жүз жашаган жүздөн ашкан улуулар.

Кетип күндөр узагы бар азы бар,
Кетээр күнүң, жатаар үйүң казылар.
Кайыланып капаланып үшкүрүп,
Кайтаар күнүң бешенөңе жазылаар.

Бул жашоого түркүк жасап койбоптур,
Буюрганга пенде заты тойбоптур.
Бура тарта баш ийбесем дегенди,
Бир кудайдан башка кимдер ойлоптур.

Мурас болуп, келип-кетип алмашып,
Муундан муунга колдор калса алмашып.
Мурункулар кийинкиге калтырып,
Өмүр өчпөй калгандар жок жармашып

Өткөн өмүр бир күнкүдәй билинбейт,
Өксүйт жүрөк жалбырактай дирилдейт.
Өкүнсөң да бакырсаң да бир күнү,
Өткүң мында түбәлүк жай кириң дейт.

Билсек дагы билмексөндөй болобуз,
Бири он беш бири сөксөн толобуз.
Бейишиңби, тозогунбу биле албай,
Бешенеге жазған жерге коебуз.
Бул жашоодо бири бакыл бири ачкөз,
Барган жерде баардығына тойобуз.

Жаман сүйлөп, көңүл чөгүп коебуз,
Жалган айтып, жалган көзүн ойобуз .
Жарық жашоо бир көлсө да, бир кетсө,
Көрө алbastык көңүл кайғы чоебуз.
Жабыркатпай жакшы сүйлөп күлөлүк,
Жакшы жашоо жакшы күнгө тоебуз.

БААРЫБЫЗ БИР АДАМБЫЗ

Мен бир адам, кудай жасап жараткан,
Мен бир адам, пайда болгом каяктан.
Мелтирең жарық асман алдында,
Мелт-калт болуп өде-ылдый жай аккан.

Мен бир адам кудай сынап жараткан,
Жашай тур деп өмүр берген тыяктан.
Жакшы жашоо, кантип жашоо өзүндөн,
Турмуш шартын куруп алуу бул жактан.

Бай жашасаң байлық чөнин биле жүр,
Байып кетсең бардам канаат қыла жүр.
Ашып –ташып көзүң бүтүп баратсан,
Ақылмандар ақыл сөзүң иле жүр.

Бийлик қылсаң чоң чиновник кызматта,
Билип башкар ашып кетпей ызатта.
Бекем туруп, пейлиң бузбай оң жолдо,
Бечерага бейзат сөзүң узатпа.

Бийлөп туруп, бекер кийим кийбегин,
Бей-бәчара, жетимдерге тийбегин.
Байкабастан башың менен акчага,
Эл ақына калем карманп чийбегин.

Бийлик колдо тууган-урук кел дебе,
Нелер келип, нелер кетпейт пендеге.
Бардық тизгин мөн өзүмдө колумда,
Бакыт конуп, жалғыз гана мөн дебе.

Өзүң таза, көзүң таза болгонун,
Качан болсо көзүң ачық оң жолун.
Канаат қылышп, калк мүлкүнө асылба,
Кубат берсін оң колуңа сол колун.

Исхак айткан мөн тазамын сөн таза,
Элин үчүн кызмат қылғың таптаза.
Жакшы жашоо болоор эле элинде,
Жеп ичишип, улуп-жулуп качпаса.
Эмки болоор бийлей турган башчыбыз,
Эки колдоп элдин мүлкүн чачпаса,
Ақыл калчап ашықласа шашпаса.

ӨЗҮ БИЛЕТ

Бул дүйнөдө ишинү бүтпөйт,
Канаат кылышп, кишинү күтпөйт.
Кажынгандан үзүп- булкуп,
Катуу деген тишиң түтпөйт.

Сүйлөй берип сөзүң бүтпөйт,
Тиктей берип көзүң түтпөйт.
Тиргиллик дөп түгөнбөгөн,
Түптуз жүргөн белиң бүктөйт.

Угуп турган кулак уклайт,
Улуп чыккан үнүң чыкпайт.
Утурумдук жашоон бир күн,
Унчукластан чарчап уктайт.

Тынчыбаган бутуң чарчайт,
Тынчып сөкин ақыл калчайт.
Тынчыбаган жаңың тынып ,
Так айтылбай колун жаңсайт.

Тартанұдатып мүчөң кетет,
Калтаң-култаң башың этет.
Кабыргалар карын-курсақ,
Какыраган сөөккө жетет.

Ушул келет, учур келет,
Урмат-сыйга жетсе делет.
Уул кыздардын сыйы менен,
Учурунда тилек типеп.
Уйку көрүп түбөлүккө,
Учкан күштай учат желет.
Катарына кабыл алышп,
Карт кудайың өзү билет.

АДАМДЫН БАРКЫН БИЛЕЙЛИ

Кимдер өттү, кимдер кетти калбады,
Көби бүтпөй, сөзү бүтпөй арманы.
Кейисен да, кайғырсан да карабай,
Кара жериң кары, жашты жалмады.

Жакшы өттү, жаман өттү калбады,
Жашап өткөн, өмүр кеткөн салмагы.
Жаратканың өзү билет турбайбы,
Жашыңбы же карылатып алмагы.

Түркүк болуп, түртүп тура албады,
Түбөлүккө жашайм дегөн жан дагы.
Түтүн токтоп, бүтүн токтоп калганда,
Бүтөт экөн эл башкарган хан дагы.

Бул турмушта алмашуу бар, кетүү бар,
Билбөгенге жер түбүнө жетүү бар.
Бир күн болсо, бир күн калат түгөнүп,
Өмүрунө шүгүр кылып этүү бар.

Өлбөгөндөй көңүл көзөп сүйлөйбүз,
Өксүгөндөр өкүнүч көп сүйбейбүз.
Тилегени төгиз болгон, болбогон,
Тескериге теңтүш досту үндөйбүз.

Өмүр назик көңүл назик билейли,
Өлгүчөктү жакшы тилек тилейли.
Өкүнүшпей мамилелер онолуп,
Өзгөрүлүп акыл сөзгө кирейли.



ЖАРАШПАГАН ЖАРЫҢА

Үркырап беттен алса,
Үлдыйлап көңүл калса.
Үндышың өчүп күйбей,
Үлайык табылбаса.
Жаш өмүр жапа чегип,
Жамандық кабылдаса.

Жакшы сөз жаращпаса,
Жакшылап карашпаса.
Келишпей мамилеси,
Келечек каалашпаса.
Кыйылып жашоо үчүн,
Кулк-мүнәз жаращпаса.

Курулай уруш кылып,
Кызыксыз турмуш кылып.
Күн өтүп жашаганча,
Койгуунұң жыйыштырып.
Жүргөнчө өмүр өтүп,
Жүрбесөң ичин жылып.
Жүдөсөң турмуш күтпөй,
Бөлүнүп жаның тынып.
Кабышып кабак иттей,
Калбаса көнгөн кылых.
Кайран жаш картайганча,
Кабыргаң сынып-сынып.
Кор болуп өмүр өтпөй,
Калғының жыйыштырып.



КЫРКЫНЧЫ ЖЫЛ

(Окуучуларымдын кырк жылдык жолугушуусунда)

Кырчындай жаш кырктан аша келдиби,
Күндөр өтүп кыз кезекти жөндиби.
Качан эле балалыкты өткөрүп,
Картайгансып кезектөшүү, эмдиги.

Кырчын жаштык кырк жыл өтүп келдиби,
Кайран мезгил жаш өткөрүп жөндиби.
Кечэекидей бала бойдон жүрбестен,
Картайгансып, карылтың бердиби.

Кырк жыл өтүп окуучулук күндөргө,
Куса болуп ошол көзги үндөргө.
Киялымда карегимде сакталып,
Окшоштурам өткөн айлуу түндөргө.

Окуучулар эстен кетпей чакырып,
Ойлондорду кайрып ошол күндөргө.
Отурсам да жетимишке таянып,
Мен сиперди теңештирем гүлдөргө.
Кандай сонун болоор эле эгерде,
Кудай колдоп жап-жаш бойдон жүргөндө.

24-май, 2012-жыл. Алмаз рестораны.



БИЛИП АЛ

(Окуучуларымдын 20 жылдык жолугушууда)

Адам көлип, кетээрлигин билип ал,
Ошондуктан, абдан төрөң билим ал.
Аралайсың алам мөнөн жашоону,
Ошондуктан, аң сезимдин тилин ал.

Алаксыбай абдан окуп билим ал,
Абдан керек ата-эненин тилин ал.
Асман алды, жер үстүндө жашоодо,
Ара жолдо калbastыкты билип ал.

Бул дүйнөнүн тириүлгүн сезип ал,
Бала бойдон жүрбөстүгүн сезим ал.
Бакыт деген өз колундан жарагат,
Өмүр өтөп жашоо мезгил көзин ал,

25 май, 2012-жыл.

КӨРӨ АЛБАСТЫҚ, КАЛЫСТЫҚ

Неге кылбайт көралбастық калыстық,
Арабызда болбосун деп алыстық.
Өзгө эмес энелеш жан болсоң да,
Нечен ирет буттар буттап чалыштық.

Неге кылбайт көрө албастық калыстық,
Бир тууганбыз ортодо жок алыстық.
Алыс жакын аралыктар өзгөрбөй,
Алакчылап кыла албадық тааныштық.

Көрө албастық уруш жанжал чабыштық,
Көргөн көзгө буздук-жардық табыштық.

Көрүнөөрлүк жакшылыкты жасабай,
Кайра-кайра кыла албадың калыстык.

Качан болот көралбастык калыстык,
Качан көлөт кылаар пөйил намыздык.
Кылтылдаган кыргыз элим ичинде,
Кылбайлычы бөлүп-жарып алыстык.

БУЛ ӨМҮР

Бул өмүр-барды көрдү, жокту көрдү,
Бул өмүр-отту көрдү, чокту көрдү.
Башына нелер келип, нелер кетпей,
Бул өмүр-душман аткан оқту көрдү.

Бул өмүр-көптү көрдү, азды көрдү,
Бул өмүр-чөпту көрдү, сазды көрдү.
Балалык кандаи келип, кандаи кетет,
Бул өмүр-кышты көрдү, жазды көрдү.

Бул өмүр-ачты көрдү, жашты көрдү,
Бул өмүр-касты көрдү, досту көрдү.
Башына көбү келип көбү кетип,
Бул өмүр-Кашкар мөнөн Ошту көрдү.

Бул өмүр-онду көрдү, солду көрдү,
Бул өмүр-дөңиз бойлоп көлдү көрдү.
Бул өмүр-СССРдин шаарларынан,
Бул өмүр-ак караны өндү көрдү.

Бул өмүр-оору көрдү сыркоо көрдү,
Бул өмүр-байлык издеп чуркоо көрдү.
Бул өмүр-бактылуубу, бактысызыбы,
Бул өмүр-жашоо бүтүп уйку көрдү .

УЗАТУУ

Бир жагы жакшы тилек айтылышы,
Бир кыйла кыйын болуп ажырашуу.
Балдарың келгенине сүйүнсөң да,
Кетириүү кыйын болуп алышташуу.

Баланды «алыс кетип калбаса»-деп,
«Башыңа сагынычты салбаса»- деп.
Баа бөрип, турмушуңун талабына,
Балдарың көң дүнүйө кармаса деп.
Баталап алыс жолго узатасың,
«Кудайым ушуларды жалгаса»-деп.

Айласыз жашоо күнгө баш ийөбиз,
«Айланып, үргүлөбүз»-деп сүйөбүз.
Алыштан балалыкта башка жакта,
Айтаарлык жокко дейбиз бир күнөөбүз.
Эрте кеч кыргыз жаштар тентип кетпей,
Алладан тилеп, сурал баш түрөбүз.
Бийликтөр бийлөө билип жакшырышса,
Байлыкка батаар дейбиз үй-булөбүз.

КҮТҮҮ

Күткөмүн күндөр өтүп, жылдар өтүп,
Күткөмүн «келишет»-деп чыдам кетип.
Келгендө күлүп-жайнап ошол күнүм,
Жүзүңө жүзүм тийер жарк-журк этип.

Балдарым учуп келди Москвадан,
«Жакында барам»-деген бар убадам.
Жаркылдан күтүп алып аэропорттон,
Жашоомо турмушума мен кубанам.

Москва-Бишкек рейсин күтүп алдым,
Мастардай балдарыма кучак жайдым.
Байэлим, Жику, Айнам, Элнурамдан,
Жыттадым моокум канып, сагынычтан.

Балдарым үйгө келсе сүйүндүрүп,
Чечилип турган кезим шайыр күлүп.
Баркылдап сагыныч сөз түгөнбестөн,
Достор көп түрлүү –түмөн үйүп-үйүп.
Жазылды кусалыктар, сагынычтар,
Айтылды сакталған сөз түйүп жүрүп.

МЕН ӨЗҮМДҮ

Куттуу болсун! алтымыш жаш ашканым,
Куп эстеймин өткөн күндөр жаштагым.
Кайтып келсе кандай соонун болмокчу,
Кайран күндөр, өткөн күндөр баштагым.

Кут кылсынчы жетимишче жаштагым,
Келди айтып туулган күнүм баштагым.
Март айынын этегинде төрөлүп,
Мен да окшоп элдей көзүм ачкамын.

Куттуктаймын өзүмдү-өзүм белгилеп,
Билишин дөп туулган күнүң келди дөп.
Биргелешип санаалаштар чогулуп,
Бирге болсок дасторконго келгилеп.



КЫЗДАРГА

Кыз кезинөң кымбат назик,
Тагдырга келген жазык.
Таарынтып капалансан,
Кайтап бербейт жазып.
Канчалык кайгырсан да,
Кайрылып келбейт басып.

Кыз кезек кайтып келбейт,
Кадырың биле жүргүн.
Кыйылсан артып бербейт,
Калтыргын кайрып үлгүң.
Катуулап каттуу сүйлөп,
Кетирбей баркың бул күн.

Кыз кезде кополдугун,
Кечиргис осолдугун.
Кекенип улууларга,
Кек сактап осол мунун.
Туруксуз болсоң эгер,
Чолпондой Жолболдуун.

Кыз кезде сулуулугун,
Кордобой сактай билгин.
Кыз кезде жылуулугун,
Кынтыксыз актай жүргүн.
Карылар айткан сезүн,
Сен үчүн болгон үлгүң.
Капилөт адам болуп,
Кападан калбай бир күн.



ҮІРЛАР ЖАЗАМ

Үлдый жашап ырлар жазып отурам,
Үр курактап ырыс берээр тоо курам.
Үрим менен күч чогултуп кубаттап,
Жаза берем азыр мына соо турам.

Үр жазамын азыр мына соо турам,
Үр жазбасам мындан башка нө кылам.
Үрим менен ырыс тилеп ынтымак,
Үрдабасам анда аны «гээ» кылам.

Үр жазамын көзүм жаздым болгучा,
Үр жазамын токсон жүзгө толгучा.
Үр жазамын тоголонуп токсондон,
Үр жазамын жерге түшүп тоңгучча.

Үр жазамын сыңдап айтып жашоону,
Үр жазамын кошоматчы жашоону.
Үрдап жазып көргөнүмдү көргөндөй,
Үрга жазам кандай турмуш жасоону.

АДАМ ЗАТКА ОКШОШТУК

Жетишпеген күндөр болоор жаштыкта,
Жетишем дөп арак ичпе мастыкка.
Жакшы жашоо куруп алса досторун,
Көрө албастык ойлоп жүрбө кастьыкка.

Сабыр кылып, тыйуу бергин жаштыкка,
Сениби дөп зарык болбой мастыкка.
Сенден жакшы жашап турса досторун,
Сезим кылбай, жатып алба жастьыкка.

Намыс кылып, мас жүрүшүң сөзө бил,
Наадан болбой, арактан кол үзә бил.
Нары баспай, бөри басып ойлонуп,
Нан табуунун жол жобосун түзә бил.

Арак сага сен аракка окшоштуң,
Акыл калчап, биротоло коштошкун.
Арасынан адам элес айбандын,
Алыс качып адам затка окшошкун.

Айырмалап, аралашып теңелип,
Амал тутуп акимдикке Ош-поштун.
Ата-бабаң арак ичпей келишкен,
Аракеттеп ачык жолдо жол тоскун.
Айтылган сөз алыс кетпей элестьет,
Абдан тандап жанында бол жан достун.

МЕН БАРАТАМ

Жолго чыктым өмүр тилеп кудайдан,
Кутулсам дегп ооруп жаткан убайдан.
Жетимишке жетип жетпей курагым,
Жете элекмин картайганга улгайган.

Жөнөп жатам өмүр тилеп кудайдан,
Боло элекмин өтө каарып улгайган.
Балдарымдын көздөрүнө көз болуп,
Көрсөм деймин сый-сыпатты уулдардан,

Шыпаа берип, «Бишкек» деген шаарынан,
«Айыксам»-дөп ак халатка жалынам.
Абалымды ондоп койсо даарыгер,
Алыс кетпей балдарымдын жанынан.

Чын айыksam өтө катуу сүйүнөм,
Чыкпайт элем алыш кетип үйүмдөн.
Айла таптай, амал издең жөнөдүм,
Кутулсам дөп көп санаадан үйүлгөн.

«Жазылсам»-деп чечилбеген түйүндөн,
Мен да жүрсөм жарық маанай сүйүнгөн.
Балдарымдын кубанычы кучаксыз,
Баары көлсө үйүм толсо сүйүнөм.

Кетип барам, сапар алыш алышка,
Көңүл көндү чын дилимден барышка.
Кайтып келип шыпаа берип бир кудай,
Көптөр менен мен да түшүп жарышка.

БИЛБЕЙБИЗ ЖАНА СЕЗБЕЙБИЗ

Тириүлүк көздө тилдейбиз,
Төлмире тиктеп кимдейбиз.
Табигат жашоо барында,
Таасирин жөндөп билбейбиз.

Талдабай кимди ким дейбиз,
Тааныбай сезе билбейбиз.
Табигат берген өмүрдү,
Туганды башка издейбиз.

Аралап басып билбейбиз,
Алдамчы жолду издейбиз.
Адамдык сапат сезилбей,
Айрылап езүм биз дейбиз.

Каяша какшып издейбиз,
Көралбай бакыл сиз дейбиз.

Калыстық кылбай көрүнө,
Катаа да болсо биз дейбиз.

Жакшылык жагын сөзбейбиз,
Жамандык ишин издейбиз.
Жаркырап турса көрө албай,
«Жок кылыш көрек тез» -дейбиз.

Ойолу көзүн тез дейбиз
Ордуна калып биз дейбиз
Оңойлоп акча табууга
Оркайгон ишин издейбиз

Жаатташуу учур кездейбиз,
Жакшылык жагын сөзбейбиз.
Жамааттап чогуу уюшуп,
«Жамандык кылсак тез» -дейбиз.

Жакшыны жакшы билбейбиз,
Жашабай калдык кимдэй биз.
Жарашса дагы эркиндик,
Жапайы өскөн элдейбиз.

Жабыркап журек тердейбиз,
Жакшы эле катар элдейбиз.
Жамандык башка түшкөнде,
Жалпандал жакын кел дейбиз.

Тириүлүк сөн деп сөн дейбиз,
Турмушка канат сермөйбиз.
Туураны,тууру сүйлөбөй,
Туугандан бөлүп кел дейбиз.
Тагыраак тактап уюшсак,
Толкуну күчтүү сөлдөйбиз.
Тарапма тарап бөлүнбөй,
Ынтымак жолго келгейбиз.

МЕН КЕЛДИМ

Мен келдим оору қыстап илкип басып,
Мен келдим тамак ичпей табит качып.
Мен келдим үмүт мөнөн дөн-соолуктан,
Мен келдим тәэ алыстан шашып-шашып.

Мен келдим Бишкек деген чоң борборго,
Мен келдим аралашып көп сийлорго.
Мен келдим кайра үйгө кайтамбы деп,
Мен келдим боломбу деп чоң тойлордо.

Мен келдим балдарымдын кучагына.
Мен келдим чоң враачтын бутагына.
Мен келдим Сайра аттуу сулуу кызга,
Мен келдим канат байлап учагыма.

Мен барам өз үйүмө, айылымыа,
Мен барам кабар мөнөн дайыныма.
Мен барам күтүп жаткан туугандарга,
Мен барам эли журтум айылымыа.

12-ноябрь, 2012-жыл. Бишкек шаары.

БААРЫ КАЛАТ

Бул жашоодо атың калат аталып,
Болуп турмуш барга, жокко такалып.
Бала-чака тууган-урук калышат,
Барган жерден кабары жок катылып.

Өмүр өтөп ар кыл жашоо өткөрүп,
Өткөн күндөр ачуу-таттуу көп көрүп.

Өзүң-кетип, көзүң-кетип жумулса,
Баары калат алып кетпей бектәруп.

Күндөр кетип, кайталанғыс өмүрүн,
Кәэде құлуп, кәэде чөгүп көңүлүң.
Карбаластап-үйүп жыйып чогулткан,
Баары калат отун-сотун көмүрүң.

Айлар өтүп, ар қыл күндөр өтүлөт,
«Ата»-деген атың айтпай өчүлөт.
Асыраган бала чакаң артында,
Алар дагы ата болуп жетилет.
Баары калат тапкан ташкан жыйиганың,
Балдарыңа мурас кылып көчүлөт.

Жылдар учуп, жылып өтүп билинбей,
Жашап өткүн, жаман ишке илинбей.
Жарықчылық кайра келбейт кайрылып,
Жөргө түшүп, болгон эмес тирилмей.
Баары калып, үйүң-жайың эл журтун,
Сактап жүргөн сарпайлар да кийилбей.

Баары калат, баары калат шашылба,
Бар акылың айтып кеткин жашырба.
Бул дүнүйө жалган дүйнө билип ал,
Баарың алат карысын да жашын да.
Баары калат кыял-жоорук мамилөң,
Барқын билип барчылыкта ашынба.



АА, КУРГАН ЭШЕК

Аа, курган эшек,
Жегениң кашек.
Жаныңа келбейм,
Бар болсоң,
Эсөп.
Башкарып минет,
Башыңа кезеп.

Аа, курган эшек,
Адамбы дешет.
Азабың берип,
Кулагын кесет.
Катарда жоксун,
Өлбесөң эсөп.

Аа, курган эшек,
Кызматың адап.
Кыйкыртып байлап,
Жегениң бадал.
Эшегим, эшек,
Өмүрүң катаал.
Баары бир курган,
Эшексин, эшек,
Турмушуң татаал.

Аа, кайран эшек,
Жүргөнүң эсөп.
Канткениң менен,
Ат чықпайт сенен.
Намызга келип,
Эмне да десек,
Баары бир эшек,
Кайраным эшек,
Бар болгун десек.

КАРЫЛЫҚ, КАЙРАН КАРЫЛЫҚ

Жаштығың кетет, күн кетет,
Ай тийген жарық түн кетет.
Жагымдуу жакшы сөздөрүн,
Жарашпай калып үн кетет.

Жамалың өчүп үн кетет,
Жаркылдап тийген күн кетет.
Жамынып жатчуу уйкусу,
Жалынсан болбой түн кетет.

Басканың жакпай дүңк этет,
Балдарың күлүп күнк этет.
Бардыгы кетип түгөнүп,
Бар болгон дүйнөң мүлк кетет.

Карылық кайран тырп этет,
Кыйылып жүрөк зырп этет.
Картайган сайын алсырап,
Калтаңдал башың былк этет.

Өткөн күн өтсө кыйын да,
Өткөнгө өксүп кыйылба.
Өмүрүн кетээр мезгилде,
Өткөргөн жакшы сыйында.
Өлчөөсүз калат дүнүйе,
Өткүнбө курбум тыйынга.
Өмүр да кетет кыйылба,
Кыйылба курбум кыйылба.



ӨМҮРЛӨР

Алтымыш өмүр арылып,
Жетимиш жете кабылып.
Аралап сакал агарып,
Аксакал дәшсін жабылып.

Жетимиш жаштан өдөлөп,
Жөтөлүң баштап көбейет.
Жақындаپ жерге эңкейип,
Жамбашың таяқ жөлөнёт.

Сөксөндөн аша жаш берсө,
Сый-сыпат менен аш берсө.
Саламын айтып жакташып,
«Ақылдуу авам, чал»-дәшсө.

Токсонго жетип ашканда,
Тобокел өмүр жаштан да.
Топ жарып элди аралап ,
Жеткирсө дадил басканга.

Ақылын бөрип адашпай,
Балдарың бағып жадашпай.
Жүз жашты берсө кудурөт,
Жүрбесүн качып карашпай.

Ойлонуп ойдо каласын,
Оо кудай качан аласын.
Жүгүртүп жүруп жаткыrbай,
Жүгүнтүп адам баласын.
Жалтаңдаپ артты карабай,
Жаштарга берсин чаласын.

ЖУРӨӨРСҮҢ КИЙИН ЭСКЕРИП

Караарган кара чач элең,
Картайып калдың бат нөгөн.
Карылыш жашоо көрсөтүп,
Каршылаш мага жат бөлөң.

Агарып турсаң өзгөрүп,
Аныңды турат көз көрүп.
Арада элдин ичинде,
Айрыкча башка көздөлүп.

Анысын кое турайын,
Алыстан сөздү угайын.
«А» десе «Б»ны сүйлөнүп,
Кулактан кетти чоң айып.

Көлөкө жерди көздөгөн,
Көркөмү жетпес сөз менен.
Көрүнчү жарык жүзүндү,
Көөнөрдү кайран көз менен.

Карсылдап турчу кашкайып,
Катууну сөзбей баш кайып.
Кайратту күчтүү тишине,
Калгандай шылтоо башка айып.

Сакалды койсоң кырынып,
Сайыштай калат кырылып.
Саландап сүрдүү көрүнчүү,
Бешенен калды тырыйып.
Бешиктей турчуу көрүнүп,
Бек мурун калды бырыйып.

Белдемчи байлап ийилип,
Бектердэй басып кийинип.

Балдарга калды жарашип,
Башкача чапан кийилип.
Баарынан башка өзгөрүп,
Жаштарга калаар эстелип.
Бакырсаң келбес кезегин,
Жаштыктан калган эстелик,
Жүрөөрсүң кийин эскерип.

ҮЧ ПЕЙИЛ

Иши кылышп, ишин тақыр түшпесүн,
«Ийрейбе»-деп нечен түздөп кеспесин.
Ийрилиги ийри бойдан түзөлбөй,
Ишеним жок, ақыл айтып түз дәшин.

Ит дегенде пайда да бар зыян бар,
Ит дегендей иттен өткөн кыял бар.
Ич жылытып ийриден түз ою жок,
Ыркыраган андан өткөн адам бар.

Чокусу чоң кулагы тик чокчогай,
Чортулдаса, коркулдаса токтобой.
Сылап –сыйап, сылык сүйлөп турсаң да,
Сүзүп көтет, челип кетет чочкодой.
Алыс көтип, алыс жетип калбасаң,
Адам эмес, оң кыялга окшобой.

Бул да болсо тагдыр бергөн бир кыял,
Буруп түзөп оңдол аны ким тыяр.
Болгонундай болуп өтөт оңолбой,
Бүт өмүрү түзөлбөстөн жоголбой.



КӨЗГЕ СҮЙКҮМ

Көзгө сүйкүм карасам,
Көрүнөсүн СССР.
Көп өлкөгө улуулук,
Терүндөсүн СССР.
Көркемүңө көз жетпей,
Бөлүнөсүн СССР.

Көзгө жакын элестеп,
Көрүнөсүн СССР.
Кадырыңды кайрыбай,
Өнүндөсүн СССР.
Туулуп, өскөм өзүндө,
Жөнүндөсүн СССР.

Тамга таанып өзүндөн,
Окугамын СССР.
Тамагыңдын түрдүүсүн,
Чокугамын СССР.
Ой дөбөдөй элестеп,
Отурамын СССР.

Сенден калдым бөлүнүп,
Кырк бешимде СССР.
Сенден алдым тарбия,
Күп эсимде СССР,
Куруп койгон курулуш.
Кулатышты СССР,
Карман калды бир гана,
Каарман өлкөң РСФСР.



УЗАТАМЫН КЫЙЫЛЫП

Күндөр өтүп күткөн мезгил бүткөнү,
Кош айтууга сумкаларын жүктөдү.
Турмуш экен өдө-ылдый козгогон,
Турбайт мезгил турбай дагы күтпөдү.

Алыс жака аттанаарда балдарым,
Алсырады көтпесө дөп алганым.
Амандыгын Жанарыма тилемдим,
Айла жоктон кошо барбай калганым.

Мындај жолго чыгарууга үйрөндүк,
Кеткен жагын тиктеп-тиктеп сүйлөндүк.
Кабыргалар кайышкандан кайышып,
Эми кайтып келе турган күн дөдик.

Бирок кыйын алыс жакка узаттуу,
Билинбестир ата-энени сыздаттуу.
Бөлөк жака бөтөн жака жибербей,
Жакшы эмеспи бир төшөктө бир жаттуу.
Неберенин уйку жытын жыттаттуу,

Кайда жүрсө кудай берсин өмүрүн.
Качан болсо көң тилеген көңүлүм,
Кайра кайтып келгенчекти алладан.
Кечиргин дейм кеткен күнөө төгүнүм,
Көп катары, ойноп құлуп жүрүшсө,
Колдосун дөп бир кудайым, төңирим.



АЯЛ, АЯЛ

(Аялдар жылына каратат)

Аял, аял бир башкача экенсин,
Аял, аял алтынга төң бекенсин.
Ашық көрүп аягandan аяймын,
Аял, аял бешенемсин чекемсин.

Аял, аял сен аласың энесин,
Ардактаймын аял заттын элесин.
Турмушунда кыйын болгон учурду,
Бекем турут акыл мөнөн чечесин.

Аял, аял жарык тийген күндөйсүн,
Аял, аял соолубаган гулдөйсүн.
Агып көңүл ырыс чачып үйүмө,
Ашып-ташып, ашық кетип күлбөйсүн.

Аял, аял тең арыйлы карыйлы,
Узак жашап, өмүр берсүн жарыйлы.
Аман болуп, өмүр тилеп өзүңө,
Көрүнөсүң кыз кезиндей көзүмө.
Качан болсо аял заттын урматтап,
Кадыр күтүп, турам айткан сөзүмө.

БИЛИП КОЙ СЕН

Тырмышып жардан көрсөң чыгалбаган,
Токтонуп, тыным алып, абдан ойлон.
Тартыштын же түртүштүн маанисине,
Турмушта кандал болот кантып койгон.

Турмушта экөөнө төң баа коюлган,
Жакшылап таразала сөн да ойлон.

Жакшылық кылышп жардан тартып алсан,
Же аны көнүл албай түртүп салсан,
Жашоодо бул турмушта байкап көрүп,
Абайлап акыл калчап билип калсан.

Жакшылық кылды, адамга жардан тартып,
Жакшылап рахматын чыкты айтып.
Жашоомдо сени унуптайм өмүрүмдө,
Жан досум, жалгыз өзүң көнүлүмдө.

Жакшылық ким биреөгө кылышп койсоң,
Жакшылап унут койбай билип жойсоң.
Жакшыга жакшынақай көнүл бөлүп,
Жакшынын жакшылығын билип кой сен.

ДАЙЫМ КҮТСӨМ ШЫҢҚЫЛДАП

Самолетто келет деген кабарды,
Саар эртелеп, күтүп бардым аларды.
Сагынгандан сабырыма чыдабай,
Бир Жаныбек экөө болуп жаралды.

Самолет деп асман мелжеп каралды,
Күтүшкөндөр көрүндү деп караанды.
Көздүн нуру көздөшкөндө асмандан,
Көргөн болдум балдарымдай караанды.

Учуп, түшүп кондуго деп сүйүнүп,
Улуу кичүү тосмо жака үйүлүп.
Уул-кыздарым көрүнгүчө көзүмө,
Улам кетип, чыдам кетип күйүнүп.

Эми чыкты күн чыккандай жаркылдап,
Эл ичинде сүйүнгөндөн ар кыл гап.

Бирөө ыйлап, бирөө күлүп кубанып,
Бирөө чыгып кыйкырып шыңқылдап.

Эң биринчи Байым келди жүгүрүп,
Эңип алдым кубангандан сүйүнүп.
Арт жагынан Жикум чыгып үлгүрдү,
Артып алган арт жагына түйүнүп.

Арт жагынан Пумпулушум толкундап,
Аран турдум буту-колум солкулдап.
Кучак жайып ата-балам көтөрүп,
Кантып турдум кубангандан шылкылдап.
Кандай сонун күтүп алуу учуру,
Келе берсин тез-тез учуп утуру



КОШМОК САПТАР

Бул жашодо көңүл кымбат,
Кайра көлбейт оордуна.

Бул жашоодо өмүр кымбат,
Кайрып койбос оордуңа.

Бул жашоодо эне кымбат,
Колдон көлбейт жасалбайт.

Бул дүйнөдө өтө кымбат,
Достон доступк кече албайт.

Башка бирөө аталасаң,
Ата болуп аталбайт.

Бул дүйнөдө өмүр кымбат,
Бекем сактап каты албайт.

Бир тууганың гана сыйлайт,
Сенсиз көңүл ала албайт.

Биргө басып, бир турсаң да,
Кас душманың тақандайт.

Коншу болсоң жакшы мәнен,
Колтукташып агалайт.

Коншу болсоң жаман мәнен,
Кастық издең сагалайт.

Кызың чыкса кыз жибектей,
Сыйлап жээндер тагалайт.

Уулун чыкса уул мырза,
Урматташып авалайт

Жаман мәнен биргө баспа,
Наадан сөздөр жабалайт.

Жакшы адамдар көркү менен,
Жаман ишти каалабайт.

Кадырыңа жетпегендөр,
Качан болсо баалабайт.



АРНОО ҮРЛАРЫ

БАКТЫМ БАР МЕНИН БАЛДАРЫМ

Банан берип, бадам берип турушат,
Бассам, турсам көрүп көңүл бурушат.
Барып калсам Бишкектеги үйүнө,
Бабылдашып чоң театр курушат.

Кабарлашып дөн соолук дөп турушат,
Капа болуп ооруп калсам урушат.
Качан болсо каражатын каржылап,
«Кандайсыз?»-деп телефондон угушат.

Балдарымдан бактым бар дөп сүйүнөм,
Бакыт кушу алыс учпай үйүмөн.
Бурулумдан тапкан ушул балдарым,
Бөргөн экөн кудай колдоп сүйүмөн.

Кыздарым дөп кыйла кыйын сүйүнөм,
Кымбат баалап, өмүр өтөп үйүнөн.
Кагылайын каректерим кыздарым,
Кылым жашап, үзсүн өмүр гүлүнөн.

Бешөнөме келгөн сулуу көлиндер,
Беш маал тамак жасап берген эринбээр.
Балдарымдан ашык көрсөм көмитпейм,
Бурулумдай болуп чыкты көмөнгөр.

Жаркыраган жарыгы бар неберелер,
Жалпысына башкалар жок төң келээр.
Жашап турсам үйлөп турмуш жолуна,
Жатсам, бассам тилегимдө эмнөлөр.

Жетсөм экен, ошол күндөр буюруп,
Жоктур дәймин бул бактыма төң келээр.
15 декабрь, 2012-жыл.

САШКА, ЖОРКА

Момун болуп, сонун болуп чоңойдук,
Мезгил өтүп, бойго жетип зоройдук.
Менин дагы, сенин дагы жашоондо,
Мен билгенден болгон эмес онойлук.

Мен дебедик, бой көтөрүп башкага,
Мейли дешип, карын тоюп ачпаса.
Менин атам, сенин атаң өзгөчө,
Мээрим салып, мээнет кылып таптаза.

Мейли дешип теңтүш болуп чоңойсун,
Мээнет-сээнет оору болбой зоройсун.
Мага дагы, сага дагы тилөшип,
Көралбаган көздөр тийбей олойсун.

Сашка деймин, Жорка дейсин адашпай,
Сонун күндөр өтүп көздөр кадашпай.
Сый-сый менен өмүр өтүп келатат,
Сын айтышпай, соз айтышбай талашпай.

Сынын бузбай аяштар да келишип,
Сыйлоо менен ызат-сыыын билишип.
Сактап келет ошол күндөн бул күнгө,
Салкында бай көп иштерге киришип.

Уул кыздар да сый сыппатта жүрүшөт,
Урматташып ата-апалап құлушөт.
Учурунда аяш ата-энелер,

Удургубай ақыл-эсти билишет.
Утурумдук жасалмалап койбостон,
Уч толтуруп колун сунуп беришет.

Жорка, 15 сөнтиябрь, 2011-жыл.

СҮЙҮНҮМ

Сүйүнгөндөн Сүйүн деген ат койдум,
Сүймөнчүктөп Сүйүнбек го деп койдум.
Сага берип тапканымдан бөлүшүп,
Чоң үй салып занғыратып копкайдун.

Бишкегиндөн үйдү алдың сүйүнтүп,
Баргызасың атаң-апаң түйүнтүп.
Бала -чака, дос-жарыңа барабар,
Бака -шака той кылаарсын үйүлтүп.

Эркелеттим, энтелеттим чеги жок,
Эмессин сөн эп билбеген эби жок.
Эми балам сага айтаар насаатым,
Өсө бергин айыбы жок кеми жок.

3 –август, 2012- жыл.

ЭЛМИРАМА

Элге тыңчтық, үйгө байлык көлсин деп,
Энчилөдим ушул атка тәңсин деп.
Элмира деп атын койдум кызыма,
Эл катары кудай өмүр бөрсинг деп.

Ақыл эстүү, ата-энөлүү болсун деп,
Айлар өтүп, токсон ашып толсун деп.

Асырадық, ардактадық чоңойттук,
Аты чыгып, ардак-сыйга консун дөп.

Кызыым болду балдарымдын улуусу,
Кылган иши, баскан -турган турруусу.
Калк жактырып, кадимкидей макташып,
Кыялымда бул кыздарым сулусу.

Эми жүрөт бала - чака бакмалап,
Эркелетем алигиче акмалап.
Эл катары өмүр берип түбөлүк,
Эрикпегин ишти кылышп талкалап.

Эртең эмес бүрсүгүнү жарашаар,
Эрмек кылышп небереңе чалкалап.
Эсен болгун, ден -соолугун چың болсун,
Эмдигисин балдар багат калкалап.

27-июль, 2012-жыл.

КУРСТАНЫМ

Курсан болуп, койгон атым Курстаным,
Кыйла мезгил өтүп келген Арстаным.
Кылым мелжеп өмүр тилеп буларга,
Кырк чамалап тапкан менин жаштагым.

Кудай берет бешенеге жазганын,
Көпкө күтүп, көңүл чөгүп азгамын.
Канткен менен кадыр алыш, барк алыш,
Карман калды чоң атанаң базганын.

Калк ичинде катарынан калбагын,
Кадимкидей кадыр берсин салмагын.
Кудай колдоп, келечегиң көң болуп,
Кадыр тилө, калктан элден калганын.

Чөбери бол, ар кыл иштин чарбанын,
Чектен чыкпай өзүндү бек кармагын.
Чакан эмес чар тарабың келишсө,
Чочуп кетип, тиштөп калба бармагың.

Мактанбагын ашыкмын деп сөкирбө,
Манчыркабай сөкин болуп сөкинде.
Мансап жагың болсо дагы көнири,
Мээнеткөч бол, катуу иштөн бекинбе.

Мекениңе кызмат кылыш ар убак.
Мактоо алыш калың әлдин четинде,
Менменсинип өзгөрүлүп көбүрүп.
Бекем болуп эч каталык кетирбө,
Балдарымдын аксакалы болосун.
Балам дайым бекем сакта эсинде,

2-август, 2012-жыл.

КАЙРАН АВАМ

Бала көзден көрүп билип жүргөмүн,
Бакылдабай мыйыгынан күлгөнүн.
Бак арапал эшик алдын көгөртүп,
Бир кол менен кетмөн кармап жүргөнүн.

Колуң кана ава десек күлчү эле,
Кол мээлэйин кээде салып жүрчү эле.
Каргыш тийген фашисттерге бергем деп,
Кабак бүркөп, жөнин шилтөп түрчү эле.

Кайран авам, карып барып жолдоду,
Карыгыча бир да перзент болбоду.
Кош айтышаар уулу болбой, кыз болбой,
Карындаш да, иниси жок болжолу.

Кете берди жарық менен коштошуп,
Кай бир жерде калып жарым сол колу.
Кайып кетти кош айтышып оң колу.

Ак сакалдуу, сопу аты аталбай,
Алдуу-күчтүү чоң киши эле бакандай.
Аяап жүрөм эстегендө авамды,
Айтып калам унутпастан такалбай,
Аттин әрман, жалгыз өттүң Макамбай.

10-август, 2012-жыл.

АРМАН КЫЛЫП *(Ы.Абдыкадыровдун 70 жылдыгына караты)*

Тээ тетиги Калининдин төрүнөн,
Мен да сыңдуу Үйрысбайдай көрүнөм.
Дөгөн менен талантына төң көлбей,
Асман менен жердей болуп бөлүнөм.

Талант чыгып Калининдин төрүнөн,
Таасири күч болгон экен өңүнөн.
Талантына тартыш өмүр буюруп,
Калганына кала болом, өкүнөм.

Үйрдап чыкты Калининдин төрүнөн,
Үйр ышкылуу аша түшүп көбүнөн.
Үйрын билбей, сырын билбей барында,
Үзә болуп, мен ошого сөгүнөм.

Ашып чыкты Кара-Кулжа төрүнөн,
Ашык чыкты кыргызымдын көбүнөн.
Аман болсо жетимишкө чыкчы экен,
Атырылып Ысык-Көлүм, көлүнөн.
Аттин болуп, жакшылардын өлүмү,
Арман кылып мен ушуга төгүлөм.



ҮСӨНБЕККЕ

(Ош шаардык ооруказынын неврология бөлүмүнүн
башчысы Айтқулов Үсөнбектин жаркын элесине)

Мен боломун бир тууганы жездеси,
Чыдайт тура айла таппай пөндеси.
Күтүсүздөн кеткөн жактан кайрылып,
Кандай болот Үсөнбектин көлбеси.

Алтын десем, алтының төң келбөгөн,
Адал иштөп ак пейилде эл менен.
Аттиң арман эмнө болду бул ишиң,
Сен өлүмгө ылайыктуу төң белөң.

Кичи пейил, одоно сөз билбөгөн,
Качан болсо ачык эшик кел деген.
Кайран бала кабырганы сыздатып,
Каласыңбы күчкөншүп жер менен.

Айыктырып нечендердин оорусун,
Абдан тилеп дөн соолукта болушун.
Арыганды чарчаганды билбестен,
Аттиң арман кандай мындай болушу.

Карабастан жүгүрдүңбү өзүңдү,
Кантип кудай жумдурду экен көзүңдү.
Карбаластап шум ажалга алдырып,
Калабызыбы укпай жумшак сөзүңдү.

«Чыкө»-дөчү Чыкөн калды зырылдап,
Айгүлүңө калат турмуш кыйындал.
Алмазыңды аябастан таштадың,
Атаганат арман сага сый урмат.

Үйүң калды үшкүрүнүп кайырып,
Ишиң калды бир өзүңдөн айрылып.
Бирге жүрүп, бирге баскан досторун,
Айтальbastan айтаар сөздөн айбыгып.

«Айткулов» дөп жазылганы эшигин,
Ал сен учүн болгон белен бешигин.
Ал да калды арманы бар ичинде,
Аттиң кылып баары калды кесибин.

Кош дегенге оозум барбай турамын,
Кыска өмүр жашоо болду курагың.
Кудай таала кыялыңа жараша,
Бейиш болсун барган жерин туралың.
Башка сөз жок Үсөнбегим түбөлүк,
Урматыңды, ызатыңды кыламын



КАЙРАТ КЫЛГЫН

(Бир түүгөн эжеси Айткулова Бурулга)

Канча жолу ооруса да сакайып,
Кадимкідей басып калчуу какайып.
Кимдөр болду өлүмүнө себепкөр,
Кимдө калды, кимгө болуп бул айып.

Телефондон сурал дайым калчы элө,
Тээ мезилин билип кабар алчы эле.
Таамай билип, уколдорун даарысын,
Табыш кылып таксилерден салчы эле.

Кәэде биргө жөтөлешип барчуубуз,
Көнеш айтса кулак түрүп калчуубуз.
Кучак жайып кубанычын билдирибей,
Көтти кайда күтүп бизди алчуубуз.

Кыйын болду көбүнчөсү Бурулга,
Көп айтчуусун катуу ишке урунба.
Сөзүң тургай жазган реңеп табылбай,
Кайда кеттин, кабылдыңбы зулумга.

Какшап ыйлап карбаластап турасын,
Кайтырсан да кандай айла кыласын.
Калыс жүрттун дарыгери Үсөнбек,
Кайтып келбейт биротоло врачиң.
Кайрат кылгын бир түүгөн Бурулум,
Каарын төгүп, кудай калыс сурасын.



АВАЛАРДЫ ЭСКЕРИП

Тизилип тизмектешкен аваларды,
Тирилтип ырым менен ала аламбы.
Таасири жаштыгымда калган экен,
Тастыктап мен аларды жаза аламбы.
Таарынтай таамай били паты жөнүн,
Таарынтай бере аламбы тура баасын.
Таасири ар биринин башка-башка,
Тагдыры көте берген ар кыл жашта.
Тагыраак билбесемдә божомолдоп,
Табигат жеткиргөн дейт токол жашка.

АБДЫРАЗАКОВ АТАШ

Алардан айтып келсем Аташ ава,
Акыл сөз айтчы экен сага-мага.
Авалап учурган дейт ак күштарын,
Артынан боз байталдын оозун кага.
Арада көп жашаган, көптүн бири,
Ардактуу сыйда өткөн элгө жага.

САРАКМАТОВ МОЛДОТАЙ

Артынан көп жашаган Молдо киши,
Айтууга жарап келген кылган иши.
Асырап, уул-кыздарын тарбиялап,
Айткыдай, дөмиликтей кылган изи.
Молдотай авам айткан темир болуп,
Молдо деп кыйнаса да кайттай мизи.

ЖУСУБАЛИЕВ КОЖО

Кожо авам койкойгондон койкойчу эле,
Мурутту карыш кылып коюп койчу эле.
Мекенди коргош учун баргамын деп.
Кавалер, командир деп компойчу эле.
Чынында төрт тарабы төп келишкен,
Чыдабай качкан эмес ар кыл иштен.
Чарбага биргат кылып чөгеришкен.
Чын сүйлөп кадыр тапкан бардык иштен.

ОДУРОВ АШИМ

Согуштун ардагери Ашим авам,
Солкулдап бир кадамы, эки кадам.
Сабыры саргайса да тута билип,
Советтик эң чынызы болгон адам .
Сактабай кенүлүне акыр-чикир,
Ак кенүл болгон авам, шартылдаган.
Алдынан чыккан ишке ар кыл ишке,
Айбаттуу тийип көлгөн тартынбаган.

ЭСЕКЕЕВ ОМАР

Оңтойлу ойун айткан Омар авам,
Ойлосом болбогондой оңой адам.
Омкоруп согуш жолун, фашист жолун,
Ой-кырлап басып көлгөн далай кадам.
Айтканын айтканымдай болсо экен деп,
Ар дайым үй-буләдөн талап кылган.

ЖЕЕНБЕКОВ ЖУНУСАЛЫ

Эсимде калган экен ёткөн баары,
Эсимде аяш атам Жунусалы.
Эркелеп эрте калды жаш кезинде,
Эр-жетпей эрке досум Сатыбалды.
Кантсе да атакелеп таяқ кармап,
Кадырын анча-мынча татып алды.

ӨМҮРАЛИЕВ ПАРПЫ

Ат карап, улак чапкан-арық чапкан,
Ак ниет мээнет менен акча тапкан.
Парпы акам жакшы билип элестетем,
Паркынан элге жаккан, жерге жаккан.
А бирок өмүр чиркин кыска болуп,
Ааламдан эрте кетип, эрте жаткан.

ЭСЕНБАЕВ ТАЙЧЫҚ

Тебелеп, ылай кылып жер балчыкты,
Текшилеп кыш жасаган бир тал чыкты.
Текейден тээ алыстан таанылчы эле,
Тайындал айткым келди бул Тайчыкты.
Тарсылдап тамашалап құлғенүбүз,
Тартышкан аркы-бөрки күндөрүбүз.

КАСЫМБЕКОВ ДӘӨЛӨТ

Арадан кимдер ётту, кимдер ётту,
Атына жаты келген бай Дәөлөттү.
Авабыз ыйтышгандай көп жашаган,
Артынан алла берген бир мээнетти.

Алтындаі, алакандай болгон адам,
Антсे да өмүр бүтүп, жай көлөттү.

ӨМҮРЗАКОВ МАМАТ

Ажалды берет кудай сага-мага,
Арада жашап өткөн Мамат ава.
Аркалап эки аялды бир урунуп,
Экөнө бир көңүлдөн жүргөн жага.
Элестеп өтө жакшы биле бербейм,
Эркелеп эки катын бала бага.
Эң улуу Раимжаны болгон ага.

ЭРГЕШОВ АКМАТ

Ак көңүл адам эле Акмат авам,
Айылдын наркы болуп чыккан адам.
Ырдаса ырын угуп отурчу элек,
Алыстап, көтпөй туруп жарым қадам.
Аргендей үнүн угуп отурушуп,
Аккардеон үнү менен көтпөй тамам.

СЫДЫКОВ НҮРДҮН

Көп сөздү сүйлебөгөн адат эле,
Көп акча мәэнет қылыш табат эле.
Колхоздун арабасын жандай көрүп,
Совхозго ак әмгектен жагат эле.
Өмүрү етүп кетти Нүрүдүндүн,
Өксүтпөй үй-бүлөсүн бағат эле.

СУЛАЙМАНОВ ТӨЛӨНБАЙ

Өттүгө атлыбыздын бир молдосу,
Артында калып кетти кер жоргосу.
Өкмөттүн ишин жасап, кошо жүрүп,
Жетпестен максатына коп ойлоосу.
Көп калды ой-тилеген максатынан,
Көпчүлүк өксүп калды жакшы артынан.
Молдо дөп эми чыңдап болоорунда,
Окулуп калбадыбы ага куран.
Ал киши ким экенин тактабастан,
Төлөнбай атын атап, айттай турал.

ТАШТЕМИРОВ МАМАЗАКИР

Согуштун чордонунда болуп келген,
Солкулдак жакштық кезин берип келген.
Кол-бутун ок аралап көтсө дагы,
Авамжан башкача эле белек элден.
Айбатту көлбетинен кайтарылбай,
Али да сүрдүү бойдон жүре берген.
Ассалом барбы деген сезү мөнен,
Артындан куул кармамай чеке белден.

МАТАЗИМОВ МЫРЗАКМАТ

Айтайын албоосунун азаматты,
Бул адам көп уээнеткөч Мырзакматты.
Билбеген эл ичинде калбагандыр,
Билекти бекем түрүп адыр макты.
Ойдо жок, бийик белге арык казып,
Өмүрү суусуз жөрдө суулар акты.
Көгөртүп тээ-тетиги дөңсөөлердү,
Кезөмөл көп өстүрдү дарак-бакты.

НУРОВ МАКАМБАЙ

Айылдын эң момуну колу чолок,
Ал дагы согуш жакта болуп конок.
Армандуу ётүп кетти бул жашоодон,
Артында калбай калды өлөк-жөлек.
Бул киши Макамбай деп аталчы эле,
Ага да ини да болгон эмес андан бәлөк.

КАЛЫКУЛОВ АЛИМ

Айтамын жалгыз адам, жалгыз агам,
Ардактуу болгон эле менин тагам.
Алим деп атын эстейм өмүр бою,
Артынан кызмат кылып кантып жагам. Алпештеп
чоңойтконун унута албай,
Армандуу жаш кеткенин айтып калам.
Атайлап сыйын кылып, куран окуп,
Арнаган колдон көлген ушул анан!
Айрыкча сүрөттөрү калбай калып.
Алим деп кеп эскерип бүтпөй санаам.

СУЛАЙМАНОВ КАМИЛ

Катуудан төмир кармап чок ётпөгөн,
Мал багып, түгөл сактап жоготпогон.
Картайып калганда да кайтарылбай,
Кажыбас кайрат-күч тоготпогон.
Капыстан катуу оору алып кетти,
Кайгыртып Камил акам ток ётпөгөн.

БАЗАРОВ ТОКТОСУН

Жийденин жибеги эле бир созулган,
Жигиттей жүрүп агам жаш боз улан.
Жакшынын жакшылығы узак барбай,
Жакшылық, жардам алдық биз колунан.
Окуган Москвадан, Фрузеден,
Ноокатка суу каналын куруп келген.
Токтотпой Токе агама көзү түшүп,
Тез эле алып кетти кармаг бөлдөн.
Аралап пөнсия жаш курагында,
Армандуу өтүп кетти биздин элден.

САБИРАЛИ КАСЫМОВ

Сабирали Касымов коңшу адам,
Калыстык кылчuu эле дайым авам.
Көп мезгил магазинде иштөп келип,
Айылга бир имарат белүп салган.
Артында ошол салган чайканада,
Эл үчүн эң көректүү үйү калган.

МАМАДИЕВ ОСМОНАЛИ

Осмонали ага деген жашаган,
Көбү анча биле бербей жакшы адам.
Көп жерлердө айыл көнөш, катчылық,
Болуп келген эл башкарған баш адам.
Акырында өз элине, жеринде,
Бир аз гана өмүр сүрүп жашаган,

КЕНЕНОВ МАДАН

Мадан акам билбес көбү азыраак,
Өтүп кеткен кысқа жашап жашыраак.
Анткен менен уулдар өсүп, кыздары,
Келе жатат тұтұн бул асырап.
Жесир жеңем жеңілбей да әңілбей,
Келе жатат уул-кызмарын жакшылап.

ЖУМАЕВ САТЫБАЛДЫ

Жашырак, жаштығында жатып алды,
Жашында жаркылдаган Сатыбалды.
Жамандық жаман экенин айтып алды,
Капыстан суга чөгүп катып алды!
Кайкыган жигит эле, адам эле.
Кыямат уйкусунан жатып алды.

ИСИРАИЛОВ ПУСУ

Эл үчүн элин коргоп аксал келген,
Эрдигин кан-майданга сарптаған келген.
Согуштун запкы-заарын көрсө дагы,
Көп жумуш жасап иштеп калбай әлден.
Пусу авам пусурманым эл ичинде,
Жашоодон ооруп-сырқап өтүп кеткөн.

МАШАЕВ МАМАСАЛИ

Тартандал такыр тынып дем албаган,
Уккамын болбой калса эгер жалган.
Кадимки калпакчалық төрөлгөн дейт,
Жети айлық жерге түшүп аман калган.

Ошентип чоң кишидөй болуп адам,
Антөө да Мамасали мөнин авам,
Жапондун согушуна барып көлген.

ТӨӨЛЕСБАЕВ МЫРЗАКАНЫ

Март адам, өтө мартты марты эле,
Марттикten айткан эмес дартин деле.
Жөнөмден кийин калып өттү байкуш,
Женчилдик берген эмес емур неге.
Бул авам Мырзаканы Төөлесбаев,
Бул дүйнө алып туруп кайтып эле.
Кайтарса дагы эле марты беле,
Кадимки ак көңүлүн тартып дале.

АТАГАРАЕВ САМИ

Сами авам улак оюп ышкы көргөн,
Сакталып сапат жагы өтүп төрдөн.
Салышып ойундарда талаш болсо,
Сазайын берет эле күтүп жән-жән.
Сапары алыштабай сексен жашка,
Жашоодон бир азыраак эрте калган.

БЕРДАЛИЕВ МЫРЗАИБРАИМ

Согуштун солкулдаган жерин баскан,
Сексөндөн эки жашка араң ашкан.
Себелеп жамғыр төгүп турса дагы,
Сезбестен дубал урган шагыл таштан.
Салмактуу бул адам ким? бул адам ким?
Бул адам дөөдөй болгон Мырзаибраим.
Бүтүндөй чарбаларга болуп дайн,

Бутунда октун оорду болсо дагы,
Булкунуп иштеп көлгөн атам дайым.

МАТКАРИМОВ АБИЛ

Улуулук улуу жашты көргөн авам,
Улууга урмат сөздү кандай табам.
Сөз десе сөздөн алыс кетпейт эле,
Сөзөмөл шумдугуна жетпейт эле.
Тамаша тартышканда достор менен,
Тарсылдан такымдашып теппейт эле.
«Кел, Абил кел»-дегендөн башка сыйга,
Сазайын берет эле көмтексиз келиширип.

КУЛТАЕВ ЖУМАБАЙ

Тартипке үндөп келип далайларды,
Таасири унтуулгус адам калды.
Бул адам эл башкарып, журт башкарып,
Көргөндер көбү билээр Жумабайды.
Түнү дөп, күнү дебей кызмат кылган,
Түпкүрү терен ишкер болуп тынган.
Бул авам дагы кеткен сексөн жылдан,
Бошонуп калып калбай келсе дагы.
Борошо согуш колдон сынган,
Бой тиреп арт жагында балдар калды,
Боорукер болгон адам Жумабайдан.

СУЛАИМАНОВ КОЗУБАЙ

Кош дедик, кошо журуп Козубайды,
Кокустан өлүм берип алып алды.
Коштошуп кош айтышып узатышты,
Катарлап карап буруп уул-балдары.

Кыңдырып кытай жерин көлгөн эле,
Кымындей кылапчылык кылбай элге.

НАЗАРОВ МАМАЗАИР

Кайраттуу кажыбаган адам эле,
Кошоктоп ыр чыгарган авам эле.
Кол берип учурасаң чоң сүйлөбәй,
Кадимки төрт бурч өндүү жаван эле.
Бул киши Мамазаир токсондордо,
Көткөнин жакшы билем узук жолдо.

МАМАЗАКИРОВ РАЙМБЕРДИ

Калдырап калыс сөздүн жаагын жарган,
Кадимки Шаршен куудул аты калган.
Көп мезгил оору менен алпуурушуп,
Кайратын каруу мээнет сууруп алган.
Айкырып-кыйкырса да Раимберди,
Артында калып кетти бир топ арман.

БАЗАРБАЕВ НҮРДҮН

Базарбаев Нүрдүн өткөн катардан,
Басып өткөн аз өмүрдү катаал жан.
Балбан мунөз, балбан билек болгон дейт,
Кыска жашап, көткөн экен сапардан.
Перзент көрбәй турмуш көрбәй өтүптур,
Бээчи болуп калба бала аталган.

АБАКИРОВ ТАЖИК

Бир адамга узак сүйлөп айтпаган,
Үрда десен Шыйкынбай деп баштаган.
Үрамалық өткөн эле эртеле,
Иштеп жүрүп, жалкоолуктан качпаган.
Иши кылып жамандығы жок эле,
Ичкен, жеген тамагынан башкадан.

ПИРМАТОВ ПИНАЗАР

Токсон жаштан жүзгө жетпей азыраак,
Турган кездे жаш жигиттей азынаап.
Токтотостон алып кетти шум ажал,
Пирмат уулу Пиназарды күзгө маал.
Кайран авам кайратынан кайтканы,
Кап азыраак жетпегени жүзгө саал.

ЖУСУБАЛИЕВ БАЙДЫЛДА

Заматта жатчуу ой-кырча,
Занкылдап жүрчөө Байдылда.
Агабыз өткөн дүйнөдөн,
Арманың бүтпөс ай-жылда.
Атайлап турмуцш күтапбай,
Ага-журт калган кайгында.

АМИРОВ ОСМОН

Осокең оң-сол жакка калыс болгон,
Оп берип эмес ишсиз колдон.
Ойкуштап бир карасаң тээ алыстан,
Отурбай бир көрүнсө көчө-жолдон.

Жүгүрүп күздүн күнү дан комбайга,
Жүрөктөн мүрт көткени тиги жайда.

АМИРОВ ЖУМАН

Биргө басып, биргө жүрүп чоңойдук,
Бара-бара турмуш өңбөй-өңөйлүк.
Бирөө кетип алыс жакка аскерге,
Бирок жакшы иш болбой Жуманга.
Билгөн жан жок өзүн кыйган курманга.

КҮНДҮЗОВ ШАНА

Атын Шана өзү шана көңүлчөк,
Айткан сөзгө дайым көнгөн маакул дөп.
Арабызда чабан болуп еткөнү,
Айтып аклчуу баары мага жакын дөп.
Алып кетти жалгыз чабан жездени,
Адам затты алдабаган акын жок.

ҚЫДЫРМЫШЕВ ОРОЗМАМАТ

Опур -топур отурбаган тынч алып,
Опурандап опсуз ашық сүйлөбөй.
Опсуз басып жүрчүү эмес анчалык,
Ою болуп тээ Мадийна, Меккеге,
Оргуп барып көлип калды нө салып.



ИСИРАИЛОВ НҮРДҮН

Нүрдүн деп сыйы мөнен жүргөн адам,
Солкулдап анча-мынча күлгөн адам.
Соолугуп соо экенин башка экенин,
Сопуны байкабаган көргөн адам.
Соо жүрүп буту сынынп кокусонан,
Сопуга болуп жашоо өтө жаман.
Төшөктөн турбай калып ошол бойdon,
Өмүру токтоп бүттү күтпөй койгон.

НАЗИРОВ МАТИБАЙ

Чарбада актив болуп аралашып,
Чоң-кичүү керек болсо каралашып.
Чайкалып чатак ишке кийлигишпей,
Көрбөдүм көчө бойлоп баспай шашып.
Көпчүлүк айт намазга чогулганда,
Кош деген менедөн кетсө, башын кашып.
Көчөгө ошол бойдон чыкпай калып,
Кетти го ошол айдан ашпай-ашып.

АБДЫЛДАЕВ ЖЭЭНБЕК

Эл үчүн отун болсо көмүр деп,
Эмгектенген өмүр бою көңүл деп.
Эркелеткен жалгыз бала чоңоюп,
Эрте кетти болбой жашоо өмүр көп.
Эл ичинде сый-сыпаттуу жашады,
Эрте көчте сүйлөөр сөзү болп төп.



САРЫБАЕВ САЙДИЛДА

Сапаалап ой-ойлонуп өмүр бою,
Самаган көп жакшылык болго ойу.
Амандық болуп турса дечүү элө,
Өткөрүп эли журтка берээр тою.
Өмүрү бир адамга жаман айтпай,
Артында союлбастан калды кою.

АТАШЕВ ҮСАК

Согуштун чоктуу отун аралаган,
Солкупдак өмүр кезин жарагаттан.
Ок тийип бутуна ок жаракаттап,
Кайрылган такыр ишке жарабаган.
Бир буттан чолок болуп мұдүрүлүп,
Ойдо жок ойлонбогон санабаган,
Арадан өтүп кетти бул да адам.

ЖУМАЕВ АПИЖАН

Жөңилдик журуп желчи элө,
Уучулук кылбай энчи элө.
Умтулуп турмуш жашоого,
Утурлап жетип жөңчи элө.
Унутуп калбай эл журтун,
Чогулаган элгө келчи элө.
Ортодо болчу ашарда,
Обдулуп жардам берчи элө.



ЖУМАЕВ БАЗАРБАЙ

Билемин эсте Базарбай,
Албаса болбос назарга ай.
Азыраак жашап өмүрдө,
Алтындај жашоо казалбай.
Аалмадан өткөн эртерзээ,
Арманын айтып жазалбай,
Артынан перзент калбады.

КАДЫРКУЛОВ САМАТ

Төмирди сындырбастан сымалтаган,
Бул киши кем болбогон алааматтан.
Колунан көөрү келген чексиз төгүп,
Кармаса, эмне тийсе жамактаган.
Караанын керүп калса өрдөк-каздын,
Кайрылбай учуп жетип тамактаган,
Карааны кайранымдын эрте кетти,
Кантейин кадимки эле мөнин тагам.

КАРАТАЕВ ЗАКИР

Зыңқыйган адам эле Закир авам,
Заарланып сүйлөбөгөн сөздү жаман.
Чоюлуп басканыңа көзүң түшүп,
Жок болгон ал учурда андай адам.
Созулуп жүгерүнүн жөөгүн бойлоп,
Суу койуп өмүр бою жүргөн авам.



КУЛТАЕВ КАПАР

Өзүнө болгон бекем абдан макам,
Бул киши кичи пейил капар акам.
Балдарын багып койду чай тийгизбей,
Баарыдан тамашага еткүр чыккан.
АЗИЛДИ СУЙЛӨП КОЮП КЕЛИШТИРИП,
ТЫМЫЗЫН КҮЛҮМСҮРӨП КАЛА ТУРГАН.

БАКАЕВ КУЛТАЙ

Ак сакал Култай ава болгон элө,
Менимче токсондорго толгон элө.
Ар дайым Бакай калпак кийип алышп,
Аралап жүргөн көзде жолдон элө.
Керчү эле орто бойлуу аксакалды,
Кадимдэй билими бар молдо беле.

АМАНБАЕВ ЭРКЕБАЙ

Каткырып күлүп жүрчүү бир адамды,
Кайраттуу катуу дөшчүү эркөбайды.
Кашаалап коргон кылган үйдү куруп,
Көрсөңөр жашап турган Трургубайды.
Атанын конушунда ёнүп, ёсүп,
Абайлап ават кылып отурбайбы.

АМАНБАЕВ ЭРГЕШ

Эң башта отурчуу эле Эргеш ава,
Эсимдө элес-булас, чала-була.
Чоң чапан кийип алышп узун бойлуу,
Чамасы көрбедү окшойт перзен-бала.

Чалкалап басса даты бутту сылтып,
Кетти окшойт бут оорудан ала-сала.

САРЫБАЕВ БАЗАРБАЙ

Жооштун да жоошу эле, момуну эле,
Карсылдап кул гон жайы сонун эле.
Колхозго өмүр бою иштеп келген,
Мен билем ошол өткөн жолун эле.
Кажыбай кайратынан кайтарылбай,
Саламга шилтеп койчу колун эле.

МЫРЗАЕВ СУЛАЙМАН

Молдолук кылып келген чоң Сулайман,
Айылга ата кылып бир кудайдан.
Алысцы Кашкар жерин кыйыр басып,
Айбаттуу адам эле жүзү ыйман.
Алдайлеп асыраган балдарына,
Атайлап таштап кеткен жазып куран.

БЕРДАЛИЕВ ТОКТОИБРАИМ

Тоболоп тоо кыдырып, жоо кыдырып,
Тогопой тоскоолдукту жүйөө кылып.
Тосулуп жолу турса нечен ирет,
Токтолуп туруп калбай коркуп тынып.
Токтобой сооп иштерин кыла берди,
Тоготуп башын иип калбай сынып.
Тагдырдан көп тиленди деп ырайым,
Таанысаң молдосу эле Токтоибраим.

МАМАТОВ ААМАТ

Адамдын сапатында бийик туруп,
Атайлап салган эле үйдү куруп.
Ааматтан алып кетип Эминжанды,
Авамын жалгыз уулун колдон жулуп.
Антсе да кайраты куч, адам экен,
Авамда бар экени туруктуулук.

КАДЫРКУЛОВ ИРАЙ

Өз ишин өдө билгөн Ирай авам,
Өзгөчө чыкыйганы сандык-жаван.
Өтүгүн бир майласа бир далайга,
Өзгөрүп кетпей эле жаркылдаган.
Өзгө деп өзүм го деп белүштүрбей,
Өрнөктүү сөзүн сүйлөп, тарбынбаган.

БОКЕЕВ КЫДЫРМЫШ

Кылтактай мойнун созуп былкылдаган,
Кыдымыш авам өткөн кыр-кырлардан.
Кыйлага чыкса дагы мойун бербей,
Кымтыксыз көп иштерди өзү кылган.
Кайраты кадимкидей болуп жүрүп,
Коштошуп кеткен экен бул жалгандан.

КУЛБАЕВ АЛЖАН

Арсылдап ары баскан, бери баскан,
Арадан өтүп кеткен Алжан авам.
Ар иштин төдөсүнде көп жүгүрүп,
Аркалап биргаттика көлгөн тамам.

Артында айта турган кызматы көп,
Айтканым ушул болуп, келген чамам.

КУЛБАЕВ КОЗУ

Бул адам өтө кызык, кызык-кызык,
Болалбайм бул адамга сүрөт сыйып.
Башкача кыял-жорук берген экен,
Баркына баа жеткирбей кызыктырып.
Байкасам бала кыял козу авам,
Баладай жашоо мөнөн кызык кылып.

МАМАТОВ ТОЙГОНБАЙ

Сүрү бар сүрөтү бар тартып койгон,
Сүлкүлдеп өтүп кетти ошол байдон.
Сүйлөсө азилинө чын кошуулуп,
Сүймөнчүк болуп турчуу калбай тойдон.
Бул адам бай Тойгонбай, бий Тойгонбай,
Жоролоп жүргөн күнү кетпей ойдон.

МАТИЕВ ШАМШИ

Атына аталган дөйт жерин талааң,
Ардактуу болгон киши Шамши авам.
Акылын ошол көзде берген экен,
Алтынын ак пахталуу эгин талааң.
Алышып мол түшүмгө, күжүрмөнгө,
Алкашып жетекчилөр тынып санааң.

ЖУСУПОВ САДИРБАЙ

Сөзүнөн сөмтүк таппай эч алдырбай,
Сүйлөсө чала-кемтик тук калтырбай.
Сүймөнчүк киши болгон айлыбызда,
Сүреттөп айтсан атам бул Садырбай.
Сүрдөбәй туз басканда, туз жашаган,
Азали сөз алдырбай, көп алдырбай.

РАХМАТИЛДАЕВ ДАДАБАЙ

Эл ичи чогу да бар шогу да бар,
Элимде тогу да бар жогу да бар.
Элине жаман ойду ойлобогон,
Эң эле жөп-жөнөкөй момуну бар.
Дааналап айта турган болсом эгөр,
Даданбай авам өткен жоругу бар.
Артында уулга бөргис жолугу бар!



Эстен кетпей эстеликке калсын
деп,

Эстерине эмки жаштар алсын
деп.

Эчак ъткъын аваларды унуптай,
Эртеёки к\н жоксуёбу же барсыё
деп.

Калсын дедим къё\л буруп
элестеп,

Ж\рсъ дедим ж\ръг\ндъ теё эстеп.
Калсын дедим къё\л буруп
элестеп,

Ж\рс\н дедим унат кылбай мени
эстеп,
Эстеп ж\рс\н бар экенин
булардын.



АЧЫЛА БЕРСИН ГУЛУҢӘР

(Жанарбек баламын үй, Байел неверемдин сұннөт тоюнда)

Балдарым турат бешенем,
Баарына бирдей ишенем.
Башкарып бийлөп чоңойтуп,
Бапестеп баккан киши элем.

Баркымды билип баалашып,
Байкатпай көптөп талашып.
Бактыма калам сүйүнүп,
Балдарым турса жаалашып.
Жанарбек атын койгонмун,
Жакшылап байқап ойлондум.
«Жароокер бала болсун» дег,
Жактырып жүргөн бойдонмун.

Өмүрүн берсін балама,
Өткөрет жумуш талаада.
Өзүнө койгон максатын,
Өткөрүп жатат чамада.

Тилегиң кудай бәргени,
Туугандар толқуп келгени.
Тәңирим колдоп сиперди,
Кудайдын берген кел-кели.

Жакшылық каалоо ойдогу,
Жактырып кенен тойлоду.
Байәлим сұннөт тойунда,
Баардығы бийлөп ойноду.

Ак жолтой болуп үйүңәр,
Ак үйдө шаңдуу құлұңәр.
Алтындаид болгон балдарым,
Ардактуу сыйлуу жүрүңәр.

Ар дайым болуп дөн соолук,
Атылып тийсин күнүңөр.
Ак пейил орус элинде,
Ачыла берсин гүлүңөр.

ТУРСУНБАЙ АДЫШОВГО
(«Өзгөн нуру» гезитинин кабарчысы)

Сөз кылдың булуң бурчка барбагандан,
Себедиң көлбегенин такыр чамам.
Эгөрдө андай шарап тарткан болсом,
Бир гана сүйдүм-күйдүм ырдап калам.

Сөз кылдың көңүл чөгүп жүрбәсүн деп,
Солкулдап жаш кезиндей гүлдәсүн деп.
Сооптукка исем арак эриш кылып,
Ырларым кала бермек колун кезеп.

Сөз кылып жакшы тилек тиледиңби,
Сен айтсаң ошол сөзгө киреминби.
Шылкылдақ жаштық кайран учурума,
Чын эле кайра басып көлеминби.

КАЙРАН ҮСӨН

Кайран Үсөн, кандал өлүм кычатты,
Кайсы бирөө кайрадыбы бычакты .
Капысынан өлүм жетип түбүңө,
Калтырдыго нечендеген ушакты.

Качкыс кылып буту колуң тушаппы,
Күтчү элеңго жакшы жашоо узакты.
Кайран өмүр кашайтышып кеткенге,
Кантып жайды өлүмү бар тузакты.

Өлө турган кыялыш жок жан элөн,
Өз ишине түк бөрилип кам элең.
Өлүм күтүп тургандарды куткарып,
Өмүр бою күйө турган шам элең.

Ким айтса да бул Үсөнбек өлгөн жок,
Караңғыга жер түбүнө көмгөн жок.
Качан болсо жакшы адамды унуптай,
Кырсыгына ынап эч ким көнгөн жок.

Көргөн элем эки күндүн муруну,
Күтпөгөнбүз өлүм жаза мунуну.
Кайран бала капалантып жок болуп,
Кош айтыштың Кара-Кочкор кулуну.

Каргыш уруп, ким болсо да көр болсун,
Көзү көрбөй эки көзү шор болсун.
Кыргыйектөй кырчын жашың кыйгандар,
Кылым бою жашоо көрбөй кордолсун.

СЕН ҮСӨНБЕК

Арманың калды ачылбай,
Аттанып кеттиң жашында ай.
Ачылып ички сырларың,
Айтылса болмок жашыrbай.

Тарс этип мынтык атылбай,
Тендөшсиз элең алтындей.
Таптаза жүрүп, соо туруп,
Түбөлүк калдың талпынбай.

Артындан салдың кайғы мун,
Аябай болду кайғыруун,

Айласыз көңүл салкындал,
Айланып көлбес жай мунуң.
Арманың бүтпөй артында,
Аттиң ай үсөн кайгылуум.

Себепкөр ажал ким болду,
Сөздирбей буруп оң жолду.
Серпилип бычак сайылып,
Силкінтип бузуп олжонду.
Убалың тиийип акыры,
Сыңдырысын оң кол, сол колду.
Убайды салған мықаачы,
Ушундай өлүм колдонду.
Ойдо жок түшкө кирбекен,
Оо кудай, Үсөн кор болду.
Кор болду Үсөн, кор болду,
Өлүмгө башың зордолду.

ЧЫНАРЫҢА

«Чыкелеп»-Чынар дебей эркелетип,
Чыкө деп чақырчуу го кел-кел этип.
Чыр чыккан чатак ишти ким баштады,
Чымындай чыркыратып жаның кесип.
Чын эле сен өзүңдү кыйбайт элөн,
Чамалап айткан сөздөр ушак дәшип.
Ченемсиз Чыкелетип сөзүң калбай,
Чамасыз өлүм болду деги кандай.
Чыркырап чын ажалга кантип кеттин,,
Чындыгын ким айтталат эч жазганбай.
Чыкө деп атаң көлбейт сага эми,
Чынында адам эле жоктой көми.

Чын ажал кайдан келди мықаачылык,
Чыркырап жан берүүгө түртүп сени.

Чыкелеп бирге басып бирге турган,
Чыкпастан калды эми ата дәми.

Чыкелеп, чакырыппы жаны чыкпай,
Чын эле сени жоктоп сөзүң укпай.
Чынында бир адамга жаманы жок,
Чыктыбы жаны чыгып кетти укпай.
Чындыкты чыркыратпай табасынбы,
Кан төккөн мыкаачыны көп узатбай.

ДАРЫГЕРЛЕРГЕ

Дарыгердин көбүн көрдүм, көп көрдүм,
Догурунуп катуу оору өткөрдүм.
Даба таппай, ойлонушту кыйналып,
Догдурлардын айтканына күп көндүм.

Көп дарыгер Кабыл, Уулкан, Нурмамат,
Көптү сыйласп көнүлүндү дөп турат.
Көркү менен баркы менен кадыры,
Калк ичинде кыйла жакшы көп кылат.

Бишкектеги дарыгерлер жүгүрүп,
Бир аз ойлуу калганымда түнүлүп.
Башкы врач Сайрагулум, Раисам,
Баштап карап Кубанычым үңүлүп.
Айыктырып алган кездө аларга,
Алдын тосуп, сүйүнгөмүн жүгүнүп.



МЕНИН АЛКЫШЫМ

(Мәдицина илминин кандидаты, дарыгөр
Раиса Исмаиловнага)

Оорудум Оштон көлгиче,
Онтодум жардам бергиче.
Оолактап небак калмакмын,
Оорунсуз жерде эмгиче.

Оюмда болуп ар персе,
Оорума жардам бербесе.
Оокат да өттөй, суу өттөй,
Оонамак врач келбесе.

Бараарым менен аянбай,
Басылбай жаным жай албай.
Боорукер врач Раиса,
Баркымды билип кыя албай.
Бир жылга жетип, жетпестен,
Жүгүртүп койду куландай.
Жүгүнүп айтам "рахмат",
Жүргөмүн айла кыла албай.
Жашоомо өмүр уланып,
Жетсем да жузгө тил албай.
Жалдырап тиктеп ар кимди,
Жабыштайм эми суранбай.

Кесибин сүйгөн Раиса,
Кандайча врач Айиса.
Кыйылбай жардам тийгизет,
Кимде ким жаны кыйналса.
Кылымга жетсин өмүрү,
Кымбаттуу врач Раиса.

ТУУЛГАН КҮНҮНӨ

Туулган күнүң жай этектөп күз болот,
Алтымышканың кыркты кошсо жүз болот.
Алкап-тилек өмүрүнө өмүрдү,
Айткан тилек бир өзүнө түз болот.

Туулган күнүн алтымышканың так толот,
Түүгандарың Кара-Кочкор жак болот.
Ушул чакта туш тарапта, алыста,
Утурумдук уул-кыздарга үй толот.

Бишкектен да чыкты балдар үндөрү,
Күтпүктешканың жакшы тилек үндөдү.
«Картайбастан кадимкидей жүргүн»-деп,
Каалоо сөзүн каалтайбыз деп биз дәди.

Амандығын алкап сага тиледи,
Алдыңдагы Курстан балаң тилеги.
Ат арытып келип турат жанында,
Арнап тилек апкаарыган жүрөгү.
Аталаштан Салипа эжең сүйлөдү,
Сөз табалбай сүйүнгөндөн бийледи.

Мен да турам сөз таба албай аптыгып,
Элестетип өткөн күнду жат кылышып.
Өмүрүнө өмүр кошсун кудай деп,
Өпкүм келип, күлүп-жайнап каткырып.

Ооруба да, сыркаба да, жүрө бер,
Оңу келсе ооз толтуруп күлө бер.
Анча мынча өткөндөргө өкүнбәй,
Асыраган турмуш өмүр сүрө бер.

ДИНАРАГА

Турган кездे ооруп –сыркап,
Телефонду берди чуркап.
Неберемден алып угуп,
Суу ичкендей болдум чаңкап.

Сурап менин абалымды,
Суктандырып жамалыңды.
Алысқы жер Россиядан,
Алып койдун жаманымды.
Айланайын, Динар кызыым,
Айтып мага саламыңды.
Ыраазылық айттай сага,
Ырга кошпой каламыңбы.

БАЛДАРЫМ

Кыйналсак да кысталсак да бакканбыз,
Кудай берген уул кыздарды тапканбыз.
Катарында элдей кылып чоңойтуп,
Качан болсо тегиз мээrim чачканбыз.

Окутканбыз мектеп жашка жеткенде,
Андан ары келечек деп кеткенге.
Акырындал чоңоюшуп жетилип,
Жогорулап чоң окууга жеткенге.

Бүткөн сайын үй-бүлөбүз сүйүнүп,
Бир көнүлдөн жакшы пикир үйүлүп.
Билимдерин турмуш менен сынашып,
Аттанышты алыс жака түйүнүп.

Сыйын көрүп, ызат көрүп турабыз,
Сүйүгбүздү небереге бурабыз.

Алыс жактан чогулушуп келишсе,
Апалаган ата сөздү угабыз.
Чексиз толкуп чексиз болуп сүйүнүч,
Чеке жылып токсон жашка чыгабыз.

АСКАР АКА

(Мезгил үнү гезитинин жоопттуу катчысына)

Ассалоом алейкум дәйим Аскар ака,
Алдында аска-зоолу таштар ака.
Алыстап Алайкууну көздөп барсан,
Асманы башка өлкө Кашкар ака.

Ылдыйлап ылайыктап бассаң ака,
Ырастап дөмдөп койгон аш бар ака.
Ырысың келип калса келечекте,
Ылайым бир мекеме башкар ака.

Жарығы жарық чыгып ар бир күндү,
Жашоондо биргө көрдүң «Мезгил үндү».
Жарашиб жарық нуру чыга берсин,
Жакындалап калган өндүү сунар гүлдү.

НЕБЕРЕМ АЙЗАТ

Жумулуп көзүң ачылбай,
Жылдызың күйүп чачылбай.
Жайнапсың жалгыз жатканда,
Жаныбек болбой жанында ай.

Жүрөгүң кармап уйкунда,
Жүдөтүп кеттиң сөн кыйла.
Жарк этип күлүп койчу элөң,
Эркелеп еде ылдыйда.

Бишкекке бараар күндөргө,
Чыдабай кеттиң жүргөнгө.
Чынарым кызыым Айзатым,
Чыкпадың чындаап күлгөнгө.

Көпөлөк болуп учканың,
Көрүнбей балам уктадың.
Көйкөлгөн кызыым Айзатым,
Кыйкырсам кеттиң укпадың.

Арчаны эктим алдестеп,
Алыс го эмес белес деп.
Аккуудай аппак Айзатым,
Периштен консун сени издең.

БУРУЛУМА

Шүгүр деймин бешенемде турушуң,
Шүгүр деймин бешененде турушум.
Турмуш чиркин өөдө-ылдый турбайбы,
Турсам мейли, уксам дагы урушуң.

Урмат көрдүм сен төрөгөн уулунүн,
Учуратпай сөндөн башка сулуунун.
Ушул күндө картайсаң да өзүмө,
Укмуш карап ызаттаймын Бурулум.

Ызат көрдүм, сыйды көрдүм кызыңан,
Ылдыйлабай өйдө көздөп сыйылам.
Арыбайлы, чарчабайлы улгайып,
Ызат кылышп жаш кезектей кыз улан.

АЙНУРА

Айдын нуру, айтсам дагы айтпасам,
Асман менен жер жаркырайт байкасам.
Айды карап бир тиктешип алганың,
Ак жүзүндү аалам көрүп ар качан.
Атап койгом атың коюп Айнурा,
Айтып жүрөм, ай нурундај таптазам.
Айга төңөп, нурга төңөп ар качан,
Айдын нурун тилек менен жактасам.
Ақылы көп, ар тарабы көлишкен,
Ашық эмес, көм да эмес мактасам.
«Аман жүр»-деп бир өзүндү тилеймин,
Атаң айткан акыл сөзүн сактасаң.

СИРЕНГЕ

Сирен, Сирен калган эле сиз дөлип,
Качандыр бир кезигзэрсин изделип.
Карбаластап көрушө албай калганга,
Калды агайың бир азыраак сезгенип.

Сирен гулдәй калган көзде ийилип,
Сырдай сындуу жасанганың кийинип.
Сагынгандай столдоруң сумсаят,
Сирен кыздын жок экени билинип.

Сүрөттөрүң жасап берген илинип,
Сүйлөгөнүң калып жүрөк түйүлүп.
Сырттан шашып кирип барып көргөндө,
Өзүң барда калчуу элөм сүйүнүп

Ырларымды шыдышата басканың,
Ыр сыйктуу ыктуу көңүл ачканың.

Ыңға кошуп жазып койдум өзүнди,
Ылдый көздөп Кочкор-Ата качканың.
Ығы жоктой бир өзүмө сезилет,
Ымдасам да колдон келбей башканын.





ВРАЧ НАЗАРОВ НУРМАМАТКА *(Медиктер күнүнө караты)*

Айтайын чындык ымандай,
Ардактап иштөн булғанбай.
Алыстан күндөп барса да,
Астейдил иштөйт буйдалбай.

Көп эле бойлоп ашпады,
Хирургдан ишин баштады.
Канчалық түйшүк тартса да,
Кыйналып таштап качпады.
Кадырын билип кесиптин,
Жемиштүү болду баш жагы.

Кыраакы билип арбашты,
Канча ажал менен кармашты.
Кылдаттап кылган аракет,
Кайталап ооруп калбасты.

Кайтарып өмүр ажалдан,
Кайдыгөр болбой жармашты.

Өмүрдү берген канчага,
Көнүлүн бурбай башкага.
Көп жылдап иштеп келе жатат,
Көөнөрүп өзү калса да.
Көркүнө эмес ишине,
Көмүскө сыйлық алса да.
Колдоймун ушул враачты
Кырк, элүү жашка барса да.

ЗУЛУМБЕК

(Алым тагаман калган жалғыз уул эле)

Зулумбек уулун болуп, тунуң болуп,
Зор болуп, чоңойбоду учуп конуп.
Зыркырап, Жамбы калган жерге берип,
Чыркырап айла таптай тоголонуп.

Жамбынын Алым аттуу жалғыз уулу,
Жанындай жакшы көргөн бул кулунду.
Чырайлуу жигит эле, акылы көп,
Чыр-чатақ билген эмес булкунууну.

Алымды үйлөп койду Пашаканга,
Анчалық узашпады жашаганга.
Ортодо Зулумбекти төрөгөн соң,
Айласыз бизге берип таштаганга.

Ошентип, экөө тынды ажырашып,
Аскерге Алым кетти жылдар ашып.
Зулумбек Жамбы эненин багусунда,
Эрте-кеч чоңойгондо бажырашып.

Кеч күздө эмнегедир ооруп калды,
Баланы катуулантып тооруп калды.
Бөш жаштан алты жашка өтөөрүндө,
Зулумбек түбөлүккө соолуп калды.

ДАРЫЯМ

Терөниндей болсо деймин Алиям,
Так ошентип атың койғом Дарыям.
Андан башка әркелетем әрмектеп,
Ар качанда чакырган ат жарыям.

«Пепе»-деймин қекөлөтүп асманга,
Картайганда күсөп көңүл ачканга.
Кенжетайым ушул кызыым әркелөп,
Бирге жүрүп, бирге туруп басканга.

Мен билемин Исламбегим акылын,
Анжелина таятага жакынын.
Кудай берип, береке-кут дөөлөттү,
Уул балалуу болсо деймин акырын.
Утурлашып урматташып тосушаар,
Жүрсө дагы жүздөн ашуун чакырым.

КАНЫКЕЙ ЖОРОЕВАГА

(Өзгөн райондук «Өзгөн нуру» гезитинин жооптуу катчысы)

Компьютерден тыкан карап текшерип,
Күн-түн дебей карап чыгып эңшерип.
Кайра-кайра ката кетип калбай дөп,
Көре алbastыр Каныкейим сенчелик.

Маанисине, мазмунуна терменип,
Макулдашып ондол-түзөп кем жерин.
Мыйыгымдан карап коюп өзүңө,
Миң раҳмат сенин берген эмгегин.

Бул ырымда түрлүү мазмун жыйым бар,
Башкасынан «Венера» деп ыйым бар.
Баардыгына терең маани билгизген,
Бата берип, Каныкейге сыйым бар.

Бакыт берсин кагылайын Каныкей,
Бар экенсин бир башкача жөнекей.
Баш кошконуң бакыт берип экөөңө,
Балалуу бол, жыл айланып күн өтпөй.

ДОСУМ МЕНЕН (Досум Асанга арналат)

Бир досум бар эки кулак делдейген,
Бөлө чапса экөө чыгат мендейден.
Бала-чака турмуш шарттар келишип,
Бир айылда биргө жашоо сөндөй мен.

Бакылдашып сүйлөшөбүз талашып,
Бассак турсак мөзгил турат жарашип.
Балалыкты биргө өткөрүп айылда,
Бардык биз да жетимишке жанашип.

Биргө басып, биргө катар олтуруп,
Болбогонду болгонундай болтуруп.
Бака-шака күлүп айтып азилди,
Баарлашып баш сергитип, толтуруп.

Бир мөзгилди жаштык көзде өткөрдүк,
Биргө жүрүп ачуу-таттуу көп көрдүк.
Бара-бара өмүр кетсе картайып,
Баш оорутат кайран күндөр өткөөлдүк.
Баарлашып ачык сүйлөп ойлонсок,
Болгон эмес жаштык көзде көпкөндүк.

ЖЕҢИШБЕК

Угузуп уктук белен сөздөрүңдү,
Утурлап ушул жашты көздөдүңбү.
Умтулуп жетимишти жетелебей,
Үнчуклай кантип жумдуң көздөрүңдү.

Ачылып ырчылығың Алай-Куудан,
Артында кайгырышып канча тууган.
Ашыrbай алтымыштан жетимишке,
Аттиң ай кандай ажал жолун бууган.

Көл дедин, көлкүп-балкып ырың менен,
Кош дейбиз, кол үзөбүз кантип сенен.
Кылымдар қыйма-чыйма өтсө дагы,
Калкында кала берет Жениш деген.

НЕБЕРЕМ ЖАСМИНАГА

Эрте туруп, эшик-элик шыпрып,
Сары майын кошо салып ичирип.
Зарыктыrbай бир курсакты тойгозот,
Зыңкылдаган Жасим калбай көчигип.

Төшөк жыйып, төрдү жыйнап шыпрып,
Төргө өткөрүп, төшөк жайып кымтынып.
Жамбашыма катташтырып жөлөнгүч,
Жакты карап, тейлөп калат умтулуп.

Дасторконун жайып салып дайыма,
Даяр чайын тамак коюп алдыма.
Нан сыңдырып, «калыңыз»-деп ийилет,
Жаси кызыым чоноюп да калды да.

Үй жыйынып, полун таза карманат,
Кәэ бир күнү тамак жасап камданат.
Кир жууганың көрүп туруп сүйүнүп,
Жазган ырым Жасминага арналат.

Апаң ким деп сураганда айда дейт.
Атаң Эрлан сез кылганда кайда дейт.
Биз чоңоуп жетилгиче иштешсө,
Бизге ошол түбөлүктүү пайдадейт.

КАЧАН БОЛОТ

Алыс кетип, алыс болуп турагың,
Айла таптай, алсыз болгон убагым.
«Алло»-дәшип телефондон сүйлөсө,
Анча-мынча сезүн украй кулагым.

Алыс жакка иштеп көтти балдарым,
Ал жерлерге союз барда баргамын.
Азыр болсо жетимишке жетилип,
Араң турам күтүп балдар жардамын.

Айтабаймын болушса деп жанымда,
Ата-энө деп бизге көрсө камылга.
Айланчыктап арапашып бир болуп,
Көңүл тоюор болуп турса табылга.

Кайрат күчтөр какшый түшкөн чагында,
Кароол болуп жүрсө балдар бағымда.
Кубаттанып көргөн сайын сүйүнүп,
Неберелер тегеректеп жанымда.

Кандай болду өз жеринен кетишип,
Кыйналса да жумуш ишке жетишип.

Карааныңдан кагылайын балдарым,
Кайрат кылып, эптеп-септөп нәтишип.

Бөлөк элдин бөлкесүнөн ак наның,
Бөлөк элдин саманынан пакалың.
Болуп турса жумуш менөн айлыктар,
Барбайт эле билип баркын жаканын.

Качан болот жумуш оорун кызматтар,
Кара жумуш кылып кетти физматтар.
Кор болушкан кайран кесип ээлөрин,
Качан айтат көлгиле деп кызмат бар.

Жыйырма жаш ашса дагы эгемен,
Жалчыбады калбай адам дебеген.
Жалпылатып жакшылықтуу баштабай,
Жалаң гана өксүбөдүк жегендөн.
Жакшылашып бирин-бири колдоду,
Жарытылуу жакшылық жок дегендөн.

ЖАНАРЫМА

Жанарыма Пумпулушка бул ырым,
Жашай берсин өмүр өтөп бир кылым.
Жарашығың төп келишип өзүңө,
Өмүр берсин бузулбасын бул сының.

Жанарыма жакшы жашоо жакшылық,
Жыргап куунап бара-бара жакшырып.
Кайда жүрсөң кайсы жерде болсоң да,
Каалаганым байлык бакыт барчылық.

Көп нерсени күтүп журөм баламан,
Көрөгөч бол көп ишине жараган.
Мен көргөндөй, мен билгендей үй-бүлөң,
Берекелүү болсо экен деп самагам.

КҮЧҮГҮМӨ

Сөнсүн балам кекүрөгүм күчүгүм,
Сөн болосун түбөлүктүү түркүгүм.
Сабырымды зарыгымды баалаган,
Силерден мөн акыл эстик күтчүмүн.
Санаа чегип, алыс жөрдө жүрсөн да,
Кубаттанып силер менен күчтүмүн.

Кагылайын карегимде күчүгүм,
Карыганда короолум деп жүрчүмүн.
Каптап-саптап бир өзүнө чогултуп,
Качан болсо тарта берем түйшүгүң.
Агаларың эжелериң эрке деп,
Эркөлөтөм күчүгүм деп құлчүмүн.

Аман болгун эркелеген күчүгүм,
Ала бергин алтын токоч бутүнүн.
Бүгүнбү же эртең көлип үйүнө,
Билдириесин максатындан күтүнүн.
Үй-жай ондоң элдикиндей үрпәйтүп,
Үмүтүм чоң сөнин тартаар түйшүгүң.

Баары калат бир өзүнө түбөлүк,
Берем сага үй-жайындан күбөлүк.
Балдарымдан карылыш сый көрсөтүп,
Бактылуу жаш ызат-урмат күбөлүк.
Баарлашып көмпиримди жетелеп,
Оорубастан аман-эсен жүрөлүк.



Аттиёй кызым арманым!



САГЫНДЫМ

Сагындым кызым күлгөнүн,
Сарсанаа ойлуу күндөмүн.
Салаалап сылап отурам,
Салкында калган гүлдөрүн.

Сагындым, кызым үндөрүн,
Сапары карып күндөрүн.
Саргайып айла таба албай,
Санаанды тарткан күндөмүн.

Кысылып жүрүп таппадым,
Кыйналдым кирпик какпадым.
Кыйла жыл өтүп кетсе да,
Кезүндү көздәй сактадым.

Жұзунду жүздөп тойбодум,
Жүргенүм сен деп ойдомун.
Жанында болдум эки күн,
Жалооруп тиктөп койбодун.

Кезүндү бир да ачпадың,
Күлмүндөп турған жаш чатың.
Күтүсүз келген өлүмдөн,
Кутулуп неге качпадың.

Жанындан чықпай Үсөнбек,
Жалынса болбой кетем деп.
Жамбаштап койбой козголуп,
Койгондай бутуң кишендеп.

Врачтар таппай айланды,
Астайдыл карап айланды.
Армансыз көңүл бөлүшүп,
Тыңдыrbай укол сайганды.

Калышпай врач Ош –поштун,
Калындал келип топтоштуң.
Капилет өлүм тоготпой,
Кайран бир кызыым коштоштуң.

Арманым аттын башындаій,
Албадым сени качыrbай.
Аттиң ай кандай кыламын,
Калбадым жөргө жашыrbай.

«Алып кетем» -дөдим айылга,
Калбасын Нурлан айынга.
Калтырып Үсөн болбоду,
Кыйналтып мени кыйынга.

Артында калды эки кыз,
Алиге мыкчыйт ачуу уу.
Ариет кылды Нурланым,
Ага да көнүл бурбадың.

Арбагы колдоп кызыымдын,
Айттайын кантип кылганын.
Ырларды жаздым ый менен,
Ыдырап калды ички сырларым.

Ырысы калып түгөнүп,
Ыйлатты өлүм күтпөгөн.
Китеңке жазып арманым,
Калганы калды бүтпөгөн.

СҮРӨТҮНДҮ ЖАШТАГЫҢ

Эстеликтө сүрөтүндү тиктеймин,
Эстей берип алыстабайм кетпеймин.
Эңшерилип алдан-күчтөн тайсам да,
Эсөн калып, арман кылам эстеймин.

Сен алыста адырдасын, дөндөсүң,
Сен билээрсин сенсиз такыр көнбөсүм.
Кагылайын карегинди унуптайм,
Жолугаарбыз жумулганда мен көзүм.

Алыс жерге айласыздан таштадым,
Аттиң кылып, айыл көздөй баштадым.
Айла таптай, акыл таптай мукурап,
Асып алдым сүрөтүндү жаштагың.

ВЕНЕРА ТҮШКӨН СҮРӨТКӨ ЭСКЕРҮҮ

Тиктейсин, кызыым тиктейсин,
Тиктеген көзүң тальды.
Тиктейсин, кызыым тиктейсин,
Тиктешкен атаң карыды.

Карайсын, кызыым карайсын,
Карегиң мокоп тальды.
Карайсың, кайра карайсын,
Картайсам билбей алымы.

Сүрөтүң сүйлөп бербеди,
Сүрдөнүп болбой эрмеги.
Сууруулуп чыгып тирилип,
Суранам кызыым кел бери.

«ВЕНЕРА»-ДЕП

«Венера!»-деп отурамын алкыйып,
Же болбосо жете албасам жан кыйып.
Жан баламан айрылганым айталбай,
Жаным кейип, оозум ачып анкыйып.

«Венера!»-деп эстегендө шалкыйып,
Белим кетти түзөнө албай кайкыйып.
Беките албай бул өлүмдөн жашырып,
Бей күнөөкөр кетип калдың жан кыйып.

«Венера!»-деп сүрөтүңдү тиктесем,
Бүт денеме жүрөк мыкчып кектешем.
Алым куруп, амал издеп таба албай,
Алпурушуп ажал менен беттешем.

«Венера!»-деп атың атап эстесем,
Сени издеп ағын сууну көчпесем.
Эч болбосо түшкө кирбей койгонун,
Эриктиret эрте күндү көч десем.

«Венера!»-угуп калсам башкадан,
Эргип кетем айтып аны жакшы адам.
Элестетип тиругү кезин қөзүме,
Элөндэйм да, билгизмексөн таш кабам.

ӨЗҮНДҮ ЭСТЕП

Өлөөрү өлдүн,
Өкүндүм көмдүм.
Айласыз жашоо,
Арманга көндүм.

Кетээри кеттин,
Келеби депмин.
Амалың таппай,
Бул күнгө жеттим.

Жетээри жеттин,
Жер муштап төптим.
Жалдырап күтүп,
Жабырkap кеттим.

Бараары бардың,
Бечера жанмын.
Башымды мықчып,
Безилдеп калдым.

Түтөгөн отмун,
Унуткан жокмун.

Үмүтүм өчпөй,
Түбәлүк чокмун.

Кайпаңдап күлөм,
Кайсы эле күнөөм.
Өзүндү эстеп,
Өлгүчө жүрөм.

ӨКҮНҮЧ

Өлөөрүң қызыым өлдүң го,
Өлтүрбей мени көмдүңгө.
Өкүнүч болуп өмүргө,
Өксүгөн күндү көрдүм го.

Өлүмгө бараар сөн белөң,
Өкүнтөөр жанга төң белөң.
Отуз бир жети жашыңда,
Ажалга түшкөн жем белөң

Табууга болбой айланды,
Таң калып, башым айланды.
Такылдап жүрчүү атакөң,
Такалуу буттан тайгалды.

Сөзүндү укпай кыйылдым,
Сайраган тилден тыйылдым.
Санаалар санга бөлүнүп,
Сакайбай жүрүп ыйымдын.

Көзүндү ачпай өчөштүң,
Кошуулуп ооруп күчөштүң.
Кайрылып көзүң ачпастан,
Камында болдуң жөнөштүң.

Бассам да, турсам ойлоном,
Беш уктап кантип ойлогом.
Бешөнөң тайкы экенин,
Бир дагы ойлоп койбогом.

Кабыргам кайғы толгоду,
Кабарсыз өлүм болгону.
«Катарда жашап тургун»-деп,
Кайрыбай сени койгону.

Жүрөтгө элөң балам ай,
Жүргөндөй катар баладай.
Жүргөнүң шайыр күлгөнүң,
Жүрөмүн кантип самабай.

Жан биргем ашық кулунум,
Канткенде, кантип табам ай.
Кайыrbай кантем жадабай.
Кагылам балам сага ай.

БЕШИНЧИ ФЕВРАЛЬ

Коштошкон күнүң ушул күн,
Кош айтып, кызыым үшүдүм.
Кайыга салып атаңды,
Кетирдин қайрат күчүмүн.

Кайырткан күнүң ушул күн,
Кабыргам кайрып мүчүдүм.
Кантейин кызыым кантейин,
Кеткендөй болуп күчүмүн.

Капыстан кеттиң билгизбей,
Калакат жолтоо тийгизбей.
Карааның калып көрүнбей,
Каалганды жаптын киргизбей,

Карааның калды көрүнбәй,
Караган дениз көлүндөй.
Катарда жүрсөң кана эле,
Каректен кетип бөлүнбәй.

Жүрөктүн суусу азайбай,
Өпкөмү көрсөң казандай.
Өксүүдө калган атакөң,
Өкүнүп ырды жаза албай.
Артыңдан жетпей кечигип,
Атайлап чукур каза албай.
Арманы толуп ичиндө,
Алакөң зорго басалбай.
Алсырап араң жүрөбүз,
Алтыным сага жете албай.

НЕГЕ КӨЗДӨП ҮЙ ЖАГЫҢА КАЧПАДЫҢ

Ошол куну эрте шашып жумушка,
Тakyр күтпей тамактанып турушка.
«Отчет берем, иштерим көп бүгүн» дөп,
Опсуз шашып жөнөгөндөй урушка.

Кулундарың калды куушуп желеңде,
Күндөкүдөй тамак жасап жегенге.
Күтө берип «апам азыр көлөт»-дөп,
Кабар украй эмне болду дөгөнгө.

Бул күн кетип, кайра көлбес экенин,
Бир кудайдан башка билбейт экенин.
Байкап турам, көз алдымга элестеп,
Баскан жолуң асфальт менен чөкөнин.

Кулагымда асфальт бойлоп басканың,
Күттү, күтүп эң акыркы асманың.
Калып калбай адаштырган жолунда,
Капилетти билип неге качпадың.

Ажал көздөп ошол күнде шашканың,
Отуз жаштан араң эле ашканың.
Отургуча ажал күтүп зарыклай,
Оо, Венера үйдү көздөй качпадың.

Ойкуштаган отуз жети жаштагың,
Онуп кетти, жулуп кетти жаш чагың.
Отурбастан зарыпластан ажалга,
Оо, Венера үйдү көздөй качпадың.

Билбединбі балдар эшик ачканың,
Кандай болду кайырлашпай шашканың.
Кудай колдоп келе берсөң кана эле,
Күтөт балдар кетейин деп шашканың.
ЭЧ болбосо ата-эненди элестеп,
Элүү эмес жетимишче жаштагым.

Же болбосо бир үн кошуп сүйлөшүп,
Телефондон неге доошуң ачпадың.
Айткан сөзүң убаданды аткарып,
Алысыраак айыл көздөп качпадың.

ҚЫЙЫН БОЛДУ

Кыйын болду, ыйым болду кыз үчүн,
Кыйып жаның кете берди езү үчүн.
Кырчын жашың отуз жети куракта,
Кыйноо болдуң, ыйлоо болдуң биз үчүн.

Сүрөтүң бар жарық чачат илинген,
Сүйлөбәйсүң сөзүң чыкпайт биллинген.
Сүрдөп кетем көзүң көзгө урунса,
Сабыры жок, жүрөк ыйлап тилинген.

Жолукпайсын же түшүмө кирбейсин,
Жаным кейип жүргөнүмдү билбейсин.
Же болбосо мусалырлар жайында,
Жалооруимун жалынганым билбейсин.

Артынданы эки кызың элестейм,
Абдан окшош болсо гана дөп эстейм.
Айырмасыз бир өзүндөй сөзилип,
Атаганат бул Венерага эмес дәйм.

Жүрө берем, жүрөк туйлап тутулуп,
Жүдөгөмүн калгам сен дөп умтулуп.
Жарыкчылық бул дүйнөдөн коштошуп,
Жакын барсам сар-санаадан кутулуп.
Жаркыраган баяғындаи элестеп,
Жанга жакын урунаармын тутунуп.

ВЕНЕРА

Тенегемин эң сулуусу жылдызга,
Тени жок дөп бул ааламда бул кызга.
Тәэ алысты, өтө бийик элестеп,
Койгон элем «Венера»-дөп бул кызга.

Эркө ёсту Элмирама тенешип,
Эгиз козу жараышыктуу төң ёсуп.
Эби келсе митамираак кыз болуп,
Эртө кечте турчуу дайым көнешип.

Эки кызга болуп апа-энеси,
Эч бир жанга төң болбостур дөнеси.
Эбегейсиз берип акыл, сулуулук,
Эрте сынып, сүзбәй калды көмеси.

Отуз жети жашты ченеп бериптири,
Оолуккан дарт омкорултуп кетиптири.
Ойлонсун деп, кыйналсын деп башыма,
Оордун тапкыс кайгылуу мун жетиптири.
Ойдон кетпей ойлономун чыдабай,
Отурамын оордун таппай көңүл кир.

25-июль, 2012-жыл.

АҚЫРКЫ САПАР

Жерге түштүң, көрүп турдум көз менен,
Жүрөгүмдөн айта албаймын сөз менен.
Жаштыгында кырчын өмүр кыйылып,
Жаным кызыым сөн өлүмгө төң белөң.

Колум барбай, ыраа көрбөй өзүндү,
Кадимкидей уклай калдым сөзүндү.
Койду жайга Мамат укам көтөрүп,
Кыяматка көрбейм эми жүзүндү.

Кошкуң дедим бир ууч карман топурак,
Көпкө турдук көпчүлүк эл топурап.
Куран окуп молдо сөзүн бүтүрүп,
Калган атан, какшап куурап отурат.

Эстелигин өстеп дагы коюлду,
Эч болбосо бир көрбөдүн тоюнду.
Эсеби жок күндөр өтүп бааратат,
Эч ким билбейт ичимдеги оюмду.

КЫЗЫМДЫ ТУРАМ ЭСКЕРИП

Болбогон бир оюмда мыңдай зыйнат,
Болкулдап неге сокту мынча кыйнап.
Билгендәй жамандыкты боло турган,
Боор этим, жүрөк сезип турду туйлап.

Буркурап көздүн жашы нәшөрлөнүп,
Бойсулап калмак белөм боздоп, ыйлап.
Бир жума жөнөткөнсүн абдан сыйлап,
Бир кыйла сөздөр айтып, акыл жыйнап.

«Бул күнү барам ата» деген элөң,
Болдубу барган күнүң мени кыйнап.
Баладай бала белөң кагылайын,
«Тенөним, тенөң кызым» калдыым ыйлап.

Бул күндү түк унуптайм, унугталбайм,
Булганган жүрөк суусун тунута албайм.
Бук болгон көңүлдөгү көз жашымды,
Болду го түбелүккө жылыта албайм.

Жаз да күттүм, күз да күттүм,
Жаркырап жанып жүрчүн,
Жай да күттүм, кыш да күттүм,
Жабылды өчкөн бойдон шайыр күлкүн...

ТЕНЕҢ КЫЗ

Ээ Венерам, Ээ Тененим, Тененим,
Келчи эле го ай-чолпонго төңегим.
Сендөн калып бул жашоодо кыйналып,
Кантип балам, кайғы мунду жөнөмин.

Ээ Венерам, ээ Тенечим, Тенечим,
Тиер кезде эрмектешээр кезегин.
Таппай калып, такыр айла-амалды,
Кетпей койду көзүмөн көз карегин.

Бала кездөн байкалбаган шок болдуң,
Бала бойдон кыркка толбой жок болдуң.
Байкабастан бул жашоого кош айтып,
«Балам»-деп жатып күйүп чок болдум.

Балалыкта байкоо бербей шум болдуң,
Бала бойдон жерге түшүп күл болдуң.
Баркың билбей атаң мөнөн апакен,
Баалай албай, чын ишенбей тим болдум.

Бала кездөн жарык чачкан күн бодуң,
Башка пейил, башка мундуу үн болдуң.
«Балам ай» -деп мин қайтырып өрттөнүп,
Балам үчүн күйүп өчкөн күл болдум.

Бала кездөн атыр жыттуу гүл болдуң,
Байкоо бербей бир заматта түн болдуң.
Башым катып, айласы жок зарылып,
Байкай албайм азыр мына ким болдум.

Баштан эле «атакелеп» зор болдуң,
Бара-бара унута албай зар болдум,
Бассам-турсын элес кетпей көзүмдөн,
Бул дүйнөдө чырмалышкан тор болдуң.

Башка жашоо кызыгы жок тар болдуң,
Балам сен деп көксөп ыйлап зар болдум.
Башкачараак турмуш жашоо келээрде,
Баш бербестен ташып аккан суу болдуң,

Башкалардай турмуш күттүң жар болдуң,
Кыздуу болдуң, уул балага зар болдуң.
Өмүр берип, кырк-эликтө жашабай;
Кайран балам жерге түшүп кум болдуң.

АРМАНЫМ

Ошол күнү қандай кеттиң жумушка,
Жамандық иш болобу дәп жумушта.
Түш көрдүңбү же сөздинбى кулунум,
Болбодубу башка жакка бурушка.

Келем дәген сөзүң калып унтулуп,
Калдыңбы же балекетке умтулуп.
Курстанбеккө келсөң болмок Өзгөңгө,
Ошондо сен калаар белең күмтулуп.

Же көлгөндө Нурлан менен кетпепсин,
Ажал жокто үй-жайыңа жетпепсин.
Отурбастан шылтоо кылышп бир нерсө,
«Оппо балам»-катуу менээт тепсепсин.

Аттин, балам Нурланды сен «кет»-депсин,
Канткендө да ажалды сен «кел»-депсин.
Ошол кезде аба-ырайы бузулуп,
Балдарыңа бачымыраак жет депсин.

Кандай мээнет сени калган кубалап,
Же койгонбу кимдир бирөө дубалап.
Катуу мээнет өтө шаштың кетирип,
Алып кетти шумдук ажал сугалак.

Билбей калдың, қандай болуп кеткөнин,
Бир өзүңө тилиң барда жетпедим.

Мен барғанда көзүң ачпай калыпсын,
Айтмак турсун аталаган кептериң.

Ар бир таңды-тосом балам ый менен,
Жүрө албадым сен сыйлаган сый менен.
Аттиң балам арман құнгө калтырдын,
Караңғыда жарық нуру тийбеген.

БАЛАМ АЙ

Калған экен зәгің бекем таңылып,
Капысынан ок тиңгендей жаңылып.
Кайран балам, көз ирмемдин ичинде,
Калыптырысның шум ажалга бағынып.

Калған экен манжа бутуң байланып,
Кыймылдабай муздай жанга айланып.
Кагылайын карегиңден дегиче,
Кетиптирсиң соо дүйнөгө жайланып.

Ушул күнду үккүм келбейт таптакыр,
Атта балам дары-дармек жакпаптыр.
Аракети врачтардын пайдасыз,
Себеп болуп дабалыкты таппаптыр,

Көргүм келбейт бәшинчисин числонун,
Жүргүм келбейт ачылбастан бүркөемүн.
Кабак-кашым чагылғандай чартылдал,
Ошол күндөн өмүр бою үркөмүн.

Айдын бәшин душманымдай көрөмүн.
Адаш кетти ошол күнү жөлөгүм.
Сени издөп таба турған жөр болсо,
Мен артыңдан дароо келет жөнөгүм.

Ошол күнү өрттөңгөнмүн, қүйгөмүн,
Ошол күндө кайғы башка үйгөмүн.
Арманыңды, элесинди, езүндү,
Кансыратып жүрөгүмө түйгөмүн.

ҚЫЙНАП КЕТТИҢ

Қыйнап кеттиң, бул дүйнөдөн бөлүнүп,
Койсоң гана бир айда бир көрүнүп.
Кайғы менөн кайран атаң қыйналды,
Кабыргасы качыр-кучур сөгүлүп.

Қысқа жашап, қысқа өмүр көрүлүп,
Күндер өтүп, бизден кеттиң бөлүнүп,
Кандай болуп, кандай кудай иш қылды,
Калдың балам жер астына көмүлүп.

Жүре албаймын сени саамга унугуп,
Жүрөгүмдү койдуң балам оорутуп.
Колдон келсе кайра жаса дәмекмин,
Бир кудайдан ондол-түзөп жуурутуп.

Жүре албаймын сени таштап көңүлдөн,
Сен кымбатсын мен жашаган өмүрдөн.
Мени қыйнап, мага жасап кайғыны,
Сага бербей дөн-соолукту төмирдөн.

МЕН БАРСАМ

Эшигинң барсам жабылуу,
Жарығың турат жагылуу.
Шылдырап добуш угулат,
Чоргодон суу ағылуу.

Үйүнө кирдим, ичим чоқ,
«Кел ата»-деген кызыым жок.
Сүрөтүң турат жалдырап,
Өмүрүң кетип алсырап.

Үй ичин турат жалдырап,
Ээси жок, толбой ангырап.
Төрүнө өтүп отурбай,
Турдугу атан, канғырап.

Сумсайып қарап турамын,
Сүрөтүң көрүп баламын.
Сүйүктүү көңүл мурдагы,
Сүйлөбөйт эмнө кыламын.

Кысылып зорго турамын,
Кызыымдын жоктоп ыйладым.
Кыйлага чейин кылпрып,
Кыстоодо турган убагым.

Көзүмдүн жашы токтобой,
Канткенде коем жоктобой.
Түн ичи тақыр уйку жок,
Кагылбайт кирпик онтобой.

Казанда тамак кайнабай,
Дасторкон толуп жайнабай.
Куну бир көткөн үйүндүн,
Кандай бир кылам айлам ай.

ВЕНЕРА-ЧОЛПОН

Жылдызга теңеп ат коюп,
Кетеээрин билбей от коюп.
Колумдан учуп жылдызыым,
Кыя албай турам бут коюп.

«Чолпон»-дөп жанган ат коюп,
Чыркырап кетиң от коюп.
Чыдабай кеттип баратам,
Чычала күйүп чок болуп,

Ашыра мактап ат коюп,
Аттанып кеттиң от коюп,
Айламды таптай жүрөмүн,
Артыңда калып койкоюп.

Өзгөчө сүйүп ат коюп,
Өлүмгө кеттиң от коюп.
Өзүндөн калып артыңда,
Өрттөнүп жүрөм шоньшоюп.

Арманым чексиз аралдай,
Артыңдан жеттип бара албай.
Ажырап калып кызыымдан,
Ашкере сулуу маралдай,
Атакең калды табалбай.

УНУТПАЙМ КЫЗЫМ ВЕНЕРА!

Ушул күн мени кыйнады,
Учу жок кайғы жыйнады.
Ултунуп койсоң унут дөп,
Убайым ичке сыйбады.

Ушул күн жанды какшатты,
Унутпай кызыым баш катты.
Улантып өмүр жашабай,
Убалга койду жаш чакты.

Ушул күн мени эзди да,
Улгайган кары көзде да.
Улгайып барган убагым,
Унуткус убай бердинң да.

Унуптай кызыым койдум да,
Улгайган жанга тойдум да.
Утурлап албай Венера,
Унуп мени койдуң да...

ТҮҢҮЛБЕЙ

Күндөр өтүп, түндөр өтүп билинбей,
Күтсөм балам тақыр койдуң тирилбей.
Кайы кала тарткан атаң безилдеп,
Күтө берет, күтө берет түңүлбей.

Күндөр өтсө, түндөр өтсө түңүлбей,
Келеби деп кире келип құлұндәй.
Күтөт атаң өмүр өтүп бүткөнчө,
Келекендән көзүм алып үзүлбей.

Көрүп сени жаздын жарық күнүндәй,
Көрөм кызыым байчечекей гүлүндәй.
Карегине карай берем элестеп,
Калам балам көз өткүчө түңүлбей.

АКТАЙ АЛБАЙ

Арман ай өмүрүнду сактай албай,
Аталақ милдетимди актай албай.
Болбосо ооруганын алдын-алып,
Билбестик кетирипмин тактай албай.

Билгизбей жүрө берсе сактай албай,
Бир жери ооруганын байкай албай.
Баламын арман-сырын сөзбей жүрүп,
Атальк милдетимди актай албай.

Атайлап бара берип каттай албай,
Ата-эне милдетимди актай албай.
Армандуу күндү башка үйүп алдык,
Алганда кудай сени жок дөй албай.

Ай кызыым, кыз эле го аткан таңдай,
Алтындај жаркыраган жарык мандай.
Ажырап калышымды билгенимде,
Аттиң ай, кабар алып тез-тез барбай.
Асырап эркөлешип журбейт белек,
Айласыз арман күнде чокто калбай.

АТТАА!

Өзгөчө кызыым дебестен,
Өзүмдәй эле көрсөмчү.
Өткөрүп ирбей өмүрүн,
Өкүттө калбай өлсөмчү.

Алтындај кызыым дебестен,
Адамдай эле көрсөмчү.
Алдырып ийбей жашоодон,
Алдында кетип өлсөмчү.

Айрыкча кызыым дебестен,
Ар кимдей эле көрсөмчү.
Айрылып ыйлап калгыча,
Атадай мурда өлсөмчү.

Кыйын бир кызыым дебестен,
Кыйналбай жатып өлсөмчү.
Кыйкырып кошок сен айтып
Карааным көрбәй көмсөңчү.

Элдей го кызыым дебестен,
Экилөп мактап сүйүнбәй.
Эби жок артық баалабай,
Жүрөр бир элем күйүнбәй.
Жүрөккө кайты үйүлбәй,
Түбөлүк калып түңүлбәй.

КЕЛЧИ КЫЗЫМ

Кайда кеттиң, кабары жок каякка,
Карыз белен, тез ал жакка барышка.
Кайы таштап, кетээринди билдирибәй,
Кандай болдуң, шек билдирибей бул жакка.

Кыш кетээрде шашып кеттиң каякка,
Кош дебестен конұл айтпай бул жакка.
«Келет кайра»-деген үмүт атаңда,
Көп ишенип «келет»-деген сыйкка.

Жаз келди го келчи кызыым жаныма,
Жалбарамын, жалынамын жаныңа.
Жаш өмүрүң жабыр кылып таштабай,
Кел кайрылып гүлдоп оскон жагыңа.

Келчи кызыым кел-келегой айланып,
Келсөң турат ата-энөң шайланып.
Кеткен өмүр кайра келип калды деп,
Калсын көңүл түбөлүктүү жайланып.

Көттиң кызыым кыштын кызуу кезинде,
Кыркка толбой кыйбай турган кезинде.
Кудай таала бир адилет иш кылыш,
Келип койчу жаз келелек сезимге.

Келчи кызыым бир кайрылып артыңа,
Келсөң кызыым жетээр элем баркыңа.
Кылым каалап жашоо омур өзүңө,
Берээр элем өз өмүргүм тартуга.

Жаз келбесөң жайда келсөң сүйүнөм.
Күтүп чыгам күүгүм кечте үйүңөн.
Кудай талаа кайра өмүр жаратса,
Бул жашоодо бактым ашып сүйүүмөн.

Жай көлбесөң күз келсөң да келе бер,
Алда кудай тирилтип жан бере көр.
Айла болуп, амал болсо канаке,
Кудай колдоп бир өзүңө кемөнгөр.

Күз көлбесөң кыш келбесин үйлемин,
Анда калат аткарылбай тилегим.
Арман күндөр унутулбай түбөлүк,
Жарат бойдон калат кайран жүрөгүм.
Өмүр бою какшап куурап жүрөмүн,
Түбөлүккө кайгылуу өмүр сүрөмүн...

СҮРӨТҮҮҢӨ

Сүрөтүң турат илинип,
Сүйлөбей сөзүң билинип.
Сагына турсам зарыгып,
Садагам келчи тирилип.

Сүретүң турат асылып,
Сүйлөбөй үнүң басылып.
Саргая күткөн атаңын,
Мойнума калчы асылып.

Жалдырап көзүң ирмелбей,
Жүрөгүң жансыз термелбей.
Жүдөдүм балам ойлонуп,
Жаныңа башка төң көлбейт.

Карайсың тиктеп күнү – түн,
Күтөмүн бүтпөй күйүтүм.
Кайрылып карап өткөндө,
Карегим сөндө үмүтүм.

КИМ БОЛДУМ БАЛАМ

Күйүп бир, күйүп күл болдум балам,
Ойлоп бир, ойлоп тим болдум балам.
Болгон бир элем Жаныбек балам,
Эми мен эми ким болдум балам.

Эстеп бир эстеп тим болдум балам,
Эсимден кетип күл болдум балам.
Элесинң кетпей көзүмдөн такыр,
Эндирип барып тим болдум балам.

Кыйналган катуу күндөмүн балам,
Кыя албай мундуу үндөрүм балам.
Кабарсыз кайра көлбединң балам,
Күнү жок жарық түндөмүн балам.



КҮТҮП ЖАТАТ

Кайран күндөр өтүп жатат, өтүп жатат,
Күн-түндөп өмүр чиркин кетип жатат.
Карааның бар, элесинң бар башкасы жок,
Кантсө да кайран атаң күтүп жатат, күтүп жатат!

Картаң өмүр, өтүп жатат, өтүп жатат,
Кайран турмуш кантсө дагы бүтүп жатат.
Карааныңдан үмүт қылып атаң-апаң,
Күн санап, түндү санап күтүп жатат, күтүп жатат!

Кайғылуу күндөр дөлө өтүп жатат, өтүп жатат,
Кыш күнүң жазга айланып кетип жатат.
Кайрылып карааныңды көргөн сымал,
Кайран чал Венерасын күтүп жатат, күтүп жатат!

Какшанган кайғы мундар өтүп жатат, өтүп жатат,
Кабарсыз күндөр, түндөр кетип жатат.
Карааның сүрөт мөнөн алмаштырып,
Каккайган атаң сөни күтүп жатат, күтүп жатат!

Карайлап кадим күндөр өтүп жатат, өтүп жатат,
Калтырган жумуштарың бүтүп жатат.
Кайкандал кадимкидей эки кызың,
Кайрадан келеби деп күтүп жатат, күтүп жатат!

Күн өтүп, жылдар толуп өтүп жатат, өтүп жатат,
Күйүттөп күдөр күтүү бүтүп жатат.
Көз өтүп түгөнгүчө атаң-апаң,
Кубалап бараар күнду күтүп жатат, күтүп жатат!



ЖАЗ КЕЛДИ

Өлбөгөн жанга жаз келди,
Өрдектер жана каз келди.
Өзгөчө быйыл мен үчүн,
Бириси кемип аз келди.

Тирүүлүк жанга жаз келди,
Түмөндөп учуп каз келди.
Тиктесем көзгө көрүнбей,
Мен күткөн келбей аз келди.

Күткөнүм кызыым жаз келди,
Каркылдал учкан каз келди.
Карасам көзгө көрүнбейт,
Кабарсыз бирөө аз келди.

Жаз деген жазың жаз келди,
Бир өзүң келбей аз келди.
Жалдырап күтүп турсам да,
Өзүң жок жалгыз жаз келди.

Жаз келди сени издеди,
Үмүттү сезип биздеги.
Абыдан сени сурашып,
Көк жашыл болуп издери.

Жаз келсе жоксун чырагым,
Жай таппай күтүп турамын.
Жалдырап жашып чыдабай,
Жаш өткөн көзде курагым



АТАҢ МЕНЕҢ АПАКЕҢ

Сооронуп-сооронушпай солкулдашып,
Сооронуп бүт денеси толуп -ашып.
Соортуп бирин - бири аягандай,
Сооронуп кайрат кылып жашып - жашып.

Басылып-басылбастан башын кашып,
Кайтылуу капалыгы ашып – ташып.
Кайтыны кайрат мөнөн жөңели дөп,
Каректен көздөрүңөн жашын- аарчып.

Үшкүрүп, үшкүрүшөт чоктой жалын,
Үңқүйүп отурушса төшөк калың.
Үнү жок, үн чыгарбай жылып -жылып,
Үшүбөй отурсак дөп көрүп камын.

Онтошуп, онтоп калат алмак – салмак,
Оозунан сөз айтылбай жалмап - жалмап.
Ооруган жерлеринин аты жоктой,
Кудайым койсо экөн дөп жалгап - жалгап,

Чөнөмсиз билинбеген арманының,
Чыдабай тиштеп коюп бармагынын.
Кудайдан басса-турса тилешкени,
Өмүрдүн узактыгын балдарынын.

ГҮЛҮНДҮ ТИКТЕЙМ ЖАЛАБАЙ

Өз колуң мөнөн өстүрүп,
Күүтүмдөп күнүң кечкирип.
Өстүргөн гүлүң муңайып,
Өң-түстөн көтти эскирип.

Гүлүндү тиктеп турамын,
Гүлгүндөй көзде курагың.
Гүлчөлүк өмүр жашабай,
Гүлдөбөй кеттиң чырагым.

Гүлүндү карап турамын,
Гүлдөбөй кетти курагың.
Гүлчөлүк болбой өмүрүң,
Көрүстөн болду турагың.

Гүлүндү карайм жалдырап,
Күйүгүп дөнөң шалдырап.
Гүлчөлүк болбой өмүрүң,
Күтүсүз кеттиң алсырап.

Гүлдөрүң өсүп сумсаят,
Күткөнсүп карап кылчаят.
Өзүндү издел жаткансып,
Мунқаят балам мунқаят.

ӨМҮР ТИЛЕЙМ

Эркелетип эки кызың әгиздей,
Эрмектешип эки дүйнөң төгиздей.
Эркелетип өтө катуу сүйүнүп,
Эргичи элең кайгы капа жегизбей.

Күн-түн дебей кыздарым дөп камыгып,
Күн өткөрбөй калчы элең го сагынып.
Кабактарын карай берип кайталап,
Калчы элең го баш ийкөшип бағынып.

Анда эмесе жүргүлө дөп жетелөп,
Алып баскан күндөр эстен кете элек.

Атайылап дүкөндөрдү қыдырган,
Ал күндөргө бул күндөрү жетe элек.

Кир жуугузбай, сөз тийгизбей асырап,
Кыздар калды кыйла өмүр жашыраак.
Кайда кеттин, такыр жүрчүү бөлүнбөй,
Калчы элең го кучак жайып кашылап.

Канттиң эми кыздарыңан ажырап,
Калды сөнин эркелериң асырап.
Кайра келәэр жерге барбай түңүлтүп,
Какшасам да келбей койдуң ал сурап.

Калды кыздар какшап ыйлап түңүлүп,
Канча күндөр күткөн менен үңүлүп.
Кайрат кылам кыздарыңа ишенип,
Кагылайын карааныңа жүгүнүп.

Өмүр тилейм, ақыл тилейм балдарга,
Өтө берсинг, өлчөө бербей жылдарга.
Өкүнсөм да кайтырсам да сөн үчүн ,
Өмүр тилейм, бакыт тилейм кыздарга.

ЭСТЕЛИК КҮНҮ

Ак сургтан кийим кийинип,
Түшкөнсүң жерге ийилип.
Айласыз амал табылбай,
Сүрөтүң калды илинип.

Өлгөнүң чындалап билинип,
Келбесиң билдим тирилип.
Эстөлик куруп үстүнө,
Арман сөз калды илинип.

Бара албай турдум жаныңа,
Карадым абал – алымы.
Кантсөм да ушул сап мөнөн,
Кабарым берем баарыңа.

Балдарым барды жабыла,
Карасам абал табыма.
Баштарым ооруп чыдабай,
Жете албай калдым жаныңа.
Таш белги калды чегилип,
Төрт түптөп арча типилип.
Бейишин үйлөп кудайдан,
Ата-энөң калды жөнгилип.

ҚЫЙНАДЫҢ

Кыйнадың қызыым кыйнадың,
Кыя албай сөн деп ыйладым.
Отурган жерде ойлонун,
Оопасыз жайга сыйбадым.

Кыйнадың қызыым кыйнадың,
Кыйналып көз жаш тыйбадым.
Катарда басып журсөм да,
Карааның кетпей ыйдамың.

Кыйнадың қызыым кыйнадың,
Калды го тапкан жыйганың.
Капилет кетип жашоодон,
Бул эмнө мага кылганың.



КУДАЙ АЙ

Неге мени, неге мынча кыйнадың,
Незге айланып, кайғыланып-ыйладым,
Нечөн күндөр өтүп жатат билинбей,
Капалықтан көздүн жашын тыйбадым.

Алда кудай ал кетирип кыйнадың,
Айла жоктон ақыл эсим жыйбадым.
Амалым жок, бир өзүндөн туңулуп,
Атта балам бул дүйнөгө сыйбадым.

Төрөлгөндө сүйүнгөнмүн өзүңө,
Төрт айланып, төгөрөнүп көзүңө.
Тамтанаң-тумтаң баскандына кубанып,
«Ата»-деген, «апа»-деген сөзүңө.

Чоң кызы болуп эжесинин артынан,
Канат күүлөп аккуу сымал калкыган.
«Акыл-эстүү бир башкача кызыым»-деп,
Кубанычта кучак толуп балкыгам.

Окуп-чокуп чонойгонсун жетилип,
Балалыгың, эркелигин кетилип.
Ой мүдөөңө жеткөн чакта кулунум,
Алыс калдың жер астына бекинип.

Неге кудай эрте алып шашылды,
Ичип бүтпөй жасап койгон ашынды.
Менден албай ошол кыздан албадың,
Көлдөй төккөн көздөн аккан жашымды.

Ой максаты калды бүтүп бүтпөстөн,
Ойлогонго жеткирбедин күтпөстөн.
Келечекке кенәйтирип жандырган,
Үйүн калды жарык нурұ өчпөстөн.

Тоюң калды құздә болуп өтпестен,
Айдай калды бойго жетип көчпестен.
Эркелешээр эрмек кызың Айгерим,
Эрте калды бир өзүндү өлпестен.

Нурлан калды ара жолдо алсырап,
Көп ойлонуп, капа болот қалтырап.
Канткөн мөнөн амалы жок түнүлүп,
Калды жалғыз кыздарына жалдырап.

Үй-жай калды бир өзүң жок аңырап,
Үй-мүлктөрүң сени жок деп жалдырап.
Үзүр кылып, кайра койсоң ордунა,
Оо кудайым, Венерага жан курап.

Сени берип, сен жоксун деп түнүлбейм!
Сүретүндү тиктеп карап үнүлбейм.
Ыңраа көрүп аркы дүйнө жүзүнө,
Кудайым ай, кулдук уруп жүгүнбейм.

Тириү жүрсөм, бирге басып турасың,
Тиктей берип сүретүңе бурасын.
Тагдырыңа туура көлген кудайга,
Таарынсан да кандай айла кыласын.

Салдың кызыым сасық тумоо убайга,
Арманым бар айтып бүткүс кудайга.
Алып кетип ай чырайлуу кызыымды,
Адашты го алмаштырып кудай да.

Алтыймыш тәрт жашка келсөм дегеле,
Калган жашым сага берсем эмине.
Капа болуп ызаланып жүргүчө,
Калсам болмок жер астында мен эле.

БУРУЛГА

Барганды оорумун дөп айтып бердин,
Турбастан бир-эки күн кайра келдин.
Акыры Венераның турмушуна,
Ушундай унутулгус кайғы бердин.

Сөн үчүн «оору апам»-деп жүрө берди,
Сага дейм өткөн бардық күнөлөрдү.
Саргайып сырын айттай курган кызым,
Сыртынан билмексенип күлө берди.

Сыр айтып сырдашпастан кызы мәнен,
Сынашып кабар албай жүрө берген.
Сүйлөшсөн жақын бол деп айткан сөзгө,
Берген жок бир да жолу ақыл терең.

Мерездик мәэнет бөлө сага деги,
Мәэнети жөнүп көтээр болгон чеги.
Эгерде сөн ичкендей дары исе,
Жашамак өлүп калбай азыр эми.

Жүгүрүп билгенимде ата болуп,
Жүрмөкмүн бир жаңында жетип конуп.
Алдында жүрөр элең аман-эсен,
Алтында күлүп жайнап аман болуп.

Билбөдим түгөнөөрүн катып соолуп,
Билгемин жүрөт го деп кызым құлуп.
Бар дүйнөм түгөнгүче алдын алсам,
Жүрмөк го кызым кошо адам болуп.

Ушундай арман күндөр өтүп калган,
Бул дүйнө жашоо үчүн болуп жалган.
Боор ооруп, түшүнгөндө сезим менен,
Апада арман күндө бир чоң арман.

ӨРТ ЖАЛЫНЫ СЫЗЫЛДЫ

Абалымдан кабар алып турчу эле,
Абдан көңүл, абдан көңүл бурчу эле.
Айтпай коюп жашырганда эмине,
Арасында балдарымдын курчу эле.

Аталаган үнү чыгып турчу эле,
Апаң тынбай сөзүн тыңшап укчу эле.
Аттиң қылам, аила таппай түңүлүп,
Арасында кыздарымдын курчу эле.

Айткан сөзгө маани берип укчу эле,
Атаялып сүйлөп дайым чыкчы эле.
Аттиң қызыым үнүң калды угулбай,
Арасында туугандардын курчу эле.

Атаялып азил сөзүн қылчы эле,
Абайлап ашып кетпей тынч эле.
Арапашып эл ичинде жүргөндө,
Аныгына байкоо билген сыйнчы эле.

«Азыр көлем, күткүлө»-деп турчу эле,
Айтканыңа так мамиле қылчы эле.
Арапашып той-тамаша майрамда,
Аргендей үн созо билген ырчы эле.

Аттиң арман өмүр өтүп кыйылды,
Аталаган сөз угулбай тыйылды.
Атаганат ала качып бир кудай,
Алдың неге алтынга төң кийынды.

Аттиң қызыым атың өчүп сыйылды,
Алдың кудай алтын ашық қызыымды.
Арман күнду таштап атаң-апаңа,
Атайлаган арман-күндөр чызылды.

ӨЗҮНДҮ ЭСТЕЙМ

Карагат кара көзүндү эстейм,
Какшыктап айткан сөзүндү эстейм.
Карааның көтпөй көзүмдөн такыр,
Каралдым кызыым өзүндү эстейм.

Булбулдай чыккан үнүндү эстейм,
Буралып өскөн гүлүм деп эстейм.
Жарыктан жашап көткічे балам,
Жашоомдо көргөн күнүм деп эстейм.

Отуз бир жети жашынды эстейм,
Түтөгөн кара кашынды эстейм.
Меймандал барсам үйүнө балам,
Мейизин кошкон ашынды эстейм.

Жаркырап турган тишинди эстейм,
Жалтанбай кылган ишинди эстейм.
Жароокер мунәз, ақылдуу дегөн,
Жактыра айткан кишинди эстейм.

Туптунук таза ыраның эстейм,
Туш болуп киргөн карааның эстейм.
Кантсөм да эми кулунум балам,
Кайгыртып кеткен барапың эстейм.
Түбөлүк муздал өзүндү эстейм,
Капкара жанган көзүндү эстейм.

АРМАН

Жер-сууда атка теңебей,
Жерде жок укмуш немедей.
Асмандан издеп атьщы,
Жамандык күтпөй көнедей.

Алтындан ашық көргөнмүн,
Айрыкча көңүл бөлгөнмүн.
Атынды айтып «Ак-Чолпон»,
Айрыкча сүйүп көнгөнмүн.

Күтчү элем шайыр құлғөнүн,
Катырган катуу үндөрүн.
Түбөлүк болот дечүүмүн,
Төңириим бергөн күндөрүн.

Берчүүмүн жакшы батамды,
Берилип укпай апанды.
Улгайып калган кезинде,
Таштадың кетип атанды.

Артында калды қыздарың,
Айрыкча чөгүп сыйздадым.
Аманат жаңың кучактап,
Ак чолпон қызыым муздадың.

Үйкудан койдуң ойгонбой,
Сүрөтке тартып койгондой.
Түбөлүк кеттиң коштошуп,
Жашоону жашап тойгондой.

Үшкүрүк қылдың үшкүрүк,
Көзүмө толо жаш қылып.
Кайыга салып боздотпой,
Калтырсан болмок таш қылып.

ЭСТЕЛИККЕ ЖАЗЫЛГАН

Неге келдин эрте шашып бул жерге,
Атаң да жок, апан да жок бул жерде.
Нурланыңды, қыздарыңды калтырып,
Таап алчуудай жер тубүнөн бирдеме,

Эми таппайм, айланып да үргулуп,
Чонойтконмун чаң жугузбай гүл кылып.
Айланайын алтын кызыым Венерам,
Өрттөп кеттиң ата-эненди күл кылып.

ЫРАА КӨРБӨЙМҮН

Такыр мән ыраа көрбөймүн балам,
Тагдырга ийип көнбеймүн балам.
Таасири таштай болсо бир дагы,
Тириүлүк жаңдан бөлбөймүн балам.

Жамандық жакка көнбөймүн балам,
Жанындан кетип бөлбөймүн балам.
Карегин менен түбөлүк балам,
Калп эле жашап жүрбөймүн балам.

Каткырып такыр күлбөймүн балам,
Кадимки тириү гүл дәймин балам.
Кайсандал басып жүрсөм бир дагы,
Чок болуп өчкөн күлдөймүн балам.

Караңғы тийгөн күндеймүн балам,
Элесиң кетпей күлбөймүн балам.
Кабыргам какшап кайышып турат,
Тескейге кетип күнгөйүм балам.

Жанымды сөндөн бөлбөймүн балам,
Жамандық ишке көнбөймүн балам.
Топурак басып турса да сени,
Таптакыр ыраа көрбөймүн балам.

Көрбөймүн балам, көрбөймүн балам,
Өлүмгө дешсе көнбөймүн балам.
Түбөлүк сөн деп кайгырсам дагы,

Өзүмдү сөндөн бөлбөймүн балам.
Таптакыр ыраа көрбөймүн балам,
Бул дүйнө жашап өлмөйүн балам.

МҮРЗӨДӨ

Кайгырып капа келгемин балам,
Айламды таптай алдастап турам.
Топурак жытын сылаган болуп,
Кантейин балам, кантемин балам.

Кандайча кылам айламды кызыым,
Түбөлүк ыйга айланым кызыым.
Чыдамым кетип айламды таптай,
Чыркырап мүрзөң айланым кызыым.

Кандай бир кылам айламды кызыым,
Көрсөтөөр көзге жай барбы кызыым.
Көнүлүм жаман кыйналып кетет,
Көргөндө дәңсөө жайларды кызыым.

Кандайча кылам айламды кызыым,
Кайгырып башым айланым кызыым.
Капага толуп жүрөгүм сыйздалап,
Оргуган суудай кыйналым кызыым.

Кандай бир кылам айламды кызыым,
Өткөрдүм кыйла айларды кызыым.
Жүрөгүм тынчып кыйнабай калаар,
Мен бара турган жай барбы кызыым.

Күндөр бир айга айланды кызыым,
Жанында жатаар жай барбы кызыым.
Чыдамым кетип турамын ыйлап,
Таба арбай такыр айламды кызыым.

ОШОЛ КҮН

Отурган жөрлөрінді билбей калдың,
Оңdotкон формаларың кийбей калдың.
Отуруп офисінде капысынан,
Ойдо жок жетөлгөндө тилдөн калдың.

Сан частың врачтары жардам берген,
Саат алты чамасында кабар келген.
Шашылыш апаң болуп жәнөп калдық,
Ойлонуп әмнелигин билбей сөндөн.

Барыпбыз эси-учуңдан жогун билбей,
Жүрөгүм сезип калды кирип-кирбей.
Айланып алды-артындан карап жаткан,
Таганды көргөнсүдүм сезип-сөзбей.

Көзүңдү көрө калып тиктебеген,
Көрө албай құлундөгөн әлес сөндөн.
Калчылдап ақыл-әсим жете бербей,
Кайтырып туруп калдым муздал дөнем.

Күштеп күштеп калдормаң, колдоруңду,
Жылуусун сезейин деп жондоруңду.
Кармалап тегеренип денелерин,
Кайрылып карегінде болбодумбу.

Кантсөң да бир кайрылып караганга,
Таптақыр көзүң ачпай койбодуңбу.
Көрбөгөн врач калбай көрүшту го,
Карашибып ынтызар ой болушту го.

Кадимки күчтүү дары, укол берип,
Кайтарып алабыз деп көрүшту го.
Уйкудан ойгонбостон сынадыңбы,
Утуру жакса экен деп чырагыңды.
Умтулуп күтүп жаткан ата-энене,
Ушинтип жатканыңча чыдадыңбы.

КЕТПЕДИН ҚАЛАМ

Оюмдан такыр кетпедин қалам,
Ойлонгон максатыңа жетпедин қалам.
Оору а салып атаңды қалам,
Ойдо жок мынча қектедин қалам.

Көзүмдән такыр кетпедин қалам,
Кездөгөн максатыңа жетпедин қалам.
Көрүнүп жүрбәй жанымда қалам,
Көксөтүп мынча қектедин қалам.

Жанымдан такыр кетпедин қалам,
Жаш туруп ойго жетпедин қалам.
Жарадар кылыш атаңды қалам,
Жанымды қыйнап қектедин қалам.

Жакындал көрөм сүрөтүн қалам,
Жөнөкөй шайыр мүнөзүң қалам.
Жашырын сырын ичиме алсам,
Жаркырап жайнап қулесүң қалам.

Құлесүң қалам, құлесүң қалам,
Кандай бир шартта жүресүң қалам.
Кайрылыш келәэр жан болсоң қалам,
Ордуңа кетсөм бир өзүм қалам.

Ойнол бир құлұл кетпедин қалам,
Оору эмес көзде жетпедим қалам.
Онтоткон оору берсе да сага,
Оюнду айтып кетпедин қалам.

Оорудум деген сезүң жок қалам,
Онкулдал турал өзуң жок қалам.
Онтойсуз шартка туш бодум қалам,
Ойдо жок жаман иш кылыш қалам.
Ойноктоп құлғен көзүң жок қалам,
«Аталап»-айтчу сезүң жок қалам.

ЖОКТУГУҢ СЕЗЕМ ӨЗҮНДҮН

Көрөөр бир кездे жыргалды,
Көксөгөн мундуу ыр калды.
Кызымдан калып ажырап,
Кыйналып жаздым ырларды,

Балдардан көрүп жыргалды,
Бара албай тоолор кыр калды.
Байкабай кыздан ажырап,
Бел бошоп атаң кыйналды.

Балдардын тилейм өмүрүн,
Байкаймын бардык көңүлүн.
Бар болуп, жашап турмушта,
Балдарын багып өзүңүн.
Жоктугун гана билинет,
Венера кызыым өзүңүн,

АЗЫРКЫ МЕНИН АБАЛЫМ

Кайыланам капаланам түн ичи,
Кандай айла кылам эми дөгичи.
Ойлой берип, ой-санаага жете албай,
Оттой күйүп өрттөнөмүн жөң ичи.

Капа болом, сөндөн мурда мени албай,
Көчө бойлоп баскан менен теңселип.
Кайран кызыым сени жүрөм таба албай,
Эл катары сүйлөгөндөй боломун.

Кайыланам бассам-турсым жөңе албай,
Капа болом сөндөн мурда мени албай.
Көчө бойлоп баскан менен теңселип,
Кайран кызыым жүрөм сени таба албай.

Эл катары сүйлөгөндөй боломун,
Төңөнүм жок ичим бугуп толомун.
Төңтүштардын телегейи тегиздей,
Тендеши албай термелемин соломун.

Күлкүм көлип, күлүп коюп адашып,
Күүгүмдөймүн жакшы-жаман карашып.
Кичирейип өкүнөмүн чыдабай,
Калбагандай күлгөн мага жарашып.

Анткен мөнөн күтө берем балам ай,
Айлап-жылдап ар бир секундда жадабай.
Ары-бери эшик асты басканда,
Сүрөтүнө көзүм койбойм кадабай.

СӨРҮДӨ ЖАТАЫП ЖАНЫНДА

Көзүм тоюп тиктейинчи биротоло канганча,
Көздөшөйүн сүрөтүнө мен да артындан барганча.
Карайынчы карегинди тириү жүргөн кезиндей,
Кадап-кадап алайынчы кирпик какпай калганча.

Карайынчы көзүм канып чарчаганча-талганча,
Карайынчы көзүм тоюп бир өзүнө барганча.
Карегине карегимди адаштыrbай тиктейин,
Качан мөнден кудай таала өмүрүмдү алганча.

Тиктейинчи элестетип балалыгын, жаштыгын,
Тиктеп-тиктеп жүрөк сезсин өмүрүндүн аздыгын.
Телмиресин типтик карап кирпигиндин жаны жок,
Сөздиргөнсип айткан өндүү карай бербе аз мунуң.

Кек кофтаны кийген бойдон гүл аралап турасын,
Көнүл суубай, тириү болуп көнүлүмдү бурасын.
Койкойгонун көздөн кетпей унчукластан үнү жок,
Кантсем дагы кучак жайсам жетпей койду кулачым.

СЕН БОЛГОНДО

Айдай го, Айдай дөп жүрдүн,
Асырап багып үлгүрдүн.
Астына алыш кара жөр,
Арманда көттиң туңулдуң.

Айдай го, Айдай ай кызың,
Акылга көнен бай кызың.
Апасын жоктоо катарда,
Арманын кылаар ай кызың.

Акыркы болуп конгуроо,
Алдында турат чоң сыноо.
Айласыз барып турамын,
Болбос дөп жоктоо каныроо.

Сен болсоң барбайт элем го,
Сени эстеп билбейт элем го.
Сүйүнүп-сүрдөп кызыым ай,
Сүлкүлдөп туралар элең го.

Санаасы болбой саргайбай,
Саксандап кызың дардандай.
Сумсайбай сулуу Айдайың,
Суктантар турмак жайдандай.

Кучакка толо гүл алыш,
Куттуктап турам суранып,
Эгерде кызыым сен болсоң,
Туралар го элең буралыш.

Турмушун кетмек уланып,
Форманды кийип буралыш.
Жаркырап жайнаар кезинде,
Жабыштың жергө куланып.

Аттиң ай қызыым, аттий ай,
Арманда калып кеттиң ай.
Ачылып сөзүң айтпастан,
Ай тийбес жергө жеттиң ай.

ТАГДЫРЫҢ КУРСУН

Айла жок тура тагдырга,
Жапкандай наңды тандырга.
Амалым таптай күйүгөм,
Алоолоп өчпөй жамғырга.

Турмуш шарт ишән тагдырга,
Толтура көз жаш жамғырга.
Тууралап айтсам эгерде,
Тутулуп чыгам ой кырга.

Ойдо жок кыздан ажырап,
Ойлоном башты кашылап.
Оңқолоп кайғы жесем да,
Отурам өмүр жаш улап.

Айламды издеп таба албай,
Аттиң ай кеттиң шамалдай.
Жарығың чачкан чырагым,
Жаллп этип өчтүң жаналбай.

Моокумум канып-канапбай,
Мезгилсиз өчтүң жана албай.
Мерт болгон қызыым Венера!
Мұрзәнә барсам табамбы ай.
Кайғырып кеткен Венера,
Үйүнө кирсем табамбы ай.

«Аталап» мени көмбөдүн,
Ажалдан кача көрбөдүн.
Алтындаі кызыым Венера,
Алдында кетип өлбөдүм.

ТУШУМӘ КИРИП КЕЛБЕЙСИН

Боздодум ыйлап көлбейсин,
Боор оруп түшкө кирбейсин.
Бооруман бүткөн кулунум,
«Атекө»-дебей ким дейсин.

Сапындым түшкө кирбейсин,
Саргайды атаң билбейсин.
Санаада жүрүп кыйналган,
«Атамбы?» дебей ким дейсин.

Алтынным кызыым көлбейсин,
Асманда соккон жәлдейсин.
Айланды таппай муңайған,
«Атакө»-дебей ким дейсин.
Түшүмө такыр кирбейсин,
Түйшүктө жүрөм билбейсин.
Түгөнүп өмүр баратат,
Түн уйку күтсөм көлбейсин.
Түнөрүп жата бербестен,
Түңүлтпөй кызыым келсөнчи.

СЕНСИЗ КАЛДЫ

Сенсиз калды казан-аяқ калдырап,
Сенсиз калды, эшик төрүң жалдырап.
Өзүң барда каралбаган чоң сүрөт,
Эми турат көзүн албай жан сурап.

Сенсиз калды эки кызың жалдырап,
Сүйлөнүшүп өздөрүнчө балдырап.
Сенсиз калды эркелеткөн кыздарың,
Жасасак дөп сөндөй апа жан курап.

Сенсиз калды эгиз ескөн кыздарың,
Эгер билсөң айла таптай сыздаарың.
Эттеп- сөттөп күндер өтүп чоңойсо,
Сенсиз ичтөн эстеп өткөн жылдарың.

Сенсиз калды атаң жазып ырларың,
Сени көрбөй кетти өмүр жыргалың.
Сенсиз жүрүп, бир үйлөнөт акыры,
Жүрмөк беле жалғыз калып Нурланың.

АТТИН!

Айттигин кылам дөп турам,
Айласыз кайы жөп турам.
Атындан атаң айланып,
Артында калып көп кылам.

Айттигин кылам дөп турам,
Арманым бутпөй көп кылам.
Айласыз жашоо өткөрүп,
Көз жашым төгүп сел кылам.

Айттигин болот дөп турам,
Ачуулуу кайы жөп турам.
Артындан колум жайылып,
Окулат кызым коп куран.

Айласыз зорго турамын,
Алтымыш ашып курагым.
Алладан тилеп акырет,

Аманат бейпил сурадым.
Артыңдан жетип баралбай,
Айла жок кандай кыламын.

КУТ КЫЛГАН КҮНҮ КЕЛЕСИН

Тыптылдап жүргөн элесин,
Тынчыттай мени жеңесин.
Таппадым такыр амалын,
Тентегим качан келесин?

Шыптылдап баскан элесин,
Шылдыңдап мени жеңесин.
Шар аккан суудай кулунум,
Сагындым качан келесин?

Суйкайган сулуу элесин,
Эстебей мени жеңесин.
Тозокто жүргөн атаңа,
Толгонуп качан келесин?

Шумданган балам элесин,
Шумкардай учсан келесин.
Шумдугу курган ажалды,
Суурулуп качан жеңесин.

Алтындаидай болгон элесин,
Атакең кандай билесин.
Алмашып ажал жан берсө,
Алдыңан чыксаң келесин.

Койкойгон короз элесин,
Койгунуң кызыым дебессин.
Кудайдан кулдук тилесем,
Кут кылған күнү келесин.

КАЛА БЕРДИМ

Жашоо болмок жарапшыгы билинип,
Жакшы тилеп жарпым жазып сүйүнүп.
Бай турмуштун баркын билип кайғырбай,
Жүрбөйт элем жабырланып күйүнүп.

Жашоо болмок жадырашып, карашып,
Жаным балам бирге бассак жарапшып.
Жарықчылык бир көлөт да, бир кетет,
Жулуп көтти оң колумдан талашып.

Кала бердим кайғы-муңга жан ачып,
Кана болсоң жүрбөйт белек жанашип.
Картайганда кайғы суунун боюнда,
Кайкып барам алтымыштан бел ашып.

Кайпып турам ошол күндү унутпай,
Калсаң болмок калайын дөп талашып.
Кандай сонун болмок эле жарапшып,
Жүрөөр элек далай-далай бел ашып,
Күлөөр элек көздөр тике карашып.

КАНТСЕМ ДА КАБЫЛ КЫЛАМЫН

Басчы элек бирге Оштошуп,
Баладай эмес достошуп.
Байкасам ыйлап калчы экен,
«Бар бол»-дөп ата коштошуп,

Жарыкты байкап билбедин,
Жалындым кайтып келбедин.
Жаңылбай койсоң болбойбу,
Жакшыбы жерге киргенин.

Жамандап өзүм тилдедим,
Жанында жүргүп билбөдим.
Жарығың өчүп калышын,
Жактырбай көзүм ирмедин.

Кайгырсам кайтып келбедин,
Кайтылуу түндөр термедин.
Кабыргам сынып кайышып,
Кантейин кызыым эрмегим.

Сабырым сыйдал баратат,
Саналуу уктап таң атат.
Сакайтпай койсо пендесин,
Зардатып неге жаратат.

Айла жок басып жүрөсүн,
Амалсыз зордоп күлөсүн.
Артында калып унуктус,
Айрыкча балам мүнөзүн.

Жашоонун жандуу мүнөзү,
Жакшылап айтам бир өзү.
Жараткан кудай эркинэ,
Жан балам жоктур күнөөсү.

Жарыкты көрбөй энтөлөп,
Жашындың балам эртөлөп.
Жаннатта болуп бейишин,
Кудайга жүргүн эркөлөп.
Кансем да сабыр кыламын.
Кетсең да балам эртөрөэк.

КЫЗЫМА

Дәбей калдым «айланайын кызыым» дәп,
Дәбей калдың айтып берчүү кызык кеп.
Дәбей калдың үнүң чыкпай үзүлүп,
Дәбей калдым ыйга айланып безилдөп.

Жәбей калдым сөн бышырган тамагың,
Жәбей калып кайгыруудан жададым.
Жәбей калдым дасторконун жайылбай,
Жәбей калып капалуу муң азабын.
Жалтаңдабай жалган турмуш жашоонун,
Жабырланган жагын күйүп жазамын.

Баспай калды байыр алган кадамым,
Баспай калып байчечекей адамым.
Баспай калды сен тарапка бурулуп,
Баспай калып, көргүм келбей тажадым.

Күлбәй калды шумданганым, адамым,
Күлбәй калып өчтү гүлдөй жамалың.
Күлбәй калды күлгүн өмүр эртелеп,
Күлбәй калган бул турмушун жазамын.

Сөзүм калаар үнүм жетпей калса да,
Көзүм калаар жүрөгүмдү алса да.
Көрүшөөрбүз жаратканың чын болсо,
Күндү билет дагы калды канча да,
Күтө берем айтаар сөзүм болсо да.

ОШ ДЕГЕНДЕ

Ош дегенде Венера дәп билчи элем,
Оодарылып жигулини минчи элем.
Ойлонбостон, тартынбастан барганда,
Оң бурулуп, эшик ачып кирчи элем.

Ошту көздөп Венерага барчы элөм,
Оокат-ашты көнөн камдап алчы элөм.
Оор жүгүмдү колдон алып утурлап,
«Оо атам»-деп, сүйүнүчтө калчы элең.

Ош шаарына сени төңөп көрчү элөм,
Ой кырына назар-үмүт бөлчү элөм.
Оокат алып берчүү жерин үнүтпай,
Ошол жерге дайым кирип көлчи элөм.

Ойрон болдуң, Ошту көздөй баспаймын,
Ошол күндөй көңүл-кабак ачпаймын.
Оокат эмес оюм канбай таптакыр,
Ошко десе ойлонбоймун шашпаймын.

Оо, Жараткан! алсаң болмок шашылбай,
Ошол кыз жок, эшик калды ачылбай.
Омкорулуп үмүт ойлор түнүлтүп,
Калат тура үйүң-жайың ачылбай.

Күтүп калдың бозала-боз адырда,
Күндөп барам сен күтүнгөн адырга.
Күүгүм кирип, кечкиргөндөй сезилет,
Күйүтүндөн эч ким жетпей кадырга.

Куран окуп, эки колум жазамын,
Кудайдан дейим көргөн менин азабым.
Көз жашымды шорголутуп куюлтуп,
Кайра көздөп үй жагыма качамын.

ЭСТЕЙ БЕРЕМ

Эстей берем аллей болуп төрөлгөнүң,
Эстей берем ак бешикке бөлөнгөнүң.
Энтелеп эркелетип чоңойтконбуз,
Эсимде тай-тай басып жөлөнгөнүң.

Эстеймин эркелеген эрке сөзүн,
Эстеймин кадимкидэй көтпей көзүң.
Энтигип ыйлап калсан эрте көчтө,
Элирип жүгүрчүүмүн күйүп өзүм.

Эстеймин эрте күндө басканыңды,
Эстеймин көңүл-чериң ачканыңды.
Эргитип ого бөтер шайыр болуп,
ЭЧ кимгө жеткирбестөн качканыңды.

Эстеймин балдыр сүйлөп калганыңды,
Эстеймин кучак жайып алганымды.
Эртелөп эмчек сүтүн таштап коюп,
Оозуңа кургак-упчу салганыңды.

Эстеймин жүргөнүңдү, басканыңды,
Эриксем эрке көңүл ачканыңды.
Эстеймин Тенең деген Тененимди,
Билбестөн токтугумду, ачтыгымды.

Эстеймин сөн чоңойгон күндөрүңдү,
Эстеймин акыл-эстүү күлгөнүңдү.
Эркелеп эки жашка жетип-жетпей,
Эки уул удаа көрүп жүрбөдүмбү.

Эстеймин окуп калган күндөрүңдү,
Эстеймин ондол-түзөп жүргөнүмдү.
Алдыман тосуп чыгып күндөн-күнгө,
Абайлап байкоочусун бүркөөлүүмбү.

Эстеймин көздөрүңдү, сөздөрүңдү,
Эстеймин бара-бара өзгөрүүндү.
Эстеймин айдай болгон ыраңыңды,
ЭЧ кимгө тендешпеген жүздөрүңдү.

Эстеймин турмуш жолуң ачканыңды,
Эстеймин Курманжандай басканыңды.
Эркөлөп эки кызың чоңоюшуп,
Эркинчө өткөргөнүң жаш чагыңды.

Эстеймин иш үстүндө болгонунду,
Эстеймин сунуп чыккан оң колунду.
Энтигип «атам келди»-деп сүйүнүп,
Эстеймин бугуң артып толгонунду.

Эстеймин сүйлөшкөнүм эзилишип,
Эстеймин ата-бала сезилишип,
Эми мен кетейин деп калганымда,
Айтчы элөң туралычы кезигишип.

Эстеймин отурганым машинага,
Эстеймин кыйылганың шашылганга.
Эңкөйбей эки колуң көкүрөктө,
Байкасам көзүң калчуу жашылдана.

Эстеймин сөндөй бирөө жааралганын,
Эстеймин ақыл-сөзүң жагалдарың.
Эртөлөп алдын алышп бир өзүндүн,
Амалын издең көрүп таба албадым.

Эстеймин күлгөндөрүң, жүргөндөрүң,
Эстеймин сулуулугүң, түстүү өңүң.
Эркөлөп бир кайрылып көлсөң гана,
Жашоон喬 төңәэр элем бир көргөнүм.

Эстеймин эрте күндө, түн ичинде,
Эстеймин күйгөн отту мен ичимде.
Өмүрүм өтсө дагы күндер өтүп,
Төңөбейм балам сени эч-эч кимге.

Эстеймин эстеп сени жоктой берем,
Эндирип эс-акылдан токтой келем.
Эртелең көткен қызым сени эстеп,
Эмшиңдеп жаш балага окшой берем.

УКПАДЫҢ БАЛАМ

Уктадың балам уктадың балам,
Умтулганың атаңдың укпадың балам.
Укалап бутуң кармалап тынбай,
Убара тартып ыктадым балам.

Уктадың қызым, уктадың,
Уйкудан бери чыкпадың.
Унұтка коюп биз жакты,
Унчуклас жакка ыктадың.

Көзүндү ачпай уктадың,
Кыйкырсам үнүм укпадың,
Кыйнала қылған аракет бекер,
Кайтарып бери утпадың қызым.

Көз ачып тиктеп койбодун қызым,
Көөнүндө әмне ойлодуң қызым.
Койкайғон сулуу өзүндү карап,
Көңүлгө толо тойбодум қызым,

Кеттиң го балам үнү жок болуп,
Күүгүмү түшүп күнү жок болуп.
Күйгүзүп өрттөп жалының чыгып,
Калдық биз чокто күлү жок болуп.

КЕТКИМ КЕЛЕТ ШАШЫП, ШАШЫП

Жашыңа жаш кошулуп тайбой калдың,
Жашабай жакшы оюнда болбой калдың.
Жадырап үй тоюңа жете келип,
Жалпылап жакшы союш сойбой калдың.

Жадырап жашоо, өмүр көрбей калдың,
Жайкалтып кыздар чачын өрбей калдың.
Жакында боло турган тоюңарга,
Жакшылап чын көңүлүндү бәлбей калдың.

Жанылап көлгөн жылда болбой калдың,
Жакшылап сыйлап, союш сойбой калдың.
Жанында жакын болбой куса жазып,
Жан кызыым, жамалыңа тойбой калдым.

Эл жүрөт капары жок жыл тосушуп
Эркөлөп энө-бала үн кошушуپ.
Эсимден бир гана сөн кетпейт балам,
Эмшиңдөп бугум толуп кошок кошуп.
Отурам ыр чиймелеп көзүм жашып,
Атурсун чыдай албай абалыма,
Алыстап кетким келет шашып-шашып.

ЭСТЕЛИГИН ЖАНЫНДА

Турасын ташта так болуп,
Ысыған күнгө как болуп.
Эскерип барып жаныңа,
Эсимден кетем дак болуп.

Ээн адыр сага жак болуп,
Элесин турат так болуп.

Энтигө барып өзүңө,
Эңдирап кайтам дақ болуп.

Жалдырап тиктеп таш болуп,
Жашооңо отуз жаш конуп.
Жаныңда турам ийилип,
Кезүмө кайғы жаш толуп.

Карайлап карап сүрөтүң,
Кантейин эстейм мүнөзүң.
Кадалып карайм түңүлбөй,
Каректе сөнсүң бир өзүң.

Кармалап ташта сүрөтүң,
Каралдым жаман жүдөттүң.
Картайган көзде атаңдын,
Кайраты кетти жүрөктүң.

Кармалап тиккөн арчаны,
Кайгырып көңүл калчады.
Үмүттүү сөни күткөндөн,
Үңкүйүп атаң чарчады.

АТА-ЖУРТКА АРНОО

КЕҢ АЛА-ТОО

Кең Ала-Тоо көндигинде шегим жок,
Кирпигиңе кир жугузам дегим жок.
Кылымдарга камырабай түбөлүк
Картайбастан жашаарына шегим жок

Сууларындан алтын ағып арапаш,
Суктандырып ачык көңүл тарабас.
Сулуулары Ыссық-Көлүң, Чатыр –Көл,
Соң-Көл жана башкалары али жаш.

Кокту-колот топ келишет жарашат,
Көпчүлүк эл, суктанышат карашат.
Качан болсо торт мэзгилиң толтошуп,
Курорторуң кел берилеп талашат.

Айыл чарба-дыйканчылық, мал жагы,
Аянбастан өсүп жатат ал дагы.
Ала-Тоомду салыштырып карасам,
Аябай зор кыргызымдын салмагы.

Бирок бийлик барган сайын бошондолп,
Байлыгына байлык артып кошом деп.
Биригишпей чиновниктер азыраак,
Бири башта, бири башка осолдолп.

Байлыгынды билип колдо кармабай,
Барчылыкты бардай бөрип алдабай.
Бышык закон, бышык тартип биригип,
Бирге болуп-түндүк-түштүк тандабай.

Балдарыбыз батыш ,чыгыш төнтибей,
Бөлөк элдин болко-нанын жалмабай.
Бололучу ырыс алды ынтымақ,
Бизди турсун көң Ала-Тоо каргабай.

ЖИЙДЕ ЖЕРИ

Жерин жетпейт, Жийде деген жериме,
Элинж жетпейт ынтымакту элиме.
Ашыкчалап мактап жатат десендер,
Айта берем айттай турган эмине.

Суусу кенен кышы-жайы тоңбогон,
Суллуулукту үүдай жасап сомдогон.
Жерим сонун, элим сонун жарашып,
Жарық кылып, жазық кылып ондогон.

Шагыл, кум, таш түгөнбөгөн сайы бар,
Шагыраган кургак отун жайы бар.
Араласан арамат жыт буркурап,
Анча мынча оору дарттан айыгаар.

Эс аласың курорту жок жан жыргап,
Эркин согуп шамал өтөт кол булгап.
Эркелешип эркин өскөн токойдо,
Экөө келгин жалғыз келбей солкулдап.

Канаттуулар учуп жүрөт көкөлөп,
Келсөң бизге жалғыз келбей жетелеп.
Кезек менен күтүп алат сүйүнүп,
Күш көргөндөй күштай тосуп бөпөлөп.

МЕН ҮРААЗЫ

Мен ыразы Кара-Кочкор элиме,
Канат кагып күч алгамын демиме.
Качан болсо жүрөгүмдө сакталат,
Кайталанғыс жаштық өткөн кезиме.

Мен өткөрдүм жаштығымды өзүндө,
Эрте жазда, кыш чилдеде, күзүндө.
Эстен кетпей өмүр бою унуптайм,
Эркөлеткен элес кетпей жүзүмдө

Мен жактырган Кара-Кочкор айылы,
Миндерген жыл мурда жашап дайыны.
Карал көрсөм төп келишип өзүнө,
Кандай сонун таптакыр жок айыбы.

Мен окуган мектеп эле Фрунзе,
Мээгө куюп сөн суугардың билимге.
Максатыма, тилемім жеткиргөн,
Мәннети чоң Зайна агайы дилимде.

Бул мектепте өткөрүлгөн күнүм ай,
Башчы агай, тарбиялап Дүкөнбай.
Балдарына кандаштырылса мамиле,
Болбогондур бирдей тегиз Атандаш.
Бакыт таптым, келечеке бул жерден,
Бала күтүп, мен турмушка термелгем.
Башкача жер, бир башкача көрүнүп,
Балалыктан баш көтерүп сөрмөлгем.
Бата берип, бакыт жолду көрсөткөн,
Ашык көрөм, артық көрөм көп жерден.



КАРА КОЧКОР КӨЧӨСҮ

Кара Кочкор көчөсү чоң уп-узун,
Канча көргөм сулууларын, көп кызын.
Кагаз алып калем кармап колума,
Жазгым келди өткөн күндөн бир сыйым.

Өткөн сайын өде-ылдый жагында,
Гүлдөй жайнап кыз келиндөр багында.
Катарлашып, катар басып жаштары,
Калган элес, кайран жаштық чагымда.

Иймендеген, ийменишкен кыздары,
Көңүлүмдү көкөлөтүп кылдады.
Канча жолу өткөн сайын көчөндөн,
Жай табылбай жүрөк толкуп сыйздады.

Өйдө жактан ылдый өтүп буткүчө,
Өте карап, көңүл бөлүп күткүчө.
Өрдөк моюн сулууларды көрчү элем,
Өлчөмү жок жарық болуп бүт көчө.

Элестетип, эстеп өтүп кыз кезин,
Элесимден алыс кетпей бир сезим.
Эркелешип биргө баскан күндөрүм,
Бурул менен өткөн күндү эстедим,
Биргө жүргөн жаштық мэзгил кечтерин.

Азыр өтсөм сулуу кыздар көрүнбәйт,
Эмнегедир сулуулугу билинбәйт.
Андай болуп сезилгени менимчө,
Картайганың, карыганың сөнин дәйт.



ТОГУЗ БУЛАК

Тогуз булак, тогуз булак,
Жийде гүлүң, тегиз бурап.
Турган көздө бардым сурап,
Тәэ тетиги өзгөн жактан.
Төркүн келип неге кулап,
Жыгылғандай болуп сулап.

Калды неге буту сынып,
Кетиптиргө зорго жылып.
Кагытайын Тогуз булак,
Бул кылганың кандаій кылық.
Келгендерге кучак жайып,
Болчу элеңго абдан сылық.

Жақшы көрүп калганыңбы,
Жаман ишке барганың бу.
Кандаілығын билбей калып,
Көрсөтө албай жардамымды.
Коқустуктан болгон иш деп.
Көрсөттүңбу салмагынды,
Кап дедим да ката болуп.
Кабар украй калганымды.

ОЙ КЫРГЫЗ

Ой кыргыз, кандаій күлүкбүз,
Айдарды мактап жүрупбүз.
Маанисин билбей аныктап,
Майрамын мактап жүрүп биз.
Манқурттан бетер байкабай,
Мактаса мактап билипбиз.

Ой кыргыз, кандай құлукбұз,
Максимди мактап жүрүпбұз.
Жакшылап терең ойлонбой,
Жанышты жактап құлупбұз.
Жармашып жандап түшүнбөй,
Жасакер мезгил сүрүпбұз.

Оңтойлуу иштин эби дәп,
Он төртү чыкты сени дәп.
Ойунча бийлик жүргүзүп,
Ой-кырды қырып жегилеп.
Оолуга бөрип убада,
Оңдойбұз толук эми дәп.

Ой кыргыз, кандай көнүлчөөк,
Оңго да солго бөлүнсәк.
Акаев менен Бакиев,
Алдаптыр бизди ичип жеп.
Азыркы келгөн бийликке,
Алдансак кантет женилсек.
Алдыра бербей кайталап,
Акыры биз да өнүксөк.
Ашкере болбой башкага,
Адилет ишке көнүксөк.

СУУСАМЫРДЫН КЫМЫЗЫ

Суусасаң суусун кандырган,
Тамшантып берген кымызы.
Сүктантып көздү талдырган,
Суусамыр жөрдин жылдызы.

Жетимиш жетип калғанда,
Жеринди көрдүм жетинип.

Сөксөндөн аша барганда,
Көрөөмүн балдар жеткирип.

Кымызың татып алганга,
Кылбастан айып чекилик.
Кыдыртып жолду салганга,
Кыйкырып күлсөм секирип.

Кырына чыгып алганга,
Карылык жаштан бөкинип.
Кумарым калбай арманда,
Кымызың татып алганга.

Кашымда турса балдарым,
Кумарсыз калаар арманым.
Кут кылып жөрим суусамыр,
Кубалап жетип барганным.
Куп келишеер ошондо,
Токсонго чыга калганим.

ТУРАТ ЭЛИҢ

Ким бийлейт эли-журтун көзү таза,
Ким бийлейт сүйлөй билип сөзү таза.
Көпчүлүк көрөгөч го көрүп турат,
Ким-кимдин бийлик үчүн өзү таза.

Бийлик бул , биле көлсө элдики деп,
Билбесе ажыратсын кимдики деп.
Башкарып бардыгына төгиз болуп,
Байлыкты баалай билүү эмдиги көп.

Аралап эл байлыгын ортолотуп,
Ар кимге туугандарга корголотуп .

Ач калган карышкырга окшобостон,
Ак ниет атка минип жорголотуп .

Бири айтып Щвецария болобуз дәп,
Бири айткан эркин басып оңобуз дәп.
Үчүнчү бирөөлөрү айткан эле,
Үч айда айга жетип конобуз дәп.

Төртүнчсү бийлик кылып бийлей албай,
Тартипти төгиз коюп ийлей албай.
Таарынып таалайына капа болуп ,
Түрүлүп турат элиң ыйлай-албай.

ЧАКАН НАСААТ

Кудай көрөт, кудай билет шашылба,
Көйрөндөнүп, көпкөлөңдөп ашынба.
Көптү көрбөй, көптү сөзбей баратсан,
Көрөгөч эл карап турат кашында.

Адам болсоң, алкынба да жулкунба,
Ашык сезип, бир өзүм дәп умтулба.
Айлананда улуу да бар кичүү бар,
Абайланып, этияттап былкылда.

Сезе билип сөмиздикке ачынба,
Сенсиредип сөксөн жашка асылба.
Сынап турган, карап турган кудай бар,
Секирбегин, сөкин болгун жашында.

Урмат кылғын улуулардан уялып,
Учурунда алган жакшы сый алып.
Утурумдук дүнүйөгө мас болуп,
Учуп көтпе бышаар кездө кыярып.

Калып калба улуулардан назарга,
Калың элди айландырба базарга.
Качан болсо менин сөзүм сөз дебей,
Катуу кетпей төмөн түшүп басанда.

Демократ болуп кетпе ченемсиз,
Дардандабай деминди бас деген биз.
Дабасы жок, дарысы жок бош койгон,
Дагы айтайын кыргыз эли көнөнбиз.

Эркиндик дөп, эп-сынына карабай,
Эбинч бузуп, эл сыйына жарабай.
Элди карап, журтту баалап, ийменип,
Эл алдында, элди сыйла, абайла.

МАНАС АТАМ УРААНЫ

Атың Манас, жерин Талас жарашип,
Алаксытып алпурушту талашип.
Арабызга арам оюн салгандар,
Алыс калды, алыс жерден карашып.

Атам Манас кыргызымдын баатыры,
Айдай-күндөй ачык тиийип акылы.
Адашпастан Ала-Тоого мекенге,
Алып келген алыс жерден акыры.

Кыргыз жерин Манас атам таштаган,
Кылкылдаган эли журтун баштаган.
Кылымдардан кылымдарга түбөлүк,
Коргойт элин коргойт жерин башкадан.

Ошондуктан Манас атам урааны,
Ойдон түштөн кетпей анын карааны.

Ойлонбостон айта турган сөзүбүз,
Ошол сактайт эли-журтту калааны.

Манас ата арбапына сыйынып,
Майда-чүйдө болбос иштөн тыйылып.
Мамилени кыргыз элим түз кылышп,
Мактанаалы бир тилекке жыйылып.

ЖИЙДЕНИН ЖЫТЫ

Жийдөнин жыты жыттанат,
Жийдөлик элим мактанат.
Жигерлүү то лук шарты бар,
Компьютер өндүү автомат.

Көркөмдүү менин жеримди,
Көргөндөр айтып, макталат.
Суусу бар тунук булактан,
Суусаган жанды қубанткан.

Артынан алтын арапаш,
Көк жардын суусу шар аккан.
Көңүлүң калат ачылып,
Көксөгон күчтүү шараптан.

Көкөйлөй айтаар шарты бар,
Көркөмдүү туш-туш тараптан.
Кай жапын айтпа топ келгөн,
Кудайым берип жараткан.

Алдында токой, тоосу бар,
Аркайган төөчү зоосу бар.
Арманда кал бай туугандар,
Айылдан көлгин бошуңар.

Аралап жутсаң абасын,
Аргендей чыгат доошуңар.
Отуну көнөн ташы бар,
Аксакал сыйлуу жашы бар.

Аралаш токой четинде,
Атактуу көлдүн башы бар.
Кумдары мөнөн шагылы,
Кулжаның күчтүү ағымы.

Кучактап тосуп алғыдай,
Кут кылсын оскон жагымы.
Кубантаар толук шарты бар,
Кыйналбай кураар тамымы.

Кылбаттап келип көргүлө,
Кымбаттуу менин жагымы.
Орточо жаштын курагы,
Жетимиш чама улады.
Жеримин атын чыгарган,
Жетээрлик байлык сугарган.

КОРРУПЦИЯ

Коррупция салам айтам кандастың?
Кантип эле тириү жанды алдайсың.
Качан болсо жулайын дөп жулкунуп,
Кайрымдуулук өмүр бою кылбайсың.

Коррупция кандаай десем кандастың?
Карап турсам кадимки эле жандайсың.
Карапайым калктын соруп акысын,
Качан болсо жалган айтып алдайсың.

Коррупция амал жолун тандайсын,
Коркуп, сезип калыстыкка барбайсың.
Кадимкідей калқтың жулуп мәннетин,
Кыл жугузбай құлтулдатып жалмайсың.

Коррупция чырмалышкан жылаандай,
Жашап жатат эл ичинде уялбай.
Жалпы жартум киришпесе буларга,
Жүрө берет бийлик күчү тыялбай.

ЖУЛУНУП ЖАТЫП ЖУЛУШТУ (Ачuu чындық)

Кең пейил қыргыз элденбиз,
Көп турмуш көрүп келгенбиз.
Көркемдүү Союз тараса,
Көчүрүп сарай бергенбиз.

Кең байлық кенен жерденбиз,
Көнири жашап келгенбиз.
Кыйналып согуш көрсөк да,
Кыштоону бузуп бергенбиз.

Зордуктап бузуп албадық,
Законсуз дедик алгандық.
Зор турмуш курам дегенге,
Зонқойуп туруп алдандық .

Бузушуп сатып сарайды,
Бургулап тапты далайды.
Бузуку қылган иш экен,
Билелбай көздөр алайды.

Башынан бирге чогулткан,
Байлыктар кетип карайды.

Билдирибей элдин мүлкүнө,
Беш колун салды жарайбы.

КЕРЕГЕ УУГУМ САГА АЙТАМ

Кайран күндөр, өтүп кетип келбейсин,
Кечээкини бүгүн айта билбейсин.
Кабыргасы кайыш болуп турса да,
Калыс болбой кайра аны тилдейсин.
Качан болсо жалган сүйлөп уялбай ,
Көптүн айткан акылына кирбейсин.

Кайран гулдар кышын-жайын гулдәйсүн,
Көркөмдөнүп биз ачылдық, бил дейсин.
Көргүң көлбей көлөкөдө калганды ,
Көрмөк турсун адамбы деп сезбейсин.

Көңүл бөлбөй гулу бары, жогуна,
Катар басып жүре турган кез дейсин.
Кайран үндөр кыйкырыгың таш жарып,
Катуу чыгып, көпчүлүктү башкарып.

Калыс болбой өз капчыгың толтуруп ,
Калың элдин ой-максаты ташталып .
Кетип барат карбаластап өмүрлөр,
Кайра көлгис, кайран мезгил жашты алып.

КЫМБАТЧЫЛЫҚ

Чөнөми чак, бей-бечара айлыгыбы,
Жетишишеген кыргызымдын байлыгыбы.
Четинөн чебер колдор кумтулашып,
Чөги жок өзү жакка кайрыдьбы.

Каякта кыргызымдын байлыгы бу,
Кат-каттап кагаз кылышпайтыны .
Миллионду батыралбай чөнтегүнө,
Миндеген жаштар жолун кайрыдьбы.

Бөтөндө жүрүшкөнчө бутуң сынып ,
Бул күндө кылбаганда мигрантчылык.
Бөлүнбөй үй-бүлөлөр бөлөк-салак,
Болушуп бай турмушта мейманчылык .
Өз мүлкүн төң ортолоп короткондо,
Өзгөчө болмок эмес кымбатчылык.



СЕЗИМ СЫРЛАРЫ

БИР ГУЛГӘ

Кайран күндер, кайран гүлдер жадырап,
Кылтылдашып, жарашиктуу бажырап.
Көрүп калдым жалбыракта гүлүң жок,
Калыпсынго караанындан ажырап.

Кайран күнүң, кайран гүлүң суз болуп,
Калган экөн жылуусу жок муз болуп.
Карсылдаган, жаркылдаган учурун,
Калыптырго ачуу болуп туз болуп.

Кайран гулум мынча неге жүдөдүң,
Көргүң келбей, үзгөн элең күдөрүң.
Кадимкидей көнүл бөлбей кеткениң,
Сезген элем ушундайча бүтөрүң.

ОКШОШТУРУУ

Мен сени ким бирөөгө окшоштурам,
Өзүм да ошол күнгө окшоп турام.
Көргөндө көз алдыма элес берип,
Өкүнүп өткөн күндү «кош» деп турам.

Көрүнүп көз алдыма элес берип,
Кадимки өткөн күндер элестелип.
Кайрылып ошол мээгил келсе кана,
Кайталап окшогондой элестенип.

Кайрылып карай берем кайра-кайра,
Каректен окшоштуруп таппай айла.

«Окшошсоң окшош бойдан жүрө бер»-деп,
Отурам карап –карап онсуздай жайдада.

Өзүң жок окшоштуруп карай берем,
Өзгөчө бир башкача жандай элең.
Өтсөм да бул жашоодон көз жумулуп,
Өкүнүп окшоштугүң жазбай сенен.

Элестеп өңү-түсүң кучак жагың,
Эркелеп көлгим келет кучактагым.
Эмгиче өчпәй жүрөт көңүл тагың,
Эң алгач сүйүү бөргөн бала чагың.

ЖАРЫМА

Күлмүндөп тийген күн белен,
Күтүүсүз ийген гүл белен.
Күн өтөп сенин айлыңа,
Күүгүмдөп келгем сөн менен.

Көргөндө көзүм сөн менен,
Көгүчкөн көркөм сөн белен.
Көбөйтүп сезим ойготкон,
Көөденүм биргө төң белем.

Бет орой келген сөн белен,
Бетинден сүйүп термелем.
Бейчээки басып жүгүрбөй,
Башкага сени бөрбөгем.

Турмуштун болдуң туткасы,
Тутулуп өмүр нускасы.
Туу тутуп сени мактаган,
Түбөлүк жашоо устасы.

Түк кетпейт сөнин жаштыгың,
Түпкүлүү сөздүн кыскасы.

Ушундай белен, гүл белен
Сулуулук жагың келишкен,
Сүктанткан элең периштем.
Суурулуп жүрөк берилип,
Сүйүнүн гүлүн теришкем.

Окуучум элөң «А» класс,
Ойқуштап кийип атилас.
Ойнодук, күлдүк бир жүрдүк,
Ошол күн кайтып табылбас.

Экөөңе турмуш окшошпойт,
Эжели-синди баш кошпойт.
Энеси айтып бул сөздү,
Экиге бизди бөлдү окшойт.

Ошондон көңүл муздады,
Онтотуп жүрөк туздады.
Оң болбой биздин сүйүбүз,
От болуп қуйуп сыйздады.

Ийилгөн ичке белиң ай,
Иймендеп баскан теңим ай.
Ичимдөн сыйздап күчактап,
Акыркы ыйлуу дөмиң ай.

Жүрөсүң азыр ким мөнөн,
Жоругуң башка гүл белен.
Жароокер сулуу болалбай,
Жараашып гулүң, гүл менен.
Жабыркап ооруп калыпсың,
Жараксыз калган гүл белен.

КЕМПИРИМЕ КАЙРЫЛУУ

Мен кетейин сөндөн мурун эртерээк,
Менменсинип жүре бербей эркелеп.
Мейман болуп токсон жүзду өткөрүп,
Мен кетейин илкип-силкип темселеп.

Мен барайын үй-жай салып курганга,
Сен экөөбүз биргө жашап турганга.
Сен шашылбай, сабыр кылып тура бер,
Баш көз болуп чөберелер, балдарга.

Үйдү куруп, толук ремонт бүтөйүн,
Үй эмерек, казан аяк түтөйүн.
Төшөк-орун жаңылайын жумшактап,
Төп келтирип анан сени күтөйүн.

Мерс алайын ары-бери жүргөнгө,
Марс алайын киши келсе үргөнгө.
Мебел-себел колдо жасап бүткөрүп,
Сен артымдан бара турган күндөргө.

Жубаз салып, гүрүч актап турайын,
Жууна турган мончосун да кылайын.
Жайдын күнү жөңилүрээк эшиккө,
Жыла турган сөөрүкана курайын.

Сен шаштырбай тезирээк бол дебегин,
Сана тартып кайы-кала жебегин.
Салкынданаар, саябаялуу бак тигип,
Калтырбастан бүтсөм деген себебин.

Сен баргыча салып коем сөрүнду
Сен иштетээр бир чоңураак дүкөндү.
Шаштырбагын мен баарына үлгүрүп,
Шаар үйүндөй төгөрете гул кылып!

Шартын кылып түбөлүктүү жашоого,
Чакырамын керек болсоң үн кылып.
Чарк айлантып караңыга калтырбай,
Ток чыгарып жарыктатып күн кылып.

БИР СУЛУУГА

Сөн берип бир өзүмө сулуулукту,
Сезчүүмүн сөндөн өткөн жылуулукту.
Сөзгенип сүйгөнүмү сөздире албай,
Сезилип болгондугум улуулукту.

Көрбесөм көргүм келип оолукчумун,
Көчөдөн өткөн сайын жолукчумун.
Көркүң көзүм түшүп үмүт мөнөн,
Кайрылып айтса экен деп колуктунчун.

Кабарсыз ошол күндө алыс кеттим,
Кадимки аскерликке кызмат өттүм.
Кайрылып мен келгиче айылымы,
Кабарлап угуп көрсөм дайыныңа.
Кетипсин турмуш гүлүн карман алып,
Келечек жашай турган айылыңа.

Сулуулук келбетине тойбой калдым,
Сулууга өмүр жары болбой калдым.
Сүсаган жаштыгыма элестетем,
Алиге жүрөгүмө сактап келем.
Артыңа бир кайрылуу жашоо болсо кетем.



СЕНИН ҮНҮН

Сенин үнүң тақыр башка башкача,
Сезим козгоп чөр жазылыш таптаза.
Сергип калат сөрүүн болуп дүнүйөм,
Сөз болбайтго эгер мага жакпаса.

Сенин үнүң жүрөгүмө жеткөндөй,
Серпилишип чукул чочуп кеткөндөй.
Сага жакпай калса эгөр бул ырым,
Сабырkalай муздак сууну сөпкөндөй.

Сергип калам сенин үнүң укканда,
Сезим калат бир тамчы суу жутканга.
Сүйлөшкөндө «сөз түгөнбей турса»-деп,
Суусап турам кайра баштан укканга.

ТАППАЙ ЖҮРӨМ

Өзүндөн башкаларга жакпай жүрөм,
Өңүттөп издеп сени таппай жүрөм.
Өңүндү элестетип сүрөтүндөн,
Өзгөрбөй бир өзүмдө жоктой күнөөм.

Айланып адыр бойлоп таппай жүрөм,
Артындан унупастан өмүр сүрөм.
Ал көзде айтып берчүү сөздөрүндү,
Албырып алыштабай жетпей мүдөөм.

Унуп унугталбай таппай жүрөм,
Умтулуп жетсөм кана бир түн түнөм,
Учурал жолукканда айтаар элем,
Урматтап бир өзүңө жоктой күнөөм.

Кол берип жолугушсак кана деймин,
Койкойуп койсоң боло жага деймин.
Кокустан издеп жүрүп жолугушсак,
Колума бир тийгениң мага деймин.
Коштошпой кош айтышпай бөлүнүшпәй,
Койнумда соккон жүрөк сага деймин.

КАБАРЫҢ БИЛБЕЙ ОЙЛОНУП

Көрөмбү сени кәзмө-кез,
Сүйлөшүү болуп сөзмө-сөз.
Сүйкүмүм күтөм өзүндү,
Сырдашсак бекен оозмо-ооз.

Жолугуу кыйын болгондой,
Жүрөгүм туycop ойгонбой.
Жүдөтүп мени кыйнадың,
Жүгөндөп сени койгондой.

Кезикпей күтүү кыйнады,
Көкүрөк күсөп түйлады.
Көзүмөн кетпей элесин,
Күүгүмдөп жүрөк ыйлады.

Кабарың билбей ойлонуп,
Канатсыз үмүт ой болуп.
Калгандай мөни унутуп,
Кайгырам уктап ойгонуп.



СУЛУУЛУК

Чексиз сенде, шексиз сенде сулуулук,
Бир аз гана менде болуп улуулук.
Качан болсо көрүшкөндө өзүндөн,
Бир өзүмө өтсө деймин жылуулук.

Жарашат да карегинде сулуулук,
Жараштырып койсоң мен дөп улуулук.
Жан дүйнөмдү дүүлүктүрүп тиктесөн,
Жулуп кетет жалгыз жүрөк сууруулуп.

Жаралгансың кандай кудай жаратып,
Жакшы көрөм картайсам да баратып.
Жаштыгымдан өткөн жалгыз жүрөкту,
Жабырлатып жарападың канатып.
Жаңыланып жаш кезиме ондосо,
Жашаар элем биргэ түнөп таң атып.

СЕН СУЛУУСУҢ

Сен сулуусун ыраңың сөрт болсо да,
Сен сулуусун сүрөтүң тез онсо да.
Сенин жүзүң айдай жарық көрүнүп,
Сен сулуусун үшүп суука тоңсо да.

Сен сулуусун өңүң кара болсо да,
Сен сулуусун жашың өтүп толсо да.
Сен сулуусун өмүр бою өзүмө,
Экөөбүздү башка бәлүп койсо да.



СЕНИ ИЗДЕП

Сени издең, мән картайып калдым го,
Сен дәп жүрүп алдан-күчтөн тайдым го.
Сени издең, көп айылдан, тоолордон,
Сени издең, күйүп, өчүп жандым го.

Сени издең, өйдө-ылдый бастым го,
Сени таппай карбаластап шаштымго.
Сени издең, базарлардан шаарлардан,
Сени издең, эчен кыя аштымго.

Сен издеткөн бооруң катуу таш беле,
Сени албай баягы кез жашта эле.
Сенденби же мәндөн кетип каталық,
Сүйгөндүгүң билбептирмин башта эле.

Сени издең, бир көргөнгө ашыгам,
Сенин сүйүң сөзбей калып жашыңан.
Сени мөнен, мени мөнөн турмушта,
Сөзбептирмин көздөн аккан жашыңан.

Кайда экениң кеткөн жагың из билет,
Кабарың жок жүрөм, жүрөк әзгилеп.
Колдон келип бир өзүндү таба албай,
Кабарыңды билсем экен тезирээк.

ТАКЫР СЕНЕН

Тәэтиги алыс калган кайран учур,
Темсөлөп ээрчиғенсийт утур-утур.
Тарсылдап табышмактуу кайран жаштық,
Тартылышп көз алдыма келип отур.

Таасири улам-улам кайталанып,
Табылбай туталанам кайтыланып.
Жакындаң көрүнгөндөй элес-булас,
Жете албай, кала берем жай қуланып.

Бул учур сөндөн калған элестерин,
Баяғы биргө жүрчүү белестерин.
Батпастан унутулбай көңүлүмдө,
Басканым турган күнүм элестедим.

Ал көзде жактырганым башка эле,
Көлгөнсің араң он үч жашка эле.
Карабай көңүл бөлбөй ал учурда,
Көз кырым түшкөн эмес такыр неге.

Өтүлүп күн сапары бара-бара,
Өкүнүп сага болдум мен убара.
Артындан бой жеткениң көргөнүмдө,
Ашыктық ашып кетти күйүп жана.

Жашында жалтак карап күлгөнүң бар,
Жашырган бир ошондо билгениң бар.
Жактырып жаш жүрөгүң жүргөн экен,
Жалт берип таарынгандай қундерүң бар.

Суктанып сугум түшүп арта берди,
Сулууга жүрөк булкуп тарта келди.
Акыры айтылууга мезгил көлип,
Ашыктық сүйгөндүгүн айта берди,

Ортодо тардың суусу ага берди,
Ой-тилек экөөбүзгө жага берди.
Айлыбыз алыс жерден көрүнсө да,
Атайлап барып туруш мага келди.

Окудуң Оштун кыздар мектебинде,
Ошондо армияга көткенимде.
Он бирди бүтөөр жылың келип жетип,
Ойлонбой ала качып кетпедим не.

Сен мага жыты кетпес Жыпар элең,
Алигे элестетсем ысыйт денем.
Алтымыш ашып барып жашасам да,
Үмүттүм үзбәй жүрөм такыр сөндөн.

ӘТКӨН ҮМҮТ

Сакадай бой сага берген турбайбы,
Санаа тартып ойлонупмун кур кайғы.
Сағынычтуу құн әткөрбәй сөкиндеп,
Сен дәп жүрүп өтүп өмүр улгайды.

Эрте кечтеп сүретүнө үңүлүп,
Саамал ичиp жүрчүү қүндөр түңүлүп.
Алып кетпей, салып кетпей качырып,
Алдырыпмын айла тапбай жүгүрүп.

Эми көрсөм бир башкача болупсун,
Арық чырай ыраңың жок толупсун.
Эстеп жүрүп көргөнүмө кубансам,
Эчак эле мени унутуп коюпсун.
Не болсо да жүрөгүмдө сакталган,
Эсимдеги көрөөр көзүм оюмсун.

«Аман бол»-деп кош айта албай кайрылдым,
Анық болуп чындал келбей айрылгым.
Ашыктықтын арман күнүн сактаган,
Альс калып кетээrimдө кайымдын.
Аман болсом бир кайрылып келем дәп,
Аттиң жаштық армандуу дәп кайырдым.

БЕЛГИСИЗ КЫЗ

(Армиядан отпускага келип кайра кетип жаткандағы окуя)

Жашап жүрүп көппу азбы,
Көргүм көлди ошол жазды.
Болгон менен биргे болуп,
Билбей калып көңүл азды.

Жөнөгөмүн атам менен,
Ош аэропорт деген элем.
Аты-жөнүн сурап билбей,
Абдан жаман жемелөнөм.

Ким болгонун атын билбейм,
Кайра-кайра өзүм тилдейм.
Кайткан күнүм отпускадан,
Кошо барган бул кыз ким дейм.

Ким болду экен биргө барган,
Кеткен элем таптай аргам.
Кетип, келип кайрылсамда,
Кимдөн алам кандай жардам.

Сурап албай аты жөнүн,
Студентмин деген сезүн.
Угуп калтан кабарым бар,
Ушул бойдон көрбей көзүн.

Солдат формам улам карап,
Сөз айталбай эки тарарап.
Көздөр менен үнсүз гана,
Калган жалғыз кол булгалап.

Кош айтышкан, бейтаанышым,
Алигиче ооруйт башым.
Эгер эстеп, билген болсоң,

Көрсөтүп кой кирпик кашың.
Күтүп, эңсөп көргүм келөт,
Кетсө дагы өмүр жашым.

1966-жыл май айлары Өзгөн-Ош аэропорт.

УНУТПАЙМ СЕНИ ДЕЧҮҮ ЭЛЕН

Жыларыңдын жытын билип жыттанган,
Жылга бойлоп жыл өткөрбей мыктанган.
Жылдыз жантан бир сулууну көрүшүп,
Жан аянбай көп жигиттер суктанданган.

Жыларыңды жылар экен деди элем,
Жыттанганың жыты көтпей дөнөмен.
Жаштыгымдын мастьыгынан берилип,
Жандай көрүп, жантан кезим сөн элен.

Жамалың да абалың да төң элен,
Жакшы көргөн, жаш көзегим сөн элен.
Жарашигың бирге бассак жарашип,
Жакының да акылың да мөн элем.

Мен аскерде сөн студент медиксин,
Мен келгендө тоого качып кетипсиң.
Мелтириген мезгил өтүп ченемсиз,
Жолтууга отуз жылда жетиштим.

Эсте калды Оштон окуп жүргөнүн,
Эркелешип автобуста күлгөнүн.
Эч убакта унуттаймын дөчи элен,
Эрте күздө килем сокчуу күндөрүн.



ОТУЗ КЫРКТА ЖАКШЫ Да

Айдай сулуу чырайында жолуктум,
Арман кылам, болбой калган колуктум.
Ашык болуп амалынды табалбай,
Алып качып кетсемби деп олуктум.

Арапашып бирге басып, бир жүрдүк.
Анча-мынча айрым ишке үлгүрдүк.
Арабызды ажыратып армия,
Көрүшпәскө көңүлдөрдү көндүрдүк.

Күндөр өттү ал бирөөнүн бүлөсү,
Болбой калдым бир жашаган қүйөөсү.
Бала-чака катар өсүп чоңойтуп,
Жол жабылып мүмкүн болбой жүйөөсү.

Жаштыында баары экен жакшына,
Жете албадым жакшынакай, жакшыга.
Өтө кызыл тез өзгөрөт дегендей,
Эми көрсөм бир кызыкча акшыя.
Аттиң өмүр отуз кырктаң өтпөстөн,
Тура берсе кандай сонун жакшы да.

ЖАН ЭРГИТИП

Бир кыз көргөм көчө бойдон алайган,
Ошол бойдон көрбөй калгам далайдан.
Кийин көрсөм жолуктуруп үйүнөн,
Турмуш күтүп көлдим деди Алайдан.

Өппөгөнмүн колун кармаг саамайдан,
Өтүп күндөр айып көрдүм таалайдан.
Кичинекей кыз экенде кызыгып,
Сендей сулуу жок дечүүмүн алайган.

Жортуп жүрүп жоготконум билинбей,
Жок болдуң сөн жолдон көзгө илинбей.
Жолукканда картайсан да унуптай,
Жакшы көргөн жарым дедиң ийилбей.

Жака бойлоп, жандап басып өзүмө,
Жан эргитип жыргап келдин билинбей.
Жарашигың жанды буруп жаңылып,
Жар болгондой түбөлүктүү сүйүмдөй.

ЖАШАЙ БЕРСИН

Сырттан тиктөп жөп жөнөкөй көз эмес,
Сырдуу сөздөр катардагы сөз эмес.
Суктандырып качан болсо көрүнсөн,
Сулуулугуң бир башкача жөн эмес.

Зарыктырып көрсөм дөгөн элесиң,
Бир башкача көрүнгөнсүп келесиң.
Такыр мага бир башкача сезилген,
Таалайыма чыктың кайдан сөн өзүң.

Көчө бойлоп көркөмдөнүп өтөсүң,
Жаралгандай бир башкача сөн өзүң.
Жактырамын төңештирип ай, күнгө,
Жаркылдаган жарық берген мунезүң.

Жакшы көргөн жүрүп сезим сакталат,
Жанып күйүп өзүң эмес сөн тарап.
Жарашигың жаным менен түбөлүк,
Жашай берет жалт бурулсаң бир карап.

КИМДИР БИРӨӨ БИРӨӨГӨ

Кайрылып тийгөн таң менен ,
Кадырды билген жан белөң.
Кармап бир алаар колума ,
Кайрылып өчпес шам белөң.

Кылчайтып көңүл бургузган ,
Кылкылдап жарық жылдыздан .
Кыялышы менен мунөзүң,
Кандайча чыктың кыргыздан.

Кыйытып сөздү таштадың,
Кай жакка келет баштагың.
Кайберен окшоп колума ,
Кантейин берсөң жаш чагың.

Колтуктап басып жүрсө дейм ,
Кошуулуп бирге құлсө дейм.
Кош айтып кетсө бирәөгө,
Кантсө да сезип билсө дейм.
Көңүлү чындал берилсө ,
Кемүскө өмүр сүрсө дейм.

СЕН ГАНА

Кезүмө сен өзгөчө көрүнесүң,
Күн болуп жарық чачып төгүлесүң.
Ойноткон оюнума моюн сунуп,
Ойкуштап качан мага көнүгөсүң.

Сен мага качан эрип көбүрөсүң,
Сүйүмө сүйүлгөндөй көрүнөсүң.
Манастын Каныкеи болсоң дагы,
Магдырап качан мага өбүлөсүң.

Булуттан чыккан күндәй көрүнөсүн,
Булактап балық болуп көзүмдесүн.
Билинбей качан болсо алыстабай,
Бир жүрүп аралашып сөзүмдесүн.

Сөн мага качан келет кези дейсин,
Секирип кacha турган сезилесин.
Сөздирип сезиминди өзүм үчүн,
Сарп кылышып махабатың эзилбейсин.

Жашырба бир өзүңө жетеминби,
Же сөн деп суудай сиңип кетеминби.
Жактырып жабыркаган жүрөгүмө,
Жарашып жарық берип өтөмүнбү.



Редактордон

Жаныбек Мурзаибраимович өзү география мугалими жана поэзиянын күйөрманы катары улуу ақындардын ырларынан таасир алып, өзү да калем кармап ыр жазып келет. Бул инсандын жан дүйнөсүнөн төгүлгөн ырлар райондук, облустук ошондой эле борбордук гезиттердин беттөринөн орун алып, дөңгээлине жараша пикир жаратып келүүдө. «Талант кайсы мэзгил болсо да, оргуштап чыгат»-демекчи бул киши кызы Венеранын өлүмүнөн улам күйүтүн ырдан чыгарып, армандуу ырларды жаратма баштаган. Албетте, бул инсан ырдын уйкаштык жағына көп маани бөрбейт. Сөздөрдү да маанисине карабай колдонуп койгон. Андыктын, кээ бир ырларда мүчүлүштүктөр көздөшет. Автордун каалоосу мөнен ырлары ондолбой берилди.

ЭСКЕРТМЕЛЕР ҮЧҮН

Мазмуну

Мугалим-акын.....	3
Мен болсом.....	5
Мен мугалим.....	6
Арактан болсо досуңар.....	7
Карылыш.....	9
Менин оюм.....	10
Менден калат.....	11
Менин ырым.....	11
Өтүптур өмүр.....	12
Мен жашоого тутулдум.....	13
Аксакалдар кетишпестир теригип.....	14
Сен ойлобо.....	15
Тириүлүктө.....	16
Ойноо күн.....	16
Ай жыландар.....	17
Неге чачы агарды.....	18
Ноорузум көл!	19
Мен өзүмдү.....	20
Мен ойлоном.....	21
Уурулар бар.....	22
Кыялдануу.....	23
Сүйүнүштүү.....	24
Ушакчы ким.....	25
Чабалекей көлгөнде.....	25
Сагызган.....	26
Бүркүтүм сен.....	27
Булбулум.....	27
Менчиктөштируү.....	28
Кайрадан келет ырдагым.....	28
Көркемүн билип жазыымдын.....	29
Калбасынчы муңайып.....	30
Эси жок өмүр өткөрбе.....	31
Азыр заман.....	33
Кел досум.....	33
Тагдырга болгон тилегим.....	34
Турам сизге.....	35
Калат күндөр.....	36

Алтымыш бөш жаштамын.....	37
9-май.....	38
Эстеп жүрүү.....	39
Бийлигүү менен байлышың.....	40
Тилек да.....	41
Уйкудан чык ойгонуп.....	42
Ата болуш.....	43
КТРКга.....	44
Ажың да.....	45
Чымындар.....	46
Балалыгым.....	47
Бир кудайга.....	47
Биринчи байлык.....	48
Кандай болот көлөчек.....	49
Кошуп бер.....	50
Мейли берсе көчигип.....	50
Өмүр экен.....	51
Баарыбыз бир адамбыз.....	52
Өзү билет.....	54
Адамдын баркын билейли.....	55
Жарашлаган жарыңа.....	56
Кыркынчы жыл.....	57
Билип ал.....	58
Көрө албастық, калыстық.....	58
Бул өмүр.....	59
Узатуу.....	60
Күтүү.....	60
Мен өзүмдү.....	61
Кыздарга.....	62
Ырлар жазам.....	63
Адам затка окшоштук.....	63
Мен баратам.....	64
Билбейбиз жана сөзбейбиз.....	65
Мен көлдим.....	67
Баары калат.....	67
Аа, курган эшек.....	69
Карылыш, кайран карылыш.....	70
Өмүрлөр.....	71
Жүрөөрсүң кийин эскерип.....	72

Үч пейил.....	73
Көзгө сүйкүм.....	74
Узатамын кыйылып.....	75
Аял, аял.....	76
Билип кой сөн.....	76
Дайым күтсөм шыңқылдаپ.....	77
Кошмок саптар.....	79
Арноо ырлары.....	81
Бактым бар менин балдарым.....	81
Сашка, Жорка.....	82
Сүйүнүм.....	83
Элмирама.....	83
Курстаным.....	84
Кайран авам.....	85
Арман кылғып.....	86
Үсөнбекке.....	87
Кайрат кылғын.....	89
Аваларды эскерип.....	90
Абдыразаков Аташ.....	90
Саракматов Молдотай.....	90
Жусубалиев Кожо.....	91
Одуров Ашим.....	91
Эсекеев Омар.....	91
Жеенбеков Жунусалы.....	92
Өмүралиев Парпы.....	92
Эсенбаев Тайчык.....	92
Касымбеков Дөөлөт.....	92
Өмүрзаков Мамат.....	93
Эргешов Акмат.....	93
Сыдыков Нұрдүн.....	93
Сулайманов Теләнбай.....	94
Таштемиров Мамазакир.....	94
Матализимов Мырзакмат.....	94
Нуров Макамбай.....	95
Калыкулов Алим.....	95
Сулайманов Камил.....	95
Базаров Токтосун.....	96
Сабирали Касымов.....	96
Мамадиев Осмонали.....	96

Кененов Мадан.....	97
Жумаев Сатыбалды.....	97
Исираилов Пусу.....	97
Машаев Мамасали.....	97
Төөлесбаев Мырзаканы.....	98
Атагараев Сами.....	98
Бердалиев Мырзаибраим.....	98
Маткаримов Абиль.....	99
Култаев Жумабай.....	99
Сулаиманов Козубай.....	99
Назаров Мамазаир.....	100
Мамазакиров Раимбәрди.....	100
Базарбаев Нұрдұн.....	100
Абакиров Тажик.....	101
Пирматов Пиназар.....	101
Жусубалиев Байдылда.....	101
АМИРОВ Осмон.....	101
АМИРОВ Жуман.....	102
Кундузов Шана.....	102
Қыдырмышев Орозмамат.....	102
Исираилов Нұрдұн.....	103
Назиров Матибай.....	103
Абдылдаев Жәэнбек.....	103
Сарыбаев Сайдигда.....	104
Аташев Ыңсак.....	104
Жумаев Апижан.....	104
Жұмаев Базарбай.....	105
Кадыркулов Самат.....	105
Каратаев Закир.....	105
Култаев Капар.....	106
Бакаев Култай.....	106
Аманбаев Эркебай.....	106
Аманбаев Эргеш.....	106
Сарыбаев Базарбай.....	107
Мырзаев Сулайман.....	107
Бердалиев Токтоибраим.....	107
Маматов Аамат.....	108
Кадыркулов Ирай.....	108
Бокеев Қыдырмыш.....	108

Кулбаев Алжан.....	108
Кулбаев Козу.....	109
Маматов Тойгонбай.....	109
Матиев Шамши.....	109
Жусупов Садирбай.....	110
Рахматилдаев Дадабай.....	110
Ачыла берсин гүлүңөр.....	112
Турсунбай Адышовго.....	113
Кайран Үсөн.....	113
Сен Үсөнбек	114
Чынарыңа.....	115
Дарыгерлерге.....	116
Менин алкышым.....	117
Туулган күнүнө.....	118
Динарага.....	119
Балдарым.....	119
Аскар ака.....	120
Неберем Айзат.....	120
Бурулума.....	121
Айнурас.....	122
Сиренге.....	122
Врач Назаров Нурмаматка.....	124
Зулумбек.....	125
Дарыям.....	126
Каныкей Жороевага.....	126
Досум менен.....	127
Жәнишбек.....	128
Неберем Жасминаға.....	128
Качан болот.....	129
Жанарыма.....	130
Күчүгүмө.....	131
Аттиң ай қызыым арманым!	
Салындым.....	132
Сүретүндү жаштагың.....	134
Венера түшкөн сүрөткө эскерүү.....	135
«Венера»-деп.....	135
Өзүндү эстеп.....	136
Өкүнүч.....	137
Бешинчи фөвраль.....	138

Неге көздөп үй жагыңа качпадың.....	139
Кыйын болду.....	140
Венера.....	141
Акыркы сапар.....	142
Кызыымды турам эскерип.....	143
Тенең кыз.....	143
Арманым.....	145
Балам ай.....	146
Кыйнап кеттиң.....	147
Мен барсам.....	147
Венера-Чолпон.....	148
Уннтайм кызыым Венера!.....	149
Түңгүлбей.....	150
Актай албай.....	150
Аттаа!.....	151
Келчи кызыым.....	152
СҮрөтуңө.....	153
Ким болдум балам.....	154
Күтүп жатат.....	155
Жаз көлди.....	156
Атаң мәнен апакең.....	157
Гүлүндү тиктейм жалабай.....	157
Өмүр тилейм.....	158
Эстөлик күнү.....	159
Кыйнадың.....	160
Кудай ай.....	161
Бурулга.....	163
Өрт жалыны сызылды.....	164
Өзүндү эстейм.....	165
Арман.....	165
Эстеликке жазылган.....	166
Ыраа көрбәймүн.....	167
Мұрзәде.....	168
Ошол күн.....	169
Кетпедин балам.....	170
Жоктугун сөзөм өзүндүн.....	171
Азыркы менин абальм.....	171
Сөрүдө жатып жанында.....	172
Сен болгондо.....	173

Тагдырың курсун.....	174
Түшүмө кирип келбейсін.....	175
Сенсиз калды.....	175
Аттың!.....	176
Кут кылган күнү келесин.....	177
Кала бердим.....	178
Кантсем да кабыл кыламын.....	178
Кызыма.....	180
Ош дегенде.....	180
Эстей берем.....	181
Укладың балам.....	184
Кетким келет шашып, шашып.....	185
Эстелигің жаңында.....	185
Ата-Журтка арноо	
Кең Ала-Тоо.....	187
Жийде жери.....	188
Мен ыраазы.....	189
Кара Кочкор көчесү.....	190
Тогуз булак.....	191
Ой кыргыз.....	191
Сүсамырдың қымызы.....	192
Турат элин.....	193
Чакан насаат.....	194
Манас атам урааны.....	195
Жийденин жыты.....	196
Коррупция.....	197
Жулуунуп жатып жулушту.....	198
Кереге уугум сага айтам.....	199
Кымбатчылық.....	199
Сезим сырлары	
Бир гулгө.....	201
Окшоштуруу.....	201
Жарымга.....	202
Кемпириме кайрылуу.....	204
Бир сулууга.....	205
Сөнин үнүң.....	206
Таптай жүрөм.....	206
Кабарың билбей ойлонуп.....	207
Сулуулук.....	208

Сөн сууусун.	208
Сени издел.	209
Такыр сөнен.	209
Өткөн үмүт.	210
Белгисиз кыз.	211
Унутпайм сөни дечүү элең.	213
Отуз кыркта жакшы да.	214
Жан эргитип.	214
Жашай берсин.	215
Кимдир бирөө бирөөгө.	216
Сөн гана.	216
Редактордон.	218
Мазмуну.	219

Жаныбек Мырзаибраимов

Мен болсам...

Редактору: Каныкей Жороева
Төх.редактору Акылбек Тойчубаев
Корректору: Үкүбал уулу Элдияр

Терүүгө берилди 05.12.2012. Басууга 20. 01. 2013 ж.
Кагаздын форматы 84x60. 14,25 б.т. Бүйрутма №88. Нускасы 1500.
Ош шаары, Курманжан-Датка көчөсү 236.
